



Бактияр АЛИЕВ:

“Пенсионерлердин баарына бирдей пенсия чектесек теңсиздик жаралмак”

5-БЕТ



Somo.kg

кризистен чыгып, кардарлары менен иштеше баштады

13-БЕТ



Өлбөстүккө бараткан жол

24-БЕТ

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити



Эркин-Тоо

WWW.ERKIN-TOO.KG

ЖУМА, 2022-жылдын 4-ноябры

№97 (3432)

ГЕОСАЯСАТ МАМЛЕКЕТТҮҮЛҮКТҮ БЕКЕМДӨӨНҮ ТАЛАП КЫЛУУДА



3-БЕТ

Сөздүн кыскасы

АЛА ЭЛЕГИҢЕР УШУЛ ЭЛЕ КАЛДЫБЫ?

Жогорку Кеңеште оргу-баргы жүрүшү бар Жеңишбек Токторбаев аттуу эл өкүлүн билесиңерби? Көпчүлүк убакта “гениалдуу ойлорун” “балп эттирип” алып, коомчулуктун сынына кабыла түшөт. Эл өкүлү кече күнү да адатынча “оригиналдуу идеясын” парламенттин трибунасынан балп эттирди. Кантип дебейсиңерби? Сөзмө-сөз келтиреличи:

“Өлкөдө 452 айыл өкмөт бар. Азыркы тапта алардын 330у дотацияда отурат. Статистика боюнча 2 миллиондун тегерегинде ири мүйүздүү мал, 700 миңге жакын жылкы, 8 миллиондон ашуун кой бар экен. Мына элибиз байыды, 3-4төн унаалары бар. Айылдын жашоо шарты шаардыктардыкынан

кем эмес болуп калды. Айтайын дегеним, мал-жандыктарга салык киргизсек. Маселен, койго бир жылга 100 сом, ири мүйүздүү мал менен жылкыга 250 сомдон салык алууну демилгелейм”.

Идея болбосоң куруп кал! Токторбаевдин ой-жүгүртүүсүнө ынансак, малга болгон салыктын бул түрү менен жергиликтүү бийликтин каржылык абалы кыйла чыңдалып, жогору жактан акча күтпөй, өз алдынча иштерин кыла беришмек экен. Эл өкүлүнүн мындай кеби коомчулук тарабынан дароо сынга кабылып, ал тургай өзүнө да көпчүлүктүн кыжырдануусу интернет түйүнүн дароо каптап кетти. Сөз жок! Анан кантип ушуларга ишеним болсун?!

ТОКМОКТО ТОРОЛГОН ШАМЫРАЛИЕВ КАРЬЕРАЛЫК СЕКИРИК ЖАСАДЫ

Буга дейре баш калаа мэри Эмилбек Абдыкадыровдун кеңешчиси болуп келген Жыргалбек Шамыралиев мындан ары Бишкек шаарынын вице-мэрлигин аркаламай болду. Отуз жашында Токмок калаасынын “эки тизгин, бир чылбырын” колго алган Жыргалбек Шамыралиев да оңой эмес. Жаштайынан кагылып-согулуп, мамкызматтын даамын татып калган бу жигит мындан ары да четте калбай, шаар бийлигиндеги “экинин бири” болуп калды. Оомат келсе иштеп, көпчүлүккө өзүн көргөзө берсин да, туурабы? Кадрдык жүрүштөр жанданса, жаштар дароо биринчи катарга обдулбай, орун басарлык менен өздөрүн көргөзсө деле болот да. Мындан ары калаа башчысы болгон аксакалга арка-бел болуп иштеп берсе болду го.

КАЛЕМГЕР СЕМЕТЕЙ ТАЛАС УУЛУ ҮЙ КАМАГЫНА ЧЫГАРЫЛДЫ

Курч калемдүү кесиптешибиз Семетей Талас уулун эки күн мурун ИИМге чакырышып, тээ ала-жазда козголгон ишти көтөрүшкөн. Алгач 48 саатка камакка алынган кесиптешибизди коомчулуктун көпчүлүк катмары түрө колдоп, 3-ноябрда баш коргоо чарасы сот тарабынан үй камагына өзгөртүлдү. Ачык айтканда социалдык түйүндөр аркылуу жарандык коом, өзгөчө журналисттер тилектештик маанайында кесиптешибизди катуу колдоп турушту. Коомго коркунуч жаратпаган, барбалактаган элдин уулун мындан ары деле кыйноонун кандай кажети бар эле? Тергөө адилеттүү жүрсө каарманыбыз акталарына коомчулук өкүлдөрү да ишенерин билдирип чыгышты.

Калыгул БЕЙШЕКЕЕВ



ИШ ЖУМА

КАРЫМ-КАТНАШ ЧӨЙРӨСҮНДӨ ЧОҢ МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨР БАР

Дүйшөмбү күнү Президент Садыр Жапаров Абу-Даби шаарында Бириккен Араб Эмираттарынын (БАЭ) Президенти, шейх Мухаммед бин Заед Аль Нахайян менен жолугушту.

Анда эки өлкөнүн ортосундагы алака-катышты өнүктүрүүнүн келечеги, соода-экономикалык, билим берүү, гуманитардык, инвестициялык жана башка эки тарапты кызыктырган чөйрөлөрдөгү кызматташтыкты арттыруу маселелери талкууланды.

Садыр Жапаровду жылуу кабыл алган шейх Мухаммед бин Заед Аль Нахайян кызматташтыктын бардык чөйрөлөрүндө мамлекеттер ортосундагы

мамилелерди чыңдоого жардам берерин билдирди. Ошондой эле соода-экономикалык карым-катыш чөйрөсүндө чоң мүмкүнчүлүктөр бар экенин белгиледи.

Өз кезегинде Президент Садыр Жапаров мамлекеттер ортосундагы сооданын көлөмү үстүбүздөгү жылдын 8 айында 69 млн долларды түзгөнүн, ал ар жыл сайын өсүп жатканын билдирди. Быйыл БАЭге экологиялык таза этти жана ичүүчү таза сууну экспорттоо башталганын, жакын арада Дубай жана Ош шаарларынын ортосунда түз авиакаттам ачуу мерчемделип жатканын, туризм тармагында сезилерлик өнүгүү бар экенине токтолду.

Эмираттык инвесторлорду Кыргызстанда аймактык авиахаб түзүү боюнча жана гидроэнергетика тармагындагы долбоорлорду биргелешип ишке ашырууга чакырды.

Жолугушуунун жыйынтыгында мамлекеттер аралык өнөктөштүктү тереңдетүүгө багытталган бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду.

Андан сырткары Кыргызстанда Биргелешкен холдингдик компания түзүү жөнүндө эки тараптуу макулдашууга да кол коюлду. Абу-Даби Өнүктүрүү фонду менен 1 миллиард 200 миллион долларга чейинки ар кандай коммерциялык өнүктүрүү долбоорлорун ишке ашырууга



багытталган уставдык капиталы 100 миллион доллар болгон Биргелешкен холдингдик компания уюштуруу боюнча өнөктөштүк мамиле жана расмий келишимдер түзүлдү.

Президент Садыр Жапаров Бириккен Араб Эмираттарына (БАЭ) болгон иш сапарынын алкагында Абу-Даби шаарындагы шейх Заеддин күмбөзүнө жана анын атындагы мечитке барды.

КУТТУКТОО



Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Риши Сунакты Консерваторлор партиясынын жаңы лидери болуп шайланышы жана Улуу Британия жана Түндүк Ирландия Бириккен Королдугунун Премьер-министри кызматына дайындалышы жана Ульф Кристерссонду Швеция Королдугунун Премьер-министри кызматына шайланышы менен куттуктады.

БИЗ БАРДЫК СУНУШТАРГА АЧЫК ЖАНА ДАЯРБЫЗ

Министрлер Кабинетинин Төрагасы – Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Жетекчиси Акылбек Жапаров Шанхай кызматташтык уюмуна (ШКУ) мүчө-мамлекеттердин Өкмөт башчылар кеңешинин видеоконференцбайланыш аркылуу өткөн жыйынына катышты.

Учурда ШКУ динамикалуу өнүгүп келе жаткан трансрегионалдык уюм болуп калгандыгын белгилеген Акылбек Жапаров: «Акыркы үч жыл ичинде дүйнөлүк коомчулук трансформация жана түптаманынан бери өзгөрүү мезгилин башынан кечирүүдө. Буга байланыштуу биздин өлкөлөр алдында ишкердик активдүүлүктү жана экономикалык байланыштарды тез арада калыбына келтирүү, соода тоскоолдуктарын жана чектөөлөрдү алып салуу,



өлкөлөрдүн ортосундагы өнөр жай кооперациясын кеңейтүү милдети турат», - деди. Санариптик экономиканы өнүктүрүү программасынын өз учурунда бекитилиши ШКУга мүчө мамлекеттердин ортосунда санариптик экономика тармагында практикалык кызматташууну жана тажрыйба алмашууну активдештирүүгө,

ошондой эле региондун экономикасынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга мүмкүндүк берерин кошумчалады.

Мындан бир ай мурун ШКУга мүчө-мамлекеттердин Мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйыны ийгиликтүү өткөн. Анда уюмга мүчө мамлекеттердин ортосундагы өз ара аракеттенүүнүн

ар кандай стратегиялык багыттары боюнча 40тан ашуун документке кол коюлган. Акылбек Жапаров андагы кабыл алынган чечимдерди жана документтерди иш жүзүнө ашыруу үчүн тиешелүү чараларды көрүү маанилүүлүгүн айтты.

Өз сөзүн жыйынтыктаган Акылбек Жапаров Кыргыз Республикасы ушул жылдын ноябрынан тарта Шанхай Кызматташтык Уюмуна мүчө-мамлекеттердин Өкмөт башчылар кеңешине төрагалык кылууну кабыл алууга даяр экенин белгилеп:

«Өкмөт башчылар кеңешине төрагалык кылуунун алкагында «Шанхай духунун» принциптерин кармануу менен биз бардык сунуштарга ачык болобуз жана биздин мамлекеттердин жана элдерибиздин бакубаттуулугу жана кызыкчылыгы үчүн биргелешкен өз ара пайдалуу кызматташууга даярбыз», - деди.

ТАРЫХЫЙ БАЙЛАНЫШ ЖАНА ИШЕНИМ

Министрлер Кабинетинин Төрагасы Акылбек Жапаров жана Россия Федерациясынын Өкмөтүнүн Төрагасынын орун басары Алексей Оверчук Соода-экономикалык, илимий-техникалык жана гуманитардык кызматташуу боюнча кыргыз-россиялык өкмөттөр аралык комиссиянын ишинин алкагында кеңейтилген форматта жолугушуу өткөрүштү.

Министрлер Кабинетинин Төрагасы Акылбек Жапаров: «Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясын бекем соода-экономикалык, социалдык жана маданий-гуманитардык өз ара

байланыштар бириктирип турат. Тарыхый байланыштар, союздаштыктын жана стратегиялык өнөктөштүктүн деңгээли, ошондой эле бирдиктүү интеграциялык мейкиндикте – Евразиялык экономикалык биримдикте болуу эки тараптуу кызматташтыктын бардык мүмкүнчүлүктөрүн толук ишке ашыруу үчүн бекем негиз болуп саналат», - деп, эки өлкө ортосундагы дипломатиялык мамилелердин негизделгендигине 30 жыл толгондугун кошумчалады.

Үстүбүздөгү жылдын январь-август айларында эки өлкөнүн ортосундагы өз ара соода жүгүртүү 2 млрд доллардан ашкан, бул

өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 42%га жогору. Ушул жылдын 7-8-октябрында Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунун патронажынын алдында ири кыргыз-орус инвестициялык форуму өтүп, анын алкагында жалпы суммасы 500 млн долларга жакын инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча бир катар документтер кабыл алынган.

Ал эми Алексей Оверчук бир тууган эки өлкөнүн ортосундагы эки тараптуу мамилелер байыркы тарыхый байланыштарга, өз ара сый-урматка жана ишенимге негизделгендигин белгиледи.

ЗАМАНБАП МЕКТЕП КУРУУ- ПРЕЗИДЕНТТИН ТАЛАБЫ

Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Чүй облусунун Сокулук районунун Конуш айылындагы Мамбеталы Жаныбаев атындагы орто мектептин филиалынын ачылыш аземине катышты.

Эдил Байсалов жаштардын сапаттуу билим алуусу баарынан маанилүү экенин

белгилеп: «Президенттин бүгүнкү талабы – өлкөнүн келечеги болгон жаш муундар үчүн заманбап мектептерди куруу. Жаңы мектептердин баары тийиштүү жабдуулар, эмеректер жана инвентарлар менен камсыздалууда», - деди.

Бул мектептин филиалы «Катар» кайрымдуулук фондунун каражатына курулган.

КӨМҮРДҮН БААСЫ ЖӨНГӨ САЛЫНДЫ

Кыргыз Республикасынын аймагында көмүрдүн баасын убактылуу мамлекеттик жөнгө салуу киргизилди. Тиешелүү чечимге Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Мындай чечим көмүрдүн баасынын өсүү темпин ооздуктоо, калкты көмүр менен өз убагында жана туруктуу камсыз кылуу максатында кабыл алынган.

БАРДЫК МААЛЫМАТ “БОСОГО” ТУРИСТТИК БОРБОРУНДА



Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 1-ноябрда Бишкек шаарындагы «Босого» туристтик меймандостук борборунун ачылыш аземине катышты.

«Босого» меймандостук борбору ушул жылдын март айында Министрлер Кабинетинин чечими менен түзүлгөн Кыргыз Республикасында Туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондунун долбоорлорунун бири болуп саналат.

«Босого» туристтик меймандостук борбору борборубуздун чок ортосундагы Эмен паркында жайгашкан. Кыргызстанга келген ар бир мейман кайда барып эс алуу керектигин, банк картасын алуу, унааны ижарага алуу, сим-карта сатып алуу жана ал тургай жеке фирманы ачуу туурасындагы бардык суроолорду

аталган борбордон жооп таба алат. «Босогодо» туристтер үчүн пайдалуу жана керектүү маалыматтар топтолгон. Чет элдик туристтер гана эмес, биздин жарандар дагы адистердин кызматынан пайдалана алышат.

Өлкөнүн туристтик мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу маанисин белгилеген Эдил Байсалов: «Биз ар бир мейманга кубанычтабыз. Туристтерге көрсөтө турган нерселерибиз арбын, анын ичинде кайталангыс тарыхый эстеликтер жана жаратылышыбыз бар», - деди.

«Босого» туристтик борборунда 24 саат бою кол-борбор иштейт, ага уюлдук же стационардык телефондон 7000 кыска номер аркылуу чалууга болот.

Даярдаган
Жылдыз ДЫЙКАНОВА



КЫРДААЛГА ЖАРАША ОЙЛОР

Саясатчылар менен активисттердин кармалышы боюнча ар ким өз дараметине, карманган позициясына жараша ар кандай пикирин билдирип жатат. Камактан “салам кат” жазып жаткандар өздөрүн “37-жылдагы репрессия курмандыктарына” окшотуп, эл-жер үчүн күрөшкөн баатыр көрсөтүп жаткандарын бир даары саясий популизм десе, айрымдары чын эле Кемпир-Абадга күйүп-бышкан, ал жердин коён жатагына чейин билген киши катары кабыл алууда. Чынчынына келгенде чиеленген чек ара маселесиндеги чыр-чатактар, агрессиялар, жоготуулар кыргыз элинин көңүлүнө көк таштай эле тийди. Өзбекстан менен чек араны тактоо боюнча бийликтин бүгүнкү чечимине тарых өз баасын берээр. Бирок, бир чындыкты моюндашыбыз керек. Өлкө башчысы өз элине кыянатчылык кылайын, ата-бабалар таштап кеткен жерди сатып байлык топтоюн дебейт. Элиме ак кызмат кылсам, өлкөнү өнүктүрсөм деген гана ойдо болушат. Бүгүн саясаттын чордонуна айланган Кемпир-Абадды шылтоо кылып, “мыйзам иштебей калды, өзүм билемдик өкүм сүрүүдө, жерди сатып жатышат, бул бийликти дагы алмаштырыш керек...” деген сыяктуу сөздөрдү эл арасына жайылтып, саясий туруктуулукту бузгусу келгендерди көрүп унчукпай коё албайсың.



ГЕОСАЯСАТ МАМЛЕКЕТТҮҮЛҮКТҮ БЕКЕМДӨӨНҮ ТАЛАП КЫЛУУДА

Өнүккөн, демократия өкүм сүргөн өлкөлөрдө бийлик оппозиция менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө умтулат. Оппозиция дагы деструктивдүү эмес, конструктивдүү болуп, өз идеяларын, сунуштарын бийликке жылдырганга аракет жасайт. Бийлик башына келген адамга өз программасын ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берилет. Оппозиция өз идеясы туура экендигине элди ынандырып, шайлоодо жеңип чыгууга даярдыгын көрөт. Төңкөрүш, революция менен бийликти басып алуу деген түшүнүк демократиялуу өлкөлөрдө жапайычылык көрүнүш.

А бизде болсо кызматтан четтеп калгандар же кызмат жетпегендер, шайлоодон утулгандар оппозиция болуп чыга келет да, бийликтин катасын санап, кайсыл жерден мүдүрүлөт деп карап олтурат. Ооба, бийлик дагы ката кетирет. Иш болгон жерде сөзсүз ката кетет. Жапон элинде “Уктап жаткан киши гана ката кетирбейт” деген жакшы сөз бар. Ката сүрүштүрүп отура берсек орду буздан жылбайбыз.

Кемпир-Абад маселеси боюнча бийлик башындагылар оппозициянын дээрлик баарын диалогго чакырып, ар кандай деңгээлдеги суроолоруна жооп берди. Бул бийликтин саясий оппоненттерин, жарандык коомду сыйлаганынын белгиси. Жолугушудан кийин не болду? “Митингге чыгабыз, 10 миң адам алып келебиз” деген оппозиция саясат оюнун күчөттү. Чек ара саясий оюнга айланды. Оюнчулар мурункулар эле, өз учурунда бийликтин бийик секисинде шапар тепкендер.

Мурунку президенттер жана анын айланасына топтолгон командасы мамлекетти башкарууда, мамлекеттик чечимдерди кабыл алууда мыйзам менен

бекиген механизмдерди формалдуу эмес механизмдер менен алмаштырып, мамлекеттик түзүлүшкө чоң сокку урган. Бүгүн оппозиция болуп жаткандар ошол командада жүргөнүн ким жокко чыгара алат? Мыйзамсыз соккудан улам Кыргызстанда мамлекеттик башкаруу фундаменталдуу ордуна келе элек. Өлкө башчылары мамлекеттик башкарууда өзүнүн функционалдык компетенциясынан чыгып, же болбосо мыйзамдуу мамлекеттик башкаруунун ордуна жеке лоялдуу принципке баш ийген жамааттык башкарууну орнотушканы калпы?! Ушундай мураска калган механизм заматта оңдоло турган иш эмес. Азыр саясат болуп жаткан чек ара маселеси да мурунку каталардан улам артка жылып, ушул кезге чейин чечилбей келбедиби.

Жамактатып, уйкаштырып акылдуу сүйлөп, аркасынан алты киши ээрчиткендерди карап туруп “бул кыйын турбайбы” деген заман эчак өтүп кеткенин эске салгың келет экен. Жаштар иштесин демиш болуп алардын аркасына жашынып, калп мекенчилдикке үндөгөн, далыга таптап саясий сасык оюндагы жүрүштөрүн жасап жаткан “карт бөрүлөргө” да мезгил тараза. Догурунуп, долуланып кыйкыра берген менен эртен кокус төңкөрүш болуп кан төгүлүп кетсе жоопкерчилик ала албаган андайлардын далайын көрдүк го. Башыбыздан өткөн үч төңкөрүш көп нерсеге сабак болду. Жапайыланбай өзгөрүүнү ар бирибиз өзүбүздөн баштоого мезгил эбак жеткен менен кызматка, бийликке таарынгандардын ээрчиме “духтарына” айланган адаттан жапырт арыла албай келе жаткандыгыбыз өкүндүрөт. Айрыкча жаштар. Иш десе ишке, аш десе ашка тойбой турган учурда ар кимге

саясий курал болуунун арты эч качан жакшылык менен бүткөн эмес. Бүткөн ишти бүттү, кылган нерсени кылды дей албай кыйнала бергендин кажети канчалык?

Өлкөнүн өнүгүшү бир орунда турган жок. Жамандыр-жакшыдыр мамлекеттүүлүгүбүз сакталып, экономикалык-социалдык өсүштөр болуп жаткандыгын тана албайбыз. Кризис, кымбатчылык деп кыйкырганыбыз менен дүйнө жүзүндөгү каатчылыктын эпкинени экенин жалпыбыз түшүнүп турабыз. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, ар бир күнүбүз той. Айлык акылар, пенсия, жөлөкпүлдөр жогорулап, бийлик болушунча аракет кылып иштеп жатат. Азыркы ааламдашуу мезгилинен артта калбай ар багытты санариптештирүү аракети күчүндө. Аз убакытта чакан ГЭС, мектеп, бала бакча сыяктуу социалдык объектилердин курулуп, пайдаланууга берилиши өзгөчө сөз кылууга татыктуу. Дүйнөлүк аренада ордубуз бар, чет өлкөлүк алакалар өз нугунда. Өнүгүү жолундагы ар бир министрлик, ведомство, айыл өкмөттөр аткарган иштери боюнча санап берүүнүн кажети жок. Элдин аң-сезими да жылдан-жылга өзгөрүп, турмуш эмне экенин түшүнмөк тургай, ар бир күндү, саатты туура пайдаланып жашоого өткөн. Иштин көзүн тапкандар иштеп, эс алгандар а түгүл океандын аркы бетине барып рахаттанып эле эс алып келип жатышат. Калктын калың катмарынын саясат менен деле иши жок. Көпчүлүк кыш камылгасын көрүп, отунсуу камдоо менен алек. Араласаң өлкөнүн бүтүндүгүн, жан дүйнө бейпилдигин тилеген эле адамдар. Өлкө башындагыларга эч кусаматы деле жок. Келечектен көптү үмүт эттирген жаштар дүйнөнүн булуң-бурчтарында билим алышууда.

Алардын аракетин, дүйнө таанымын көрүп көзүң суктанат, угуп кулак сүйүнөт. Сураштырсаң ата-энеси эч кандай деле чиновник эмес, карапайым эле адамдар. Аларга деле мамлекет кепил болуп, шарт түзүп берип жатканын айрымдарыбыз көрмөксөн, билмексен болобуз. Жеке мен бүгүнкү күндө бийликтин өлкөдөгү көптөгөн жылдар бою тамырланып калган коррупция менен күрөшүү схемаларын колдойм. Өлкөбүз бирөө болгон менен ажыдаардай ач күсөндөрүбүз арбын эле тура. Илгертен мыйзам чегинде, тартип-тарбия ар-тараптуу өнүгүүнүн урааны болуп келген. Болгону буга чейин коомдогу терс көрүнүштөргө бармак басты, көз кысты мамиле болуп келгендигин моюнга алышыбыз керек. Азыр андай алкымы чондор эл алдына ачыкталып, жазасын алууда. Ала кушту атынан атасак деген эле кеп. Ажонун социалдык тармактар аркылуу элге жакын болушу да колдой турган нерсе. Каалаган жаран алыс-жакынга карабай сунуш, сын-пикирлерине жооп алууга болот. Айлана-чөйрөсүндөгү таасирлүү адамдардын айынан арыз-мунубуз угулбай, эл менен бийликтин ортосундагы ажырым өтө эле чоңоюп кеткен күндөрдү эстен чыгарбашыбыз керек.

Чек ара маселесине саясий өң берип, жалган маалымат таратып, элди күүлөгөнгө өткөн бүгүнкү “репрессиянын курмандыктары” жана алардын “саясий духтары” эртели-кеч мыйзам алдында жооп бериши керек эле. Ким болбосун мыйзамдуу өлкөнүн мыйзамын сыйлап жашаш керек. Үнү катуу чыккандардын баары эле саясатчы эмес. Ким катуу кыйкырса ошону туура экен деген көрүнүштөн арылчу учур келди

го дейм. Сөз эркиндигинен пайдаланып өтө эле ашынып кеткен учурда, мындан башкача мамиле болушу да мүмкүн эмес. Улуттук баалуулугубуз, тартип-тарбия да андай ыпластыкка жол бербей керек. Кемпир-Абад боюнча маселе Президент Садыр Жапаровдун ордунда ким болбосун ушундай эле чечилмек. Суу сактагычты толугу менен Кыргызстан башкарат деген реалдуу эмес нерсе. Ал эми реалдуу эмес нерсени талап кылуу албетте саясий абалды чыңалтаары турган иш. Чек ара маселесин жеке саясий жагдайга оодарып, коңшу Өзбек мамлекети менен мамилебизди курчутуп алуудан сактанганыбыз оң. Анын кесепети карапайым калкка гана тийип, өлкөнүн бүтүндүгүнө доо кетиши мүмкүн. Коңшулаш Тажик мамлекети менен болгон кырдаалдар, кан төгүүлөр чоң сабак болушу керек. Өзбек бийлиги да чектеш кошунасы менен тынчтык мамиле, саясий алаканы сактап калуу максатын жашырбай көсөмдүгүн көрсөтүп жаткандай.

Саясий куугунтук күчөдү дегендер, сот али акыркы чечимди чыгара элек. Болгону тергөө иштери гана жүрүп жатат. Жыйынтыгын күткөндү үйрөнбөйлүбү. Күнөөсү жок болсо акталат. Бийлик өз жарандарын, болгондо дагы мекенчилдерди ак жеринен абакка салып, өзүнө терс пикирдин күчөшүн каалабайт. Кармалган саясатчы, активисттердин иши тыкыр иликтенет деген ишенимдемдин. Революция жолу менен бийлик алмаштыра берип, эч кандай жылыш болбой, тескерисинче артка кете турганыбызга көзүбүз жетти го. Мамлекеттик түзүлүштү бекемдей турчу мезгилди баштан кечирип жатабыз. Дүйнөлүк геосаясаттын азыркы абалында баарыбыз бир муштумга түйүлүп, өлкөнүн келечеги деп мыйзамдуу бийлик ээрдөн кыйшайса, тескерисинче түздөп мингизип, мөөнөтүнүн акырына чейин иштөөгө жеткирчү учур болуп турат. Бул учур талабы.



Султан Ибраимовго – 95 жыл

Мындан туура 42 жыл мурда кыргыз элинин башына айтып болгус, орду толгус мүшкүл түштү. Көрүнүктүү мамлекеттик ишмер, чыгаан уулубуз Султан Ибраимовдон күтүүсүз жерден айрылып калдык. Кусаматтык менен кас душмандар мээлеген ок жүрөгүнө кадалды. Берметибиз Ысык-Көлдүн жээгинде курман болду. Кутумчулуктун курманы жол башчы жолборсубуздан алыстадык. Кайың ыйлап, тал ыйлап, сай-сөөктөрүбүз сыздап, кары-жаш тегиз ыйлап, аза күтүү аза бойлорубузду дүркүрөтүп, айлабызды таппай турдук. Бул не деген эл башына түшкөн шумдук?!



Оо, ал кезде союздун убагы. Султан Ибраимович Кыргыз Республикасынын Министрлер Советинин төрагасы. Уккан кулакта жазык жок, Кремде союздук деңгээлде жыйын болуп, Султан Ибраимович Кыргызстандын экономикалык жактан гүлдөп-өсүшүнө тоскоол болуп жаткан терс көрүнүштөрдүн бетин ачып, жол башчылар менен тең ата сүйлөшүп, союздук казнага бергенибиз мол болгону менен алганыбыз аз болгонун эсептешип, мындай жол менен барууга болбостугун катуу эскерткен белем? «Башкасын коюп – Манасты айт» демекчи СССРдин борборлору Москва менен Ленинградды экологиялык жактан таза, жаңы эт азыктары менен толук камсыз кылып келгенбиз. Төрт түлүк малдын көптүгүнөн жайлоолорубуздан чаң чыгып, чийки заттарды гана өндүрүп калганбыз. Мисалы, сапаттуу жүндүн 1 килограммынан канча кастюшым, кийим-кечелер тигилген. Таза шерстен тигилген кийим-кечелердин пайдасын биз эмес, албетте, башкалар көргөн. Чийки заттарды өндүргөнүбүз менен кайра иштетип сатып, пайдасын эселеп албай жатканыбызды көзгө сайып көрсөткөн. Мындай көйгөйлөр тууралуу кайран улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов да учурунда узун элдин учуна, кыйла элдин кыйырына жеткире жазган. Мына ушул кулчулуктан чыгууну көздөгөн көсөм журт башчыбыз Султан Ибраимовдун көзүн тазалоо Кремль жетекчилеринин ишараты менен болгонун жокко чыгаруу мүмкүн эмес. Бир сөз менен айтканда Султан Ибраимов кыргыз элинин жыргалчылыгын көздөгөндүгү үчүн курман болгон.

Султан Ибраимовдун мамлекеттик ишмердиги, коомчулукка сиңирген эмгеги айтып бүткүс океан. Киндик каны тамган жери Чүй районунун Арчалуу айылы. Султан Ибраимовдун атын алып жүргөн айыл аймагынын борбору Кошой айылында улуу уулунун 95 жылдыгына арналган салтанат болуп өттү. Агылып келген элдин көптүгүн айта.

Улуу инсандын 95 жылдыгын өткөрүү демилгеси тууган элдин оюна төп келгени элинин эсинен эч качан чыгар эмес. Анын ардактуу өмүрү өчпөс легендага айланган. Улуу Ата Мекендик


КЫРГЫЗДЫН КЫРААН УУЛУ

согуштун учурунда эр жетип калган улан: «Согушка алгыла» деп нечен ирет аскер комиссариатына барган. Бирок тилеги канааттандырылбады. Себеби, ал тракторист эле. Айылда карыялар, келин-кесек, балакатка жетелек бала-чакалар гана калган. Эр бүлөлөрдүн баары кан майданга аттанган. Тыл майданы согуш майданындай катаал эле. Жер айдап, дан өстүрүү, жоокерлерге азык-түлүк камдоо түйшүгү түмөн. Ошол кездеги жаш улан тракторист Султандын мээнетин айылдаштары алигүнчө ооздорунан түшүрбөй айтып келет.

Арчалуунун бийик чокусуна чыгып алып: «Элимдин жыргалчылыгы үчүн каруумду казык кылам. Кыргыз эли жеңиштердин үстүндө болот. Эч качан кас-душмандарына жеңилбейт. Катылгандардын катыгын берет» деген эле. Айтканы сая кетпеди. 95 жылдыгы белгиленип алдында тажиктер кол салып, 14-15-16-сентябрь күндөрү оор болду. Улуу уулубуз айткандай эр жүрөк уулдарыбыз туруштук берди. Курман болгон уулдарыбыз эгерим эстен чыкпайт. Султандай улуу, даанышман, баатыр элдин урпактары урматтала берет. Султандай берендерибиз барда, бизди душмандар багындыра албайт.

Чүй райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы-аким Шакиев Жыргалбек Тургунбекович Султан Ибраимовдун өрнөктүү өмүр барактарына токтолду. 95 жылдык салтанатка келгендерден көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын Баатыры Апас Жумагуловдун айткандары тереңдиги менен сезимдерибизди аралап, эл үчүн эмгек кылуунун артыкчылыгын көз алдыбызга тартып кетти. Ырас эле эл үчүн жашоо үлгүсүн эл уулдарынан алабыз. Туугандарынын атынан Бурул Сулайманова сөз алды. Атабыз кайда гана иштебесин, бир тууган элинин жакшылыктарына кубанып, кубат берип, ал эми жамандык болсо бөксөрүп көңүлүн бурган, деп айтканында чынында калат жок.

Ушул жерден сөздүн удулу келгенде бир мисалды келтире кетейин. Көп кызматтарда иштеген бир адам улгайган учурунда туулган тууруна келет. Тилекке каршы, туугандары анын келгенине кенедей да көңүл буршпайт. «Араңарга келдим, келип даам сызып кеткиле» деп үйүнө чакырат. Чиркин, ал чакырган адамдын үйүнө бирөө да басып барбайт. Сыйын көргүлөрү келбейт. Баса, айылдагы жакшылыктарга аны бири да



чакырбайт. Аксакал экен дешип кадырлашпайт. Акыры өз айыл, тууган-туушкандарына батпай башка жакка көчүп кетишкен экен. Көрсө көкөлөп чоң кызматта жүргөн кезинде агайын-туугандары айрым бир маселелер боюнча жардам сурап барышчу тура. Ал эми ал урган кабыл албай, келген туугандарына артын салып койчу тура. Жакындарынан жылуу сөзүн, жардамын аягандар элине батпайт турбайбы.

«Атым Шарипа, деп сөзүн улады жанымда олтурган байбиче: "Биз Султан айылынын жашоочулары болобуз. Эжем Султандын классташы болот. Султан Ибраимов Ош облусунун обкомунун биринчи секретары кезинде өмүрлүк жубайым Мидин Байтоков кызматы боюнча командировкалап Ош облусуна барып калат. Султан менен жолугушат.

Жубайымдан классташын сурап, саламын жолдойт. Эми ал кезде менчик автожорго алуу кыйын эле, кезекке турушкан. Менчик машинага жетүү оңойго турбаган. Машина алып берүүгө жардам бериңиз дейт. Канча балаң бар дейт. 7 балабыз бар дейт.

Ошентип, Султан Ибраимовичтин жардамы менен 1978-жылы "Жигули" автожорголуу болдук. Ал ак жолтой болду. Учурда кичүү уулумдун уулу неберем айдап жүрөт. "Султандын алып берген автобелеги" деп ар убак жетине албай келебиз.

Кызы Элмира АРИСТИ башкарып турчуда айылыбызга жаңы мектеп салдырып берген. Башка айылдын мектебине барып окушкан балдарыбыз жыргап эле калышты. Султандын султан болушунда албетте, өмүрлүк жубайы Рева Телтаеванын

салымы чоң. Андыктан кызынын колдоосу менен жаңы курулган мектепке апасынын ысымын бергенбиз. Ата намысын бийик тутуп жүргөн уул-кыздарына ыраазыбыз".

Шарипа Токтоналиева эжебиздин айткандарын улай ар биринин пикирлери шай келип жатты. Кесип тандоо адам тагдырын чечет. Суу чарба адистигин дээринен тандап, суу түшүм булагы экенин жаземдебей билген. Суу чарба министри кезинде өлкөбүздүн бардык аймактарында ирригациялык суу курулуштары кулачын жайган. Кайсы гана аймакка барба Султан Ибраимов курдурган каналдар, бассейндер, суу сактагычтар, көлмөлөр мол түшүмдүн алынышына кызмат кылууда.

Чыгаан инсан Ош облусунун ар тараптан өнүгүп-өсүүсүнө теңдешсиз салымын кошкон. Айрыкча маданиятты көтөрүүгө көп күчүн жумшаган. Ош кыргыз драма театры чыгаан ысымын бекеринен алган эмес. Атаганат, улуу инсандын канаты кайрылганда Ош облусунун эли нечен күн катары менен кара кийишип, аза күтүшкөн. Өзбек туугандардын азасын сүрөттөп болбос. Улуулуктун купуя сыры ушунда белем. Бел кылган кыраан уулдан алыстоо оор болгон.

Президентибиздин Чүй облустук ыйгарым укуктуу өкүлү Нурил Алымбаев Султан Ибраимовдун асыл сапаттарынан жакшы айтты. Кадр тандоо, жаштарды такшалдыруу жагынан чынында чыгаан уулубуз жаңылышпаган. Султан Ибраимовдун улуулугу ушунда турбайбы.

Кылымдар жаңыра берер. Султан Ибраимовдой туйгун кайра бир жаралар бекен?! Бул суроо кыргыз элинин эсинен чыкпай келүүдө. Жообун убакыт көрсөтөр, көсөм кадрлар көздөн учуп турган убак.

Салтанат маданий иш-чаралар жана улуттук оюндар менен коштолду. Сахнада Султандын ролун ойногон болочок Султандарга батабызды бердик. Бата менен эл, жамгыр менен жер көгөрөт эмеспи. Текке кетпес эл тилеги.

Айчүрөк МАКЕШОВА



ТОК ЭТЕРИ

Кары-картаңдарыбыздын кезектеги пенсиясынын жогорулоосу качан болот? Соцфонд пенсионерлерге адилеттүү жагдайда каражат чектеп жатабы? Бул тармактагы кызматкерлер канчалык деңгээлде мамлекеттин колдоосун алышууда? Биздин соболдорубузга тармак башчысы Бактияр Алиев өзү жооп берди.

КР социалдык фондунун төрагасы Бактияр АЛИЕВ:

“ПЕНСИОНЕРЛЕРДИН БААРЫНА БИРДЕЙ ПЕНСИЯ ЧЕКТЕСЕК ТЕҢСИЗДИК ЖАРАЛМАК”

- Бактияр мырза, соңку айдан тартып өлкөбүздөгү пенсионерлерибиз аз да болсо мурдагыга салыштырмалуу чеке жылытаарлык каражат алып калышты. Кары-картаңдарыбыздын мындай кубанычы дагы качан болот? Ток этери, пенсиянын кезектеги көтөрүлүүсүн качанкыга пландап жатасыздар?

- Пенсионерлердин кызыкчылыктарын коргоону камсыз кылуу максатында пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрүнө индексация жүргүзүлөт. Индексациялоодон мурда өткөн календардык жылда республика боюнча орточо эмгек акынын чоңдугунун көлөмүнүн көбөйүшү пенсиянын базалык бөлүгүнө индексациялоо жүргүзүү үчүн шарт болуп саналат. Эгерде пенсиянын жалпы өлчөмү пенсионердин жашоо минимумунан (өткөн календардык жылда иш жүзүндө түзүлгөн) төмөн болсо, пенсиянын базалык бөлүгү индексацияланат. Орточо эмгек акынын чоңдугунун жана индексациянын алдындагы календардык жылы калыптанган керектөө бааларынын индексинин өсүшү пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүн индексациялоо шарты болуп саналат.

Пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүн индексациялоонун коэффициенти керектөө бааларынын индексинин суммасынын жана мурдагы календардык жылы калыптанган орточо айлык эмгек акынын өсүшүнүн орточо маанисинен кем эмес чоңдугун түзөт. Мында индексациянын өлчөмү өткөн календардык жыл үчүн пенсионердин жашоо минимумунун чоңдугунун өсүшүнүн кем эмесин түзөт. Пенсияларды индексациялоо өлкө социалдык фондунун бюджетинде каралган каражаттардын чектеринде жыл сайын жүргүзүлөт.

- Жарандарыбызга пенсия чегерүүдөгү теңсиздик толугу менен жоюлган деп айта аласызбы?

- Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын талаптарына ылайык пенсия алуу үчүн зарыл курак жана стаж талап кылынат. Курагы боюнча пенсияга 63 жашка толгон эркектер, 58 жашка толгон аялдар укуктуу. Жалпы негиздерде курагы боюнча толук пенсия дайындоо үчүн эсептик камсыздандыруу иш стажы: эркектер үчүн - 25 жылды, аялдар үчүн - 20 жылды

түзөт. Ал эми пенсиянын өлчөмү түздөн-түз соцфондго жүргүзгөн камсыздандыруу төгүмдөрүнө жараша болот, б.а. соцфондго канчалык кошкон салымы чоң болсо, пенсиясынын өлчөмү дагы ошончо көп болот. Эгерде баардыгына бирдей пенсия чектесек, ошондо тескерисинче теңсиздик жаралат.

- Учурда санариптештирүү бүтүндөй мамлекеттик мекемелерде жүрүп жаткан чагы. Мунун арты менен сиз башкарган тармакта иш жеңилдеп калдыбы?

- Социалдык фонд “Түндүк” ЭВӨС туташтырылган жана башка мамлекеттик органдар менен маалымат алмашууну “Түндүк” ЭВӨС аркылуу жүргүзөт. Маалыматтык коопсуздук сервери орнотулуп, анын резервдик көчүрүп туруу системасы ишке киргизилген. Башка мамлекеттик органдар менен электрондук кызматташуу жана биринчи кезектеги маалымат базаларын ишке киргизүү үчүн социалдык фонддун тиешелүү веб-сервистер иштелип чыкты. Социалдык фонд электрондук кызматтардын мамлекеттик порталы аркылуу төмөнкү электрондук кызматтарды көрсөтөт:



- камсыздандырылган адамдын иштеген мезгилдери жөнүндө маалымат;
- камсыздандырылган адамдын камсыздандыруу төгүмдөрү жөнүндө маалымат;
- пенсия алуучу жөнүндө маалымат;
- пенсионердин статусу боюнча маалымат;
- пенсиялык топтомдор жөнүндө маалымат.

Азыркы учурда “Түндүк” ЭВӨС аркылуу социалдык фонддун маалыматтары 14 мамлекеттик органдарга, 21 коммерциялык банктарга жана 21 микрокредиттик компанияларга берилип жатат. Социалдык фонд тарабынан “Түндүк” ЭВӨС аркылуу кредиттик бүтүмдөр үчүн коммерциялык банктарга жарандардын жеке маалыматын берүү механизми иштелип чыкты жана ишке киргизилди. Жарандын макулдугун электрондук документ түрүндө алууга маалыматтык системасын ишке киргизүүгө техникалык иштерди аткарды. Калган мамлекеттик органдар, коммерциялык банктар

жана микрокредиттик компаниялар менен алардын даярдыгына жараша “Түндүк” ЭВӨС аркылуу маалыматтарды алмашуу боюнча макулдашууларды түзүү иштери улантылып жатат.

- Жетекчи катары кол алдыңыздагы кызматкерлерге кандай камкордук көрүп жатасыз?

- Кыргыз Республикасынын Президентинин «Кыргыз Республикасынын бюджеттик чөйрөсүнүн кызматкерлеринин эмгек акы төлөө шарттарын өркүндөтүү жөнүндө» Жарлыгын ишке ашыруу максатында социалдык фонддун, анын ведомстволук бөлүмдөрүнүн, региондук органдарынын кызматкерлеринин эмгек акысы 2022-жылдын 1-июнунан баштап жогорулатылган. Андан тышкары социалдык фонддун кызматкерлерине материалдык, социалдык жактан коргоо максатында турак жай алуу жана турак жайын жакшыртуу үчүн өнүктүрүү фондунун каражаттарынын эсебинен ссуда берилет.

Калыгул БЕЙШЕКЕЕВ

МААНИЛҮҮ ЖЫЙЫН

БИРИНЧИ ЭЛДИК КУРУЛТАЙДЫН КҮН ТАРТИБИ

Кыргызстандын Мамлекеттик катчысы, Элдик Курултайды уюштуруу комитетинин төрагасы Сүйүнбек Касмамбетовдун төрагалыгы астында Уюштуруу комитетинин кезектеги отуруму болуп өттү.

Жыйында уюштуруу комитетинин мүчөлөрүнүн катышуусунда Биринчи Элдик Курултайды өткөрүүнүн күн тартиби бекитилип, Элдик Курултайдын иш регламентинин жана эмблемасынын долбоорлору жактырылды. Уюштуруу комитети тарабынан 9-сентябрда берилген тапшырмага ылайык, Элдик Курултайды даярдоо жана өткөрүү боюнча негизги иш-чаралардын планы жана даярдыктар жөнүндө маалымат берилди.

Ал эми үстүбүздөгү жылдын 5-ноябрында өлкөнүн аймактарында, Бишкек жана Ош шаарларында, ошондой эле чет өлкөдөгү мигранттардын арасынан шайланган делегаттардын арасынан Элдик

Курултайга катышуучу делегаттарга карата жергиликтүү курултайлар болуп өтөт. Курултайдын максаты — мамлекет башчысынын эл менен түз байланышуусу, белгиленген аймактардан шайланып келген делегаттар менен пикир алышуу.

Бийлик менен элдин ортосунда эки тараптуу байланышты түзүү жана өлкөнүн өнүгүүсү боюнча берилген өзөктүү сунуштарды эске алуу менен мындан ары кадам таштоо», — деп баса белгиледи Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касмамбетов. Анын айтымында Биринчи Элдик Курултайда делегаттардын суроолору каттоого алынып, жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу коомчулукка жарыяланат.

Элдик Курултайда берилген



сунуштар, каралган маселелердин жыйынтыгы боюнча чечим кабыл алынат. Чечим Элдик Курултайдын төрагасы тарабынан мамлекеттин бийлик бутактарына, мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына тийиштүүлүгү боюнча сунуштоо мүнөзүндө жиберилет.

Бактыгүл КУЛАТАЕВА

МАДАНИЯТ — УЛУТ УҢҮСУ

МААНАЙДЫ КӨТӨРГӨН МАЙРАМ

Шаршемби күнү Маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамынын урматына Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз Улуттук филармониясында майрамдык иш-чара болуп өттү.

Ага Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касмамбетов, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максүтов, мурдагы маданият министрлери, эл артисттер, ошондой эле маданияттын ар тармагында эмгектенген кызматкерлер катышты.

Анда сөз сүйлөгөн Мамлекет катчы Сүйүнбек Касмамбетов улуттук баалуулуктарды сактоодо маданияттын кызматкерлеринин орду

чоң экенин баса белгилеп, элибиздин кылымдар бою чогулткан маданий мурасын кеңири жайылтуу менен калкыбызды жаратман эмгекке, адилеттүүлүккө жана руханий таза-лыкка багыттай беришин, маанайлары бүгүн гана эмес бардык учурда майрамдагыдай болушун каалады. Иш-чаранын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максүтов борбор калаада жана аймактарда маданият тармагында эмгектенген бир катар кызматкерлерге сыйлыктарды, Ардак грамоталарды тапшырды.

Андан соң келген катышуучуларга майрамдык маанайдагы концерт тартууланды.

“ПАРЛАМЕНТ” РАДИОСУ КАЙРАДАН ЭФИРДЕ

Жогорку Кеңештин ишмердүүлүгүн чагылдырган “Парламент” радиосу 1-ноябрдан баштап кайрадан иштей баштады.

Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, үстүбүздөгү жылдын 18-октябрында төрага Нурланбек Шакиев Жогорку Кеңештин ишмердүүлүгүн коомчулукка так жана туура жеткирүү учур талабы экенин белгилеген.

Н.Шакиевдин айтымында аппараттын коомчулук жана ЖМК менен иштөө бөлүмүн күчтөндүрүп, “Парламент” радиосунун ишин кайрадан жандантуу керек. Маалыматтар бурмаланбай, өз убагында элге так жана даана жетип турса, парламенттин ишмердигине ачык жана туура баа берилишине өбөлгө түзүлөт.

“Эркин-Тоо” пресс



ДЕНИ САК УЛУТ — ДЕНИ САК КООМ

ТҮРК МЕДИЦИНАСЫНЫН 8-ДҮЙНӨЛҮК КОНГРЕССИ



Жакында Түркиянын Стамбул шаарында Түрк медицинасынын 8-дүйнөлүк Конгресси болуп өттү. Ага Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри Гүлнара Баатырова жана саламаттык сактоо тармагындагы окумуштуулар катышты.

Анын жүрүшүндө кызматташтыктын туруктуу моделдерин түзүү, саламаттык сактоодогу изилдөөлөр (вакциналар-дары-диагностика), санариптик трансформация жана жасалма интеллект, залалдуу шишиктер, сейрек кездешүүчү оорулар, геном жана анын келечеги, Түрк фармакологиясы жана аны колдонуу эрежелери боюнча илимий жолугушуулар өттү.

Конгресстин алкагында Түрк мамлекеттеринин (Түркия, Казакстан, Өзбекстан жана Азербайжан) саламаттык сактоо министрлеринин жолугушуусу болду. Анда уюмга мүчө өлкөлөрдүн ортосунда тажрыйба алмашуу жана медициналык кадрларды даярдоо, "Биргелешкен ден соолук жумалыгын" уюштуруу, Түрк медицина дүйнөсү конгрессинин алкагында биргелешкен ден соолук бизнес форуму жана жарманкесин уюштуруу маселелери талкууланды.

Мүчө мамлекеттердин вакциналарды, дары-дармектерди, медициналык буюмдарды жана материалдык муктаждыктарын сатып алуунун, биргелешкен альтернативдүү өндүрүш механизмдерин иштеп чыгуу, биргелешкен өндүрүш мүмкүнчүлүктөрүн изилдөө жана ата мекендик өндүрүштөрдү өз ара таануу маселелери түрк мамлекетинин өкүлдөрү тарабынан демилгеленип, колдоого алынды. Анткени, саламаттык сактоо тармагындагы ар тараптуу кызматташуу азыркы каатчылык кырдаалда дени сак улут үчүн көрүлгөн камкордук.

Эки күнгө созулган кызматташтык жыйындын соңунда Түрк медицина дүйнөсүнүн 8-дүйнөлүк конгрессинин жыйынтык декларациясы кабыл алынып, келерки 2023-жылы өткөрүлө турган 9-Түрк медицина дүйнөсүнүн конгресси Өзбекстан Республикасынын Самарканд шаарында өткөрүлө тургандыгы белгиленди. Андан тышкары мүчө өлкөлөрдүн саламаттык сактоо министрлери Түркия мамлекетинин Президенти Реджеп Тайип Эрдогандын колунан "Медицинанын тарыхына жана жалпы мураска таазим" сыйлыгын алышты.

Разия ЖООШБАЕВА

КАБАРЛАР

НАРМАТОВА МАФИЯ ТУУРАЛУУ АЙТТЫ



Кечээ Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында эл өкүлү Надира Нарматова билим берүү тармагында башталган реформалардын туура эмес жүрүп жатканына токтолду. Эл өкүлү тармакта башталган реформа натыйжа бербегендигин айтып, директорлорду сынак аркылуу тандоонун кесепетинен ушул күнгө чейин айрым мектептер жетекчиси жок иштеп жатканын айтты. Андан сырткары депутат жогорку окуу жайлардын ректорлорунун ишине да көңүл бурулбаса, ЖОЖдордо мафиялар пайда болгондугун эскертти.

МУФТИЯТТЫН КОЛУНАН КЕЛЕБИ?

Муфтият кичи ажылыкты уюштуруу иштерин колго алгандыгын жарыялады. Буга чейин жеке туркомпаниялар уюштуруп келген зыяраттын чаржайыт болуп жатканы айтылып келген. Андыктан бул сапар мусулмандар дин башкармалыгы Умра сапарын жөнгө салууну өзү колго алган.

Мекеме зыяратты корона-вирус пандемиясынан кийин алгачкы жолу уюштуруп жатат. Мекеменин Ажылык, умра жана эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы Жолдошбек Абдылдаев, турфирмалар менен биргеликте иштешүү пландалып жатканын, буга чейин жеке фирмалар менен жолугушуу уюштуруп, умрачылардын бирдиктүү базасын түзүү планы сунушталганын билдирди.

КЫРГЫЗСТАНДА САМБО БОЮНЧА ДҮЙНӨ ЧЕМПИОНАТЫ ӨТӨТ

Дене тарбия жана спорт департаментинин директору Канат Шабданбаев 11-13-ноябрда Кыргызстанда алгачкы жолу самбо боюнча дүйнө чемпионаты өтөрүн билдирди. Анын айтымында, иш-чара Бишкек шаарынын Арча-Бешик конушундагы "Газпром" спорттук комплекsinде болот. Чемпионатка дүйнөнүн 55 өлкөсүнөн 420дан ашык спортчу катышуу ниетин билдирген. Мындай масштабдуу иш-чарага даярдануу жана өткөрүүгө мамлекеттен 4 млн сомго жакын каражат бөлүнгөн. Ал эми байге фондун Эл аралык самбо федерациясы (ФИАС) камсыздайт, ал 231 миң долларды түзмөкчү.

КЫТАЙДАН ГУМЖАРДАМ

Кытай кыргыз-тажик чек арасындагы кандуу жаңжалда жабыркаган Баткен облусунун тургундарына гуманитардык жардам бөлөт. Тышкы иштер министрлигинин

маалыматына ылайык, 2-ноябрь күнү Тышкы иштер министринин орун басары Азизбек Мадмаров Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Дэвень менен жолуккан.

Элчи 100 миң долларлык гуманитардык жардам бөлүү чечими кабыл алганын билдирген.

Тараптар Кытайдын тышкы иштер министри Ван Инин Кыргызстанга болгон сапары учурунда жетишилген макулдашууларды ишке ашырууну талкуулашкан.

ДУБАЙ – ОШ – ДУБАЙ АБА КАТТАМЫ ЖАНДАНДЫ



Кечээ Дубай–Ош–Дубай багыты боюнча туруктуу аба каттамдар ачылды. Мындан ары Fly Dubai авиакомпаниясы Дубайдан Ош шаарына учууларды жумасына шейшемби жана жума күндөрү аткарууну пландап жатат. Дубай–Ош–Дубай багыты боюнча туруктуу аба каттамдар мындан жети жыл мурда аткарылып, кийин токтоп калган.

Жазгүл КЕНЖЕТАЕВА

ОАО «БИШКЕКСКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ»

адрес: г.Бишкек, ул.Кулиева, 2 сообщает

О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:

31.10.2022 года Чыныбай уулу Эржан получил в дар 0,0059% акций Общества, в результате чего у него стало 67,2611%.



Сузак районунун сот аткаруучулар кызмат бөлүмү тарабынан

карызкор Сабиралиев Жумабек Акматбековичке тиешелүү болгон Сузак районунун Багыш айыл аймагынын Октябрь айылындагы Панфилов көчөсүнүн №41 дарегинде жайгашкан идентификациялык коду 3-05-09-1005-0009 сыр белгиси менен катталган турак жайы экинчи жолу ачык соода-сатыкка коюлат.

Турак жайдын баштапкы баасы – 1 806 409 сом.

Ачык соода-сатык 2022-жылдын 9-декабрь күнү саат 10.00дө мүлк жайгашкан даректе жүргүзүлөт. Сатыкка катышууну каалагандар сатык боло турган күндөн бир күн алдын ала мүлктүн баштапкы баасынын 5%ын соода-сатык өткөрүлгөнгө чейин Сузак райондук САКБнын депозиттик эсебине кепилдик төлөм катары төлөп берүү менен сатыкка катыша алат. Соода-сатыкта утуп алган адамдын төккөн кепилдик суммасы сатып алуу баасына кошулат. Соода-сатыкта жеңилген катышуучуларына алдын ала төлөнгөн суммалар соода-сатык аяктагандан кийин кайтарылып берилерин түшүндүрөт. Соода-сатыкта уткан адам жети күндүн ичинде соода-сатыктын алдында төккөн сумманы кошпо эсептөө менен мүлктүн сатып алынган суммасын толугу менен төлөп берүүгө милдеттүү.

Сузак райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнүн депозиттик эсеби: "РСК Банк" Сузак району ИНН: 00501199510013, БИК: 440001, төлөнүүчү код: 14238900, эсеп счёту: 4408082100000125.

Байланыш телефону: (0776) 71-18-28.

Д-48

ОАО «ЧАКАН ГЭС»

2 ноября 2022 года в 16.00 часов в здании ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» по адресу: г.Бишкек, ул.Жибек Жолу, 326 состоялось внеочередное Общее собрание акционеров.

Форма проведения - очная, кворум собрания – 2747242 голосов - 100%

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:

1. Возложить функции Счетной комиссии на представителя независимого реестродержателя ОсОО «Фондрегистр» Джеенчорову Нургуль Сейтбековну.
2. Утвердить независимого аудитора ОАО «Чакан ГЭС» на 2022 год ОсОО «Beker Tilly Bishkek».
3. Внести изменения в бюджет Общества на 2022 год.
4. Согласовать штатное расписание Общества.

АТ-БАШЫ РАЙОНДУК МАМЛЕКЕТТИК АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

Казыбек айыл өкмөтүнө караштуу «Торугарт» участкасынын №12 контурундагы 0,80 га жер аянтына КР өкмөтүнүн 09.10.2019-жылдагы №535 токтомунун негизинде ижарага берүү үчүн конкурс өткөрүүнү жарыялайт.

Конкурс 2022-жылдын 24-ноябрында саат 16.00дө Ат-Башы райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында өткөрүлөт.

Документтер 2022-жылдын 1-ноябрынан 24-ноябрына чейин саат 9.00дөн 15.00гө чейин кабыл алынат.

Сурап-билүү тел.: (0701) 58-07-58, (03534) 2-41-21.

С/О-490

В связи с утерей свидетельства о государственной регистрации ИП Ишимова Каныкей Азаматовна код ОКПО 29848923, ИНН 10609199400819 считать недействительным.

Н-990

Бакай-Ата районунун Шадыкан айыл өкмөтүнүн Ынтымак айылынын тургуну Чоноев Октомбекке тиешелүү жер участкасуна жеке менчик укугу жөнүндөгү Ч №825869 мамлекеттик актысы жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

П/П-502

В связи с утерей гос. акта Ч №159706 (от 27.07.2008 г.) и договор купли продажи №200959161 (от 28.05.2009 г.) и технического паспорт (от 30.06.2008 г.) на имя Майчиной Багдатгуль Юсуповны считать недействительными.

Н-991



**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИНИН 2017-ЖЫЛДЫН
21-ДЕКАБРЫНДАГЫ №161-Б «КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БЮДЖЕТТИК КЛАССИФИКАЦИЯСЫН
БЕКИТҮҮ ТУУРАЛУУ» БУЙРУГУНА ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ КИРГИЗҮҮ ЖӨНҮНДӨ**

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИНИН

БУЙРУГУ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15-сентябрындагы №530 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым ченем жаратуу ыйгарым укуктарын мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарына өткөрүп берүү жөнүндө» токтомунун алкагында

БУЙРУК КЫЛАМ:

1. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2017-жылдын 21-декабрындагы №161-Б «Кыргыз Республикасынын Бюджеттик классификациясын бекитүү тууралуу» буйругу менен бекитилген Бюджеттик классификациясына төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- 1) 1-главада (Кирешелердин классификациясы):
- он тогузунчу сапта «Ыктыярдуу» деген сөз алып салынсын;
- жыйырманчы сап алып салынсын;
- жыйырма жетинчи – отуз экинчи саптар төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

«	11127	Оюн-зоок ишине салык	»;
	111271	Оюн-зоок ишине салык	
	11127110	Казино оюн-зоок ишине салык	
	11127120	Компьютердик симуляторлордун оюн автоматтарынын оюн-зоок ишине салык	
	11127130	Букмекердик конторанын оюн-зоок ишине жана тотализаторго салык	
	11127140	Онлайн казинолордун жана электрондук (виртуалдык) казинолордун оюн-зоок ишине салык	»;

- элүү тогузунчу сапта «жана ликер-арак, алкоголу аз ичимдиктери» деген сөздөр алып салынсын;
- алтымышынчы сапта «күчтүү суусундуктар» деген сөздөргө чейин «Ликер-арак, алкоголу аз ичимдиктери,» деген сөздөр менен толукталсын;
- алтымыш үчүнчү сапта «Шуулдап турган шарап, анын ичинде шампан» деген сөздөр «Шуулдап турган шараптар, анын ичинде газдалган шарап жана шампан» деген сөздөр менен алмаштырылсын;
- алтымыш сегизинчи сапта «тамеки чылымдары» деген сөздөр «тамекилер» деген сөздөр менен алмаштырылсын;
- алтымыш тогузунчу сапта «Чыпкасыз тамеки чылымдары» деген сөздөр «Чыпкасыз тамекилер, папиростор» деген сөздөр менен алмаштырылсын;
- жетимиш төртүнчү жана жетимиш бешинчи саптар төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

«	11421270	Электрондук сигареттер жана ушул сыяктуу жекече электрдик буулануучу түзүлүштөр (никотин жеткирүүнүн электрондук тутумдары)	»;
	11421280	Бир корпустагы никотин суюктугу менен никотинди жеткирүүнүн бир жолку электрондук тутумдары	»;

- сексен алтынчы сап алып салынсын;
- сексен сегизинчи жана сексен тогузунчу саптар төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

«	114215	Алкоголсуз суусундуктар	»;
	11421510	Сергитүүчү (энергетикалык) алкогольсуз суусундуктар	»;

- токсон биринчи сапта «жана ликер-арак, алкоголу аз ичимдиктери» деген сөздөр алып салынсын;
- токсон экинчи сапта «күчтүү суусундуктар» деген сөздөргө чейин «Ликер-арак, алкоголу аз ичимдиктери,» деген сөздөр менен толукталсын;
- токсон бешинчи сапта «Шуулдап турган шарап, анын ичинде шампан» деген сөздөр «Шуулдап турган шараптар, анын ичинде газдалган шарап жана шампан» деген сөздөр менен алмаштырылсын;
- жүзүнчү сапта «тамеки чылымдары» деген сөздөр «тамекилер» деген сөздөр менен алмаштырылсын;
- жүз биринчи сапта «Чыпкасыз тамеки чылымдары» деген сөздөр «Чыпкасыз тамекилер, папиростор» деген сөздөр менен алмаштырылсын;
- жүз алтынчы жана жүз жетинчи саптар төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

«	11423270	Электрондук сигареттер жана ушул сыяктуу жекече электрдик буулануучу түзүлүштөр (никотин жеткирүүнүн электрондук тутумдары)	»;
	11423280	Бир корпустагы никотин суюктугу менен никотинди жеткирүүнүн бир жолку электрондук тутумдары	»;

- жүз он сегизинчи сап алып салынсын;
- жүз жыйырманчы жана жүз жыйырма биринчи саптар төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

«	114235	Алкоголсуз суусундуктар	»;
	11423510	Сергитүүчү (энергетикалык) алкогольсуз суусундуктар	»;

- жүз жыйырма үчүнчү сапта «жана ликер-арак, алкоголу аз ичимдиктери» деген сөздөр алып салынсын;
- жүз жыйырма төртүнчү сапта «күчтүү суусундуктар» деген сөздөргө чейин «Ликер-арак, алкоголу аз ичимдиктери,» деген сөздөр менен толукталсын;
- жүз жыйырма бешинчи сапта «жана шарап материалдары» деген сөздөр алып салынсын;
- жүз жыйырма жетинчи сапта «Шуулдап турган шарап, анын ичинде шампан» деген сөздөр «Шуулдап турган шараптар, анын ичинде газдалган шарап жана шампан» деген сөздөр менен алмаштырылсын;
- жүз отузунчу сапта «Ликер-арак ичимдиктери» деген сөздөр «Шарап материалдары» деген сөздөр менен алмаштырылсын;
- жүз отуз экинчи сапта «тамеки чылымдары» деген сөздөр «тамекилер» деген сөздөр менен алмаштырылсын;
- жүз отуз үчүнчү сапта «Чыпкасыз тамеки чылымдары» деген сөздөр «Чыпкасыз тамекилер, папиростор» деген сөздөр менен алмаштырылсын;
- жүз отуз сегизинчи жана жүз отуз тогузунчу саптар төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

«	11424270	Электрондук сигареттер жана ушул сыяктуу жекече электрдик буулануучу түзүлүштөр (никотин жеткирүүнүн электрондук тутумдары)	»;
	11424280	Бир корпустагы никотин суюктугу менен никотинди жеткирүүнүн бир жолку электрондук тутумдары	»;

- жүз элүү биринчи жана жүз элүү экинчи саптар төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

«	114245	Алкоголсуз суусундуктар	»;
	11424510	Сергитүүчү (энергетикалык) алкогольсуз суусундуктар	»;

- эки жүз жетимиш биринчи сап төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

«	11611300	Финансылык эмес активдер түрүндө алынган салыктар	»;
---	----------	---	----

- үч жүз отузунчу сап төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

«	13331630	Баткен облусунун чек ара аймактарында жашаган пенсионерлерге компенсациялык төлөмдөр	»;
---	----------	--	----

- үч жүз жетимиш үчүнчү сап төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

«	14121300	Финансылык эмес активдердин эсебинен мамлекеттик, муниципалдык акциялардын пакетине кошуп эсептелген дивиденддер	»;
---	----------	--	----

- үч жүз сексен үчүнчү сап алып салынсын;
- үч жүз сексен төртүнчү жана үч жүз сексен бешинчи саптар төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

«	14152310	Айыл чарба өндүрүшүндөгү жоготуулардын жана чыгымдардын ордун толтуруудан республикалык бюджетке төлөм	»;
	14152320	Токой чарба өндүрүшүнүн жоготууларынын жана зыяндарынын ордун толтуруудан республикалык бюджетке төлөм	»;

- үч жүз сексен бешинчи сап төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

«	14152500	Жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорунун тилкесинде жана жол боюнда жайгашкан жер участкторун ижарага берүүдөн төлөм эске алынат	»;
---	----------	--	----

- төрт жүз он алтынчы сапта «14222700» деген код «14222710» деген код менен алмаштырылсын;
- төрт жүз он жетинчи сап төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

«	14222720	Автомобиль жана суу транспорту чөйрөсүндө лицензияларды жана уруксаттарды берүүдө мамлекеттик алымды алуудан түшкөн каражаттар	»;
---	----------	--	----

- төрт жүз жыйырма экинчи сапта «14224100» деген код «14224110» деген код менен алмаштырылсын;
- төрт жүз жыйырма үчүнчү сап төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

«	14224120	Автомобилтранспорти каражаттарды каттоо үчүн жыйымдар	»;
---	----------	---	----

- төрт жүз жыйырма жетинчи сапта «14224500» деген код «14224510» деген код менен алмаштырылсын;
- төрт жүз жыйырма сегизинчи сап төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

«	14224520	Автотранспорт каражаттарынын алдыңкы эшиктеринин каптал айнектерин караңгылатууга уруксат берүү үчүн жыйым	»;
---	----------	--	----

- беш жүз жыйырма бешинчи сап төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

«	14311150	Жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдору менен жүрүү үчүн транспорт каражаттарынын белгиленген салмак-габариттик параметрлеринин ченемдерин сактабоосу (ашыруу) үчүн айыптар	»;
---	----------	---	----

- беш жүз жыйырма жетинчи сапта «14311400» деген код «14311410» деген код менен алмаштырылсын;
- беш жүз жыйырма сегизинчи жана беш жүз жыйырма тогузунчу саптар төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

«	14311420	«Коопсуз шаар» боюнча айыптар	»;
	14311430	«Коопсуз шаар» боюнча туумдар, айыптар боюнча финансылык санкциялар	»;

- беш жүз кырк сегизинчи сап төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

«	14511130	Финансылык эмес активдердин эсебинен мамлекеттин пайдасына айлантылган кирешелер	»;
---	----------	--	----

- беш жүз элүүнчү жана беш жүз элүү биринчи саптар төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

«	14511500	Негизги каражаттардын кайтарымыз түшүшү	»;
	14511600	Запастардын кайтарымыз түшүшү	»;

- беш жүз элүү үчүнчү – беш жүз элүү алтынчы саптар төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

«	14512200	МТПФга мамлекеттик эмес пенсиялык фонддордон пенсиялык топтомго каражаттарынын түшүшү	»;
	1452	Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондунан бюджетке акча каражаттардын түшүүсү	»;
	14521	Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондунан бюджетке акча каражаттардын түшүүсү	»;
	14521100	Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондунан бюджетке акча каражаттардын түшүүсү	»;

- 1-главада (Кирешелердин классификациясын колдонуу тартиби):
- отуз бешинчи абзацта «(11126)» деген сөздөн кийин «, оюн-зоок ишине салык (11127)» деген сөздөр менен толукталсын;
- кыркынчы абзацта «Ыктыярдуу» деген сөз алып салынсын;
- кырк биринчи абзац алып салынсын;
- кырк сегизинчи – элүү үчүнчү абзацтар төмөнкүдөй мазмунда толукталсын: «11127 Оюн-зоок ишине салык
111271 Оюн-зоок ишине салык
11127110 Казино оюн-зоок ишине салык
11127120 Компьютердик симуляторлордун оюн автоматтарынын оюн-зоок ишине салык
11127130 Букмекердик конторанын оюн-зоок ишине жана тотализаторго салык
11127140 Онлайн казинолордун жана электрондук (виртуалдык) казинолордун оюн-зоок ишине салык»;
- жүз отуз бешинчи абзац төмөнкүдөй мазмунда толукталсын: «- (11611300) элементинде салык карызын төлөөдөн финансылык эмес активдер түрүндө алынган кирешелер эске алынат»;
- эки жүз үчүнчү абзац төмөнкүдөй мазмунда толукталсын: «13331630 Баткен облусунун чек ара аймактарында жашаган пенсионерлерге компенсациялык төлөмдөр»;
- эки жүз элүү экинчи абзац төмөнкүдөй мазмунда толукталсын: «14121300 Финансылык эмес активдердин эсебинен мамлекеттик, муниципалдык акциялар пакети боюнча чегерилген дивиденддер түрүндө алынган кирешелер эсепке алынат»;
- эки жүз алтымыш экинчи абзацта «14152300 Айыл чарба жана токой чарба өндүрүшүндөгү жоготуулардын жана чыгымдардын ордун толтуруудан республикалык бюджетке төлөм эсепке алынат» деген сөздөр «14152310 Айыл чарба өндүрүшүндөгү жоготуулардын жана чыгымдардын ордун толтуруудан республикалык бюджетке төлөм эсепке алынат» деген сөздөр менен алмаштырылсын;
- эки жүз алтымыш үчүнчү абзац төмөнкүдөй мазмунда толукталсын: «14152320 Токой чарба өндүрүшүнүн жоготууларынын жана зыяндарынын ордун толтуруудан республикалык бюджетке төлөм эсепке алынат»;
- эки жүз алтымыш бешинчи абзац төмөнкүдөй мазмунда толукталсын: «14152500 Жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорунун тилкесинде жана жол боюнда жайгашкан жер участкторун ижарага берүүдөн төлөм эске алынат»;



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИНИН 2017-ЖЫЛДЫН 21-ДЕКАБРЫНДАГЫ №161-Б «КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БЮДЖЕТТИК КЛАССИФИКАЦИЯСЫН БЕКИТҮҮ ТУУРАЛУУ» БУЙРУГУНА ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ КИРГИЗҮҮ ЖӨНҮНДӨ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИНИН БУЙРУГУ

(Башталышы 7-бетте)

- үч жүзүнчү абзацта «14222700» деген код «14222710» деген код менен алмаштырылсын;
- үч жүз биринчи абзац төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:
«14222720 Автомобиль жана суу транспорту чөйрөсүндө лицензияларды жана уруксаттарды берүүдө мамлекеттик алымды алуудан түшкөн каражаттар эске алынат»;

- үч жүз жетинчи абзацта «14224100 Автомототранспорттук каражаттарды жана» деген сөздөр «14224110» деген сөз менен алмаштырылсын;
- үч жүз сегизинчи абзац төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:
«14224120 Автомототранспорттук каражаттарды каттоо үчүн жыйымдар эске алынат»;

- үч жүз он экинчи абзацта «14224500» деген код «14224510» деген код менен алмаштырылсын;
- үч жүз он үчүнчү абзац төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:
«14224520 Автотранспорт каражаттарынын алдыңкы эшиктеринин каптал айнектерин караңгылатууга уруксат берүү үчүн жыйым эсепке алынат»;

- төрт жүз он биринчи абзац төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:
«14311150 Жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдору менен жүрүү үчүн транспорт каражаттарынын белгиленген салмак-габариттик параметрлеринин ченемдерин сактабоосу (ашыруу) үчүн айыптар»;

- төрт жүз он үчүнчү абзацта «14311400» деген код «14311410» деген код менен алмаштырылсын;
- төрт жүз он төртүнчү жана төрт жүз он бешинчи абзацтар төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

«14311420 «Коопсуз шаар» компонентин ишке ашыруунун алкагында, аппараттык-программалык комплексти колдонуу менен эсепке алынган Жол кыймылынын жана транспорт каражаттарын эксплуатациялоонун эрежелерин бузуулар үчүн айыптар эсепке алынат

14311430 Туумдар, айыптар боюнча финансылык санкциялар «Коопсуз шаар» компонентин ишке ашыруунун алкагында аппараттык-программалык комплексти колдонуу менен эсепке алынган Жол кыймылынын жана транспорт каражаттарын эксплуатациялоо эрежелерин бузгандыгы үчүн өндүрүлгөн айыптарды өз убагында төлөбөгөндүгү үчүн каражаттарды камтыйт»;

- төрт жүз отуз бешинчи абзацта «кирешелерди» деген сөздөн кийин «, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондунан бюджетке акча каражаттарынын түшүүсүн» деген сөздөр менен толукталсын;

- төрт жүз кыркынчы абзац төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:
«14511130 Финансылык эмес активдердин эсебинен мамлекеттин пайдасына айлантылган кирешелер эсепке алынат»;

- төрт жүз кырк экинчи жана төрт жүз кырк үчүнчү абзацтар төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

«14511500 Негизги каражаттар түрүндө алынган кирешелер эсепке алынат

14511600 Запастар түрүндөгү кайтарымыз түшүүлөр эске алынат»;

- төрт жүз кырк бешинчи – төрт жүз кырк сегизинчи абзацтар төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:
«14512200 МТПФга мамлекеттик эмес пенсиялык фонддордон пенсиялык топтомго каражаттарынын түшүүсү. Пенсиялык топтомго каражаттарын төлөө үчүн мамлекеттик эмес пенсиялык фонддордон Мамлекеттик топтомго пенсиялык фондуна түшкөн пенсиялык топтомго каражаттар эске алынат

1452 Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондунан бюджетке акча каражаттардын түшүүсү

14521 Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондунан бюджетке акча каражаттардын түшүүсү

14521100 Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондунан бюджетке акча каражаттарынын түшүүсү. Каражаттар Кыргыз Республикасынын Президенти аныктаган Турукташтыруу фондун түзүү жана пайдалануу тартибине ылайык бюджетке которулат.»;

2) 2-главада (Чыгашалардын экономикалык классификациясы):

- алтымыш төртүнчү сап төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

« 22154400 Курстук айырмага байланышкан чыгымдар »;

- жүз токсон сегизинчи сап төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

« 26313630 Баткен облусунун чек ара аймактарында жашаган пенсионерлерге компенсациялык төлөмдөр »;

- эки жүз жыйырманчы сап төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

« 27111600 Судьяларга ыйгарым укуктары токтотулганда бир жолку жөлөкпүлдөрдү төлөө »;

- эки жүз кырк биринчи сапта «кызматчыларына» деген сөздөн кийин «, укук коргоо органдарынын кызматкерлерине жана судьяларына» деген сөздөр менен толукталсын;

- эки жүз сексен экинчи сап төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

« 28251300 Мамлекеттик эмес пенсиялык фонддорго пенсиялык топтомго каражаттарын өткөрүп берүү »;

- эки жүз токсон бешинчи – эки жүз токсон сегизинчи саптар төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

« 283 Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондуна акча каражаттарды которуу »;

2831 Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондуна акча каражаттарды которуу »;

28311 Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондуна акча каражаттарды которуу »;

28311100 Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондуна акча каражаттарды которуу »;

28311100 Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондуна акча каражаттарды которуу »;

- 2-главада (Чыгымдардын экономикалык классификациясын колдонуу тартиби):

- жүз элүү алтынчы абзац төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

«22154400 Курстук айырмага байланышкан чыгымдарга СДРди чет өлкө валютасына конвертациялоо боюнча чыгашалар кирет»;

- эки жүз жетимиш биринчи абзац төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

«26313630 Баткен облусунун чек ара аймактарында жашаган пенсионерлерге компенсациялык төлөмдөр»;

- эки жүз токсон экинчи абзац төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

«27111600 Судьяларга ыйгарым укуктары токтотулганда бир жолку жөлөкпүлдөрдү төлөөгө, эгерде судья белгиленген курактын чегине жеткен болсо, белгиленген судьялык иш стажы бар болсо, ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаганына байланыштуу, ыйгарым укуктары токтотулганда судьяларга судья болуп иштеген ар бир толук жылы үчүн, акыркы кызмат орду боюнча орточо айлык эмгек акысынын негизинде, бирок анын жылдык эмгек акысынан кем эмес төлөмдөр боюнча чыгашалар кирет.»;

- үч жүз он үчүнчү абзацта «кызматчыларына» деген сөздөн кийин «, укук коргоо органдарынын кызматкерлерине жана судьяларына» деген сөздөр менен толукталсын;

- үч жүз алтымыш жетинчи абзац төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

«28251300 Мамлекеттик эмес пенсиялык фонддорго пенсиялык топтомго каражаттарын өткөрүп берүү, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Мамлекеттик топтомго пенсиялык фондго өткөрүп берилген пенсиялык топтомго каражаттарын кайтарып берүү үчүн каражаттар эске алынат»;

- үч жүз жетимиш тогузунчу абзацта «Топтолгон финансылык резервдер – топтолуучу жана өлкөнүн экономикасын жумшартууга жана мамлекеттик бюджетти тең салмактоого багытталган мамлекеттин ресурстарын камтыйт» деген сөздөр «Республикалык бюджеттин ресурстары түшпөй калган (кем түшкөн) учурда бюджеттин туруктуулугун камсыз кылуу үчүн каралган топтолгон финансылык резервдер. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин ченемдик укуктук актыларына жана тескемелерине ылайык республикалык бюджеттин чыгашаларын каржылоого багытталышы мүмкүн» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- үч жүз сексенинчи – үч жүз сексен экинчи абзацтар төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:
«2831 Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондуна акча каражаттарды которуу беренесин камтыйт»;

28311 Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондуна акча каражаттарды которуу, төмөнкү элементти камтыйт:

28311100 Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондуна акча каражаттарды которуу – Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондуна которулуучу, аны түзүү булактары болуп саналган акча каражаттары кирет. Каражаттар Кыргыз Республикасынын Президенти аныктаган Турукташтыруу фондун түзүү жана пайдалануу тартибине ылайык которулат»;

3) 3-главада (Активдер жана милдеттенмелер менен аткарылгандардын классификациясы):

- эки жүз кырк экинчи сапта «Топтолгон финансылык резервдер» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фонду» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- эки жүз кырк үчүнчү – эки жүз кырк бешинчи саптарда «Топтолгон финансылык резервдер» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондунан акча каражаттардын түшүүлөрү» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- эки жүз кырк алтынчы жана эки жүз кырк жетинчи саптар төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

« 321812 Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондуна акча каражаттарды которуу »;

32181210 Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондуна акча каражаттарды которуу »;

3-главада (Активдер жана милдеттенмелер боюнча амалдардын классификациясын колдонуу тартиби):

- эки жүз жетимиштинчи абзацта «сатууну» деген сөздөн кийин «, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондунан акча каражаттары менен операцияларды» деген сөздөр менен толукталсын;

- эки жүз жетимиш алтынчы абзац төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:
«- Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондуна акча каражаттарды которуу жана андан акча каражаттардын түшүүлөрү.»;

- үч жүз жыйырма сегизинчи абзацта «Топтолгон финансылык резервдер» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фонду» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- үч жүз жыйырма тогузунчу абзацта «Топтолуучу жана өлкөнүн экономикасын жумшартууга жана мамлекеттик бюджетти тең салмактоого багытталган мамлекеттин финансылык каражаттарын камтыйт» деген сөздөр «Бул берене Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондунан бюджетке акча каражаттардын түшүүлөрүн жана Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондуна акча каражаттардын которууларын камтыйт» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- үч жүз отузунчу жана үч жүз отуз биринчи абзацтарда «Топтолгон финансылык резервдер» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондунан бюджетке акча каражаттардын түшүүлөрү» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- үч жүз отуз экинчи абзац төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

«Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондунан бюджетке түшкөн каражаттарды камтыйт. Каражаттар бюджетке Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан аныкталуучу Турукташтыруу фондун түзүүнүн жана пайдалануунун тартибине ылайык чегерилет»;

- үч жүз отуз экинчи абзацта «Топтолгон финансылык резервдер» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондунан бюджетке акча каражаттардын түшүүлөрү» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- үч жүз отуз үчүнчү – үч жүз отуз бешинчи абзацтар төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:
«321812 Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондуна акча каражаттарды которуу

- Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондуна которулуучу акча каражаттарын камтыйт. Каражаттар Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан аныкталуучу Турукташтыруу фондун түзүүнүн жана пайдалануунун тартибине ылайык которулат

32181210 Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фондуна акча каражаттарды которуу»;

4) 4-главада (Функционалдык классификация):

- эки жүзүнчү сап төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

« 70863 Эс алуу, спорт, маданият жана дин маселелери боюнча башка кызмат көрсөтүүлөр »;

- 4-главада (Функционалдык классификациясын колдонуу тартиби):

- беш жүз алтымыш экинчи жана беш жүз алтымыш үчүнчү абзацтар төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

«70863 Эс алуу, спорт, маданият жана дин маселелери боюнча башка кызмат көрсөтүүлөр - эс алуу, спорт, маданият жана дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдардын кадрдык потенциалды жогорулатуу, материалдык-техникалык жана социалдык базасын өнүктүрүү жана чыңдоо боюнча иш-чараларга жетекчилик, башкаруу жана колдоо көрсөтүү»;

5) 5-главада (Ведомстволук классификация):

- тогузунчу сап төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

« 12710 Кыргыз Республикасынын Президентинин фонду »;

- он жетинчи сап төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

« 15150 Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасына караштуу Социалдык-экономикалык жана административдик объектерди куруу, реконструкциялоо боюнча мамлекеттик дирекцияны түзүү жөнүндө »;

- кырк алтынчы сап төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

« 22620 Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Ченем жаратуу жана мыйзамдын үстөмдүгү институту »;

- алтымыш тогузунчу сап төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

« 25130 Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Ички аудит кызматы »;

- жетимиш бешинчи сап төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

« 25630 Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик салык кызматынын алдындагы «Салык сервис» мамлекеттик мекемеси »;

- сексен экинчи жана сексен үчүнчү саптар төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

« 26310 Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги (МЖӨ долбоорлорунун шарттуу милдеттенмелери) »;



**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИНИН 2017-ЖЫЛДЫН
21-ДЕКАБРЫНДАГЫ №161-Б «КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БЮДЖЕТТИК КЛАССИФИКАЦИЯСЫН
БЕКИТҮҮ ТУУРАЛУУ» БУЙРУГУНА ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ КИРГИЗҮҮ ЖӨНҮНДӨ**

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИНИН
БУЙРУГУ**

(Башталышы 8-бетте)

26410	Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги (Кыргыз Республикасынын бюджеттик тутумунун бюджеттеринин убактылуу эркин каражаттары)	»;
-------	---	----

- токсон биринчи сап төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

« 26680	Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги («Региондорду өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүк фонду» коомдук фондуна кайтарылуучу каражаттар)	»;
---------	--	----

- токсон үчүнчү сап төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

« 26740	Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги (Баткен облусун өнүктүрүү программасы жана аны ишке ашыруунун жол картасы)	»;
---------	---	----

- токсон төртүнчү сап төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

« 26820	Кыргыз Республикасынын Турукташтыруу фонду	»;
---------	--	----

- жүз биринчи сапта «караштуу» деген сөздөн кийин «Кыргыз» деген сөз менен толукталсын;

- жүз он бешинчи жана жүз он алтынчы саптарда «Министрлер Кабинетине караштуу» деген сөздөр алып салынсын;

- жүз сексенинчи жана жүз сексен биринчи саптарда «Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук кызматы» деген сөздөр «Ветеринардык кызматы» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- жүз сексен жетинчи – жүз сексен тогузунчу саптар төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

« 42	Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги	»;
42120	Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги	
42221	И.Абдраимов атындагы кыргыз авиация институту	

- жүз токсонунчу сап төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

« 43130	Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Жол фонду	»;
---------	--	----

- жүз токсон экинчи сап алып салынсын;

- жүз токсон үчүнчү жана жүз токсон төртүнчү саптарда «автомобиль, суу транспорту жана салмакгабариттүү контролдоо» деген сөздөр «Жерде жүрүүчү жана суу транспорту» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- жүз токсон бешинчи сап алып салынсын;

- эки жүз он сегизинчи сап төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

« 45520	««Бишкек-Сити» эл аралык ишкердик борборун куруу» долбоорун ишке ашыруу боюнча мамлекеттик дирекция	»;
---------	---	----

- эки жүз жыйырма бешинчи жана эки жүз жыйырма алтынчы саптарда «тил» деген сөздөн кийин «жана тил саясаты» деген сөздөр менен толукталсын;

- эки жүз отуз жетинчи – эки жүз отуз тогузунчу саптар төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

« 56	Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Этил спиртин, алкогольдук продукцияларды өндүрүүнү жана жүгүртүүнү контролдоо боюнча мамлекеттик агенттик	»;
56110	Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Этил спиртин, алкогольдук продукцияларды өндүрүүнү жана жүгүртүүнү контролдоо боюнча мамлекеттик агенттик (аппарат)	
56120	Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Этил спиртин, алкогольдук продукцияларды өндүрүүнү жана жүгүртүүнү контролдоо боюнча мамлекеттик агенттик (ведомстволук мекемелер)	

- эки жүз отуз жетинчи – эки жүз кыркынчы саптарда «Министрлер Кабинетине караштуу Инвестициялар жана өнүктүрүү боюнча агенттик (КАДИ)» деген сөздөр «Президентине караштуу Инвестициялар боюнча улуттук агенттик» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- эки жүз элүү үчүнчү жана эки жүз элүү төртүнчү саптар төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

« 61	Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы	»;
61110	Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы (аппарат)	

- эки жүз жетимиш сегизинчи сап төмөнкүдөй мазмунда толукталсын:

« 69420	Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу «Түндүк» мамлекеттик мекемеси	»;
---------	--	----

- эки жүз сексенинчи жана эки жүз сексен биринчи саптарда «Республикасынын» деген сөздөн кийин «Президентине караштуу» деген сөздөр менен толукталсын;

- үч жүз биринчи жана үч жүз экинчи саптар алып салынсын.

2. Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин Борбордук казыналыгына:

- ушул буйрукту каттаган күндөн тартып үч жумуш күндүн ичинде «Эркин-Тоо» гезитине жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин, Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин расмий веб-сайттарына мамлекеттик жана расмий тилдерде жарыяласын;

- буйрук күчүнө кирген күндөн тартып үч жумуш күндүн ичинде буйруктун көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине жиберилсин;

- ченемдик укуктук актылардын Мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн ушул буйрукту расмий жарыяланган күндөн тартып үч жумуш күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жиберсин.

3. Иш кагаздарын жүргүзүү жана аткарылышын көзөмөлдөө бөлүмү ушул буйрукту Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин бардык түзүмдүк, ведомстволук бөлүмдөрүнө жана аймактык башкармалыктарына билдирсин.

4. Бул буйрук расмий жарыяланууга тийиш жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр киргизилгенден кийин күчүнө кирет.

5. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо министрдин орун басары – Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук казыналыгынын директору У.О.Даникеевге жүктөлсүн.

Министр

А.К.БАКЕТАЕВ

Бишкек шаары, 2022-жылдын 3-ноябры, №172-Б

ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА №161-П

В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики государственным органам и исполнительным органам местного самоуправления» от 15 сентября 2014 года №530

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Бюджетную классификацию, утвержденную приказом Министерства финансов Кыргызской Республики «Об утверждении Бюджетной классификации Кыргызской Республики» от 21 декабря 2017 года №161-П, следующие изменения:

1) в главе 1 (Классификация доходов):

- в строке девятнадцатой исключить слово «добровольного»;

- строку двадцатую исключить;

- дополнить строками двадцать седьмой – тридцать второй следующего содержания:

« 11127	Налог на игорную деятельность	»;
111271	Налог на игорную деятельность	
11127110	Налог на игорную деятельность казино	
11127120	Налог на игорную деятельность игровых автоматов компьютерных симуляторов	
11127130	Налог на игорную деятельность букмекерской конторы и тотализатора	
11127140	Налог на игорную деятельность онлайн-казино и электронных (виртуальных) казино	

- в строке пятьдесят девятой исключить слова «и ликероводочные изделия, слабоалкогольные напитки»;

- в строке шестидесятой до слов «крепленые напитки» дополнить словами «Ликероводочные изделия, слабоалкогольные напитки»;

- в строке шестьдесят третьей слова «Вино игристое, включая шампанское» заменить словами «Вина игристые, включая вино газированное и шампанское»;

- в строке шестьдесят восьмой слова «Табачные изделия» заменить словом «Сигареты»;

- в строке шестьдесят девятой слова «Табачные изделия без фильтра» заменить словами «Сигареты без фильтра, папиросы»;

- дополнить строками семьдесят четвертой и семьдесят пятой следующего содержания:

« 11421270	Сигареты электронные и аналогичные индивидуальные электрические испарительные устройства (электронные системы доставки никотина)	»;
11421280	Одноразовые электронные системы доставки никотина с никотиновой жидкостью в одном корпусе	

- строку восемьдесят шестую исключить;

- дополнить строками восемьдесят восьмой и восемьдесят девятой следующего содержания:

« 114215	Безалкогольные напитки	»;
11421510	Тонизирующие (энергетические) безалкогольные напитки	

- в строке девяносто первой исключить слова «и ликероводочные изделия, слабоалкогольные напитки»;

- в строке девяносто второй до слов «крепленые напитки» дополнить словами «Ликероводочные изделия, слабоалкогольные напитки»;

- в строке девяносто пятой слова «Вино игристое, включая шампанское» заменить словами «Вина игристые, включая вино газированное и шампанское»;

- в строке сотой слова «Табачные изделия» заменить словом «Сигареты»;

- в строке сто первой слова «Табачные изделия без фильтра» заменить словами «Сигареты без фильтра, папиросы»;

« 11423270	Сигареты электронные и аналогичные индивидуальные электрические испарительные устройства (электронные системы доставки никотина)	»;
11423280	Одноразовые электронные системы доставки никотина с никотиновой жидкостью в одном корпусе	

- строку сто восемнадцатую исключить;

- дополнить строками сто двадцатой и сто двадцать первой следующего содержания:

« 114235	Безалкогольные напитки	»;
11423510	Тонизирующие (энергетические) безалкогольные напитки	

- в строке сто двадцать третьей исключить слова «и ликероводочные изделия, слабоалкогольные напитки»;

- в строке сто двадцать четвертой до слов «крепленые напитки» дополнить словами «Ликероводочные изделия, слабоалкогольные напитки»;

- в строке сто двадцать пятой исключить слова «и виноматериалы»;

- в строке двадцать седьмой слова «Вино игристое, включая шампанское» заменить словами «Вина игристые, включая вино газированное и шампанское»;

- в строке тридцатой слова «Ликероводочные изделия» заменить словами «Виноматериалы»;

- в строке сто тридцать второй слова «Табачные изделия» заменить словом «Сигареты»;

- в строке сто тридцать третьей слова «Табачные изделия без фильтра» заменить словами «Сигареты без фильтра, папиросы»;

- дополнить строками сто тридцать восьмой и сто тридцать девятой следующего содержания:

« 11424270	Сигареты электронные и аналогичные индивидуальные электрические испарительные устройства (электронные системы доставки никотина)	»;
------------	--	----

(Продолжение на 10-стр.)



ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА №161-П

(Начало на 9-стр.)

11424280	Одноразовые электронные системы доставки никотина с никотиновой жидкостью в одном корпусе	»;
- дополнить строками сто пятьдесят первой и сто пятьдесят второй следующего содержания:		
114245	Безалкогольные напитки	»;
11424510	Тонизирующие (энергетические) безалкогольные напитки	»;
- дополнить строкой двести семьдесят первой следующего содержания:		
11611300	Налоги полученные в виде нефинансовых активов	»;
- дополнить строкой триста тридцатой следующего содержания:		
13331630	Компенсационные выплаты пенсионерам, проживающим в приграничных территориях Баткенской области	»;
- дополнить строкой триста семьдесят третьей следующего содержания:		
14121300	Дивиденды, начисленные на государственный, муниципальный пакет акций за счет нефинансовых активов	»;
- строку триста восемьдесят третью исключить;		
- дополнить строками триста восемьдесят четвертой и триста восемьдесят пятой следующего содержания:		
14152310	Плата в республиканский бюджет от возмещения потерь и убытков сельскохозяйственного производства	»;
14152320	Плата в республиканский бюджет от возмещения потерь и убытков лесохозяйственного производства	»;
- дополнить строкой триста восемьдесят пятой следующего содержания:		
14152500	Плата от передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог общего пользования	»;
- в строке четыреста шестнадцатой код «14222700» заменить кодом «14222710»;		
- дополнить строкой четыреста семнадцатой следующего содержания:		
14222720	Средства от взимания государственной пошлины при выдаче лицензий и разрешений в сфере автомобильного и водного транспорта	»;
- в строке четыреста двадцать второй код «14224100» заменить кодом «14224110»;		
- дополнить строкой четыреста двадцать третьей следующего содержания:		
14224120	Сборы за регистрацию автотранспортных средств	»;
- в строке четыреста двадцать седьмой код «14224500» заменить кодом «14224510»;		
- дополнить строкой четыреста двадцать восьмой следующего содержания:		
14224520	Сбор за выдачу разрешения на тонирование боковых стекол передних дверей транспортных средств	»;
- дополнить строкой пятьсот двадцать пятой следующего содержания:		
14311150	Штрафы за несоблюдение (превышение) установленных допустимых норм весогабаритных параметров транспортных средств для проезда по автомобильным дорогам общего пользования	»;
- в строке пятьсот двадцать седьмой код «14311400» заменить кодом «14311410»;		
- дополнить строками пятьсот двадцать восьмой и пятьсот двадцать девятой следующего содержания:		
14311420	Штрафы за «Безопасный город»	»;
14311430	Пени, финансовые санкции по штрафам за «Безопасный город»	»;
- дополнить строкой пятьсот сорок восьмой следующего содержания:		
14511130	Доходы, обращенные в пользу государства за счет нефинансовых активов	»;
- дополнить строками пятьсот пятидесятой и пятьсот пятьдесят первой следующего содержания:		
14511500	Безвозмездное поступление основных средств	»;
14511600	Безвозмездное поступление запасов	»;
- дополнить строками пятьсот пятьдесят третьей – пятьсот пятьдесят шестой следующего содержания:		
14512200	Поступление средств пенсионных накоплений в ГНПФ от негосударственных пенсионных фондов	»;
1452	Поступления денежных средств в бюджет из Стабилизационного фонда Кыргызской Республики	»;
14521	Поступления денежных средств в бюджет из Стабилизационного фонда Кыргызской Республики	»;
14521100	Поступления денежных средств в бюджет из Стабилизационного фонда Кыргызской Республики	»;
- в главе 1 (Указания по применению классификации доходов):		
- в абзаце тридцать пятом после слова «(11126)» дополнить словами «, налог на игорную деятельность (11127)»;		
- в абзаце сороковом исключить слово «добровольного»;		
- сорок первый абзац исключить;		
- дополнить абзацами сорок восьмым – пятьдесят третьим следующего содержания:		
«11127 Налог на игорную деятельность		
111271 Налог на игорную деятельность		
11127110 Налог на игорную деятельность казино		
11127120 Налог на игорную деятельность игровых автоматов компьютерных симуляторов		
11127130 Налог на игорную деятельность букмекерской конторы и тотализатора		
11127140 Налог на игорную деятельность онлайн-казино и электронных (виртуальных) казино»;		
- дополнить абзацем сто тридцать пятым следующего содержания:		
«- по элементу (11611300) учитываются поступления, полученные в виде нефинансовых активов за счет погашения задолженности по налогам»;		
- дополнить абзацем двести третьим следующего содержания:		
«13331630 Компенсационные выплаты пенсионерам, проживающим в приграничных территориях Баткенской области»;		
- дополнить абзацем двести пятьдесят вторым следующего содержания:		
«14121300 Учитываются доходы, полученные в виде дивидендов, начисленные на государственный, муниципальный пакет акций за счет нефинансовых активов»;		

- в абзаце двести шестьдесят втором слова «14152300 Учитывается плата в республиканский бюджет от возмещения потерь и убытков сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства» заменить словами «14152310 Учитывается плата в республиканский бюджет от возмещения потерь и убытков сельскохозяйственного производства»;		
- дополнить абзацем двести шестьдесят третьим следующего содержания:		
«14152320 Учитывается плата в республиканский бюджет от возмещения потерь и убытков лесохозяйственного производства»;		
- дополнить абзацем двести шестьдесят пятым следующего содержания:		
«14152500 Учитывается плата от передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог общего пользования»;		
- в абзаце трехсотом код «14222700» заменить кодом «14222710»;		
- дополнить абзацем триста первым следующего содержания:		
«14222720 Учитываются средства от взимания государственной пошлины при выдаче лицензий и разрешений в сфере автомобильного и водного транспорта»;		
- в абзаце триста седьмом слова «14224100 Учитываются сборы за государственную регистрацию, в том числе учитываются сборы за регистрацию автотранспортных средств и» заменить словами «14224110 Учитываются сборы за государственную регистрацию, в том числе учитываются сборы за регистрацию»;		
- дополнить абзацем триста восьмым следующего содержания:		
«14224120 Учитываются сборы за регистрацию автотранспортных средств»;		
- в абзаце триста двенадцатом код «14224500» заменить кодом «14224510»;		
- дополнить абзацем триста тринадцатым следующего содержания:		
«14224520 Учитывается сбор за выдачу разрешения на тонирование боковых стекол передних дверей транспортных средств»;		
- дополнить абзацем четыреста одиннадцатым следующего содержания:		
«14311150 Штрафы за несоблюдение (превышение) установленных допустимых норм весогабаритных параметров транспортных средств для проезда по автомобильным дорогам общего пользования»;		
- в абзаце четыреста тринадцатом код «14311400» заменить кодом «14311410»;		
- дополнить абзацами четыреста четырнадцатым и четыреста пятнадцатым следующего содержания:		
«14311420 Учитываются штрафы взысканные за совершение нарушений Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, зафиксированных с применением аппаратно-программного комплекса, в рамках реализации компонента «Безопасный город»		
14311430 Пени, финансовые санкции по штрафам учитываются денежные средства за несвоевременную оплату штрафов взысканные за совершение нарушений Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, зафиксированных с применением аппаратно-программного комплекса, в рамках реализации компонента «Безопасный город»»;		
- в абзаце четыреста тридцать пятом после слова «144» дополнить словами «, также включает поступления денежных средств в бюджет из Стабилизационного фонда Кыргызской Республики»;		
- дополнить абзацем четыреста сороковым следующего содержания:		
«14511130 Учитываются доходы, обращенные в пользу государства за счет нефинансовых активов»;		
- дополнить абзацами четыреста сорок вторым и четыреста сорок третьим следующего содержания:		
«14511500 Учитываются доходы поступившие в виде основных средств		
14511600 Учитываются безвозмездные поступления в виде запасов»;		
- дополнить абзацами четыреста сорок пятым – четыреста сорок восьмым следующего содержания:		
«14512200 Поступление средств пенсионных накоплений в ГНПФ от негосударственных пенсионных фондов. Учитываются средства пенсионных накоплений, поступившие в Государственный накопительный пенсионный фонд от негосударственных пенсионных фондов для выплаты средств пенсионных накоплений		
1452 Поступления денежных средств в бюджет из Стабилизационного фонда Кыргызской Республики		
14521 Поступления денежных средств в бюджет из Стабилизационного фонда Кыргызской Республики		
14521100 Поступления денежных средств в бюджет из Стабилизационного фонда Кыргызской Республики		
2) в главе 2 (Экономическая классификация расходов):		
- дополнить строкой шестьдесят четвертой следующего содержания:		
22154400	Расходы, связанные с курсовой разницей	»;
- дополнить строкой сто девяносто восьмой следующего содержания:		
26313630	Компенсационные выплаты пенсионерам, проживающим в приграничных территориях Баткенской области	»;
- дополнить строкой двести двадцатой следующего содержания:		
27111600	Выплаты единовременного пособия судьям при прекращении полномочий	»;
- в строке двести сорок первой после слова «военнослужащим» дополнить словами «, сотрудникам правоохранительных органов и судьям»;		
- дополнить строкой двести восемьдесят второй следующего содержания:		
28251300	Передача средств пенсионных накоплений негосударственным пенсионным фондам	»;
- дополнить строками двести девяносто пятой – двести девяносто восьмой следующего содержания:		
283	Перечисления денежных средств в Стабилизационный фонд Кыргызской Республики	»;
2831	Перечисления денежных средств в Стабилизационный фонд Кыргызской Республики	»;
28311	Перечисления денежных средств в Стабилизационный фонд Кыргызской Республики	»;
28311100	Перечисления денежных средств в Стабилизационный фонд Кыргызской Республики	»;
- в главе 2 (Указания по применению экономической классификации расходов):		
- дополнить абзацем сто пятьдесят шестым следующего содержания:		
«22154400 Расходы, связанные с курсовой разницей, относятся расходы при конвертации СПЗ в иностранную валюту»;		
- дополнить абзацем двести семьдесят первым следующего содержания:		
«26313630 Компенсационные выплаты пенсионерам, проживающим в приграничных территориях Баткенской области»;		
- дополнить абзацем двести девяносто вторым следующего содержания:		
«27111600 Выплаты единовременного пособия судьям при прекращении полномочий, относятся расходы на выплаты судьям при прекращении полномочий в связи с достижением предельного возраста, истечением срока полномочий, при наличии установленного стажа судейской работы, из расчета среднемесячной заработной платы по последней должности за каждый полный год работы судьей, но не менее его годовой заработной платы.»;		

(Продолжение на 11-стр.)



ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА №161-П

(Начало на 10-стр.)

- в абзаце триста тринадцатом после слова «военнослужащим» дополнить словами «, сотрудникам правоохранительных органов и судьям»;

- дополнить абзацем триста шестьдесят седьмым следующего содержания:

«28251300 Передача средств пенсионных накоплений негосударственным пенсионным фондам, учитываются средства для возврата средств пенсионных накоплений, переданные в государственный накопительный пенсионный фонд в соответствии с законодательством Кыргызской Республики»;

- в абзаце триста семьдесят девятом слова «- относятся ресурсы государства, подлежащие накоплению и направленные на сглаживание экономики страны и сбалансированность государственного бюджета» заменить словами «, которые предусматриваются для обеспечения устойчивости бюджета в случае выпадений (недопоступлений) ресурсов республиканского бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами и распоряжениями Кабинета Министров Кыргызской Республики»;

- дополнить абзацами триста восьмидесятым – триста восемьдесят вторым следующего содержания:

«2831 Перечисления денежных средств в Стабилизационный фонд Кыргызской Республики, включает подстатью:

28311 Перечисления денежных средств в Стабилизационный фонд Кыргызской Республики, включает следующий элемент:

28311100 Перечисления денежных средств в Стабилизационный фонд Кыргызской Республики - относятся перечисляемые в Стабилизационный фонд Кыргызской Республики денежные средства, являющиеся его источниками формирования. Средства перечисляются в соответствии с Порядком формирования и использования Стабилизационного фонда определяемым Президентом Кыргызской Республики»;

3) в главе 3 (Классификация операций с активами и обязательствами):

- в строке двести сорок второй слова «Накопленные финансовые резервы» заменить словами «Стабилизационный фонд Кыргызской Республики»;

- в строках двести сорок третьей – двести сорок пятой слова «Накопленные финансовые резервы» заменить словами «Поступления денежных средств в бюджет из Стабилизационного фонда Кыргызской Республики»;

- дополнить строками двести сорок шестой и двести сорок седьмой следующего содержания:

« 321812	Перечисления денежных средств в Стабилизационный фонд Кыргызской Республики	»;
32181210	Перечисления денежных средств в Стабилизационный фонд Кыргызской Республики	»;

- в главе 3 (Указания по применению классификации операций с активами и обязательствами):

- в абзаце двести семидесятым после слова «Республики» дополнить словами «, а также операции с денежными средствами Стабилизационного фонда Кыргызской Республики»;

- дополнить абзацем двести семьдесят шестым следующего содержания:

«- перечисления денежных средств в Стабилизационный фонд Кыргызской Республики и поступления денежных средств из него.»;

- в абзаце триста двадцать восьмом слова «Накопленные финансовые резервы» заменить словами «Стабилизационный фонд Кыргызской Республики»;

- в абзаце триста двадцать девятом слова «Относятся финансовые средства государства, подлежащие накоплению и направленные на сглаживание экономики страны и сбалансированность государственного бюджета» заменить словами «Данная статья включает поступления денежных средств в бюджет из Стабилизационного фонда Кыргызской Республики и перечисления денежных средств в Стабилизационный фонд Кыргызской Республики»;

- в абзацах триста тридцатом и триста тридцать первом слова «Накопленные финансовые резервы» заменить словами «Поступления денежных средств в бюджет из Стабилизационного фонда Кыргызской Республики»;

- дополнить абзацем триста тридцать вторым следующего содержания:

«Относятся денежные средства, поступающие в бюджет из Стабилизационного фонда Кыргызской Республики. Средства перечисляются в бюджет в соответствии с Порядком формирования и использования Стабилизационного фонда определяемым Президентом Кыргызской Республики»;

- в абзаце триста тридцать втором слова «Накопленные финансовые резервы» заменить словами «Поступления денежных средств в бюджет из Стабилизационного фонда Кыргызской Республики»;

- дополнить абзацами триста тридцать третьим – триста тридцать пятым следующего содержания:

«321812 Перечисления денежных средств в Стабилизационный фонд Кыргызской Республики

- Относятся перечисляемые в Стабилизационный фонд Кыргызской Республики денежные средства. Средства перечисляются в соответствии с Порядком формирования и использования Стабилизационного фонда определяемым Президентом Кыргызской Республики

32181210 Перечисления денежных средств в Стабилизационный фонд Кыргызской Республики»;

4) в главе 4 (Функциональная классификация):

дополнить строкой двухсотой следующего содержания:

« 70863	Прочие услуги по вопросам отдыха, спорта, культуры и религии	»;
---------	--	----

- в главе 4 (Указания по применению функциональной классификации):

- дополнить абзацами пятьсот шестьдесят вторым и пятьсот шестьдесят третьим следующего содержания:

«70863 Прочие услуги по вопросам отдыха, спорта, культуры и религии
- руководство, управление и поддержка мероприятий по повышению кадрового потенциала, развитию и укреплению материально-технической и социальной базы государственных органов в области отдыха, спорта, культуры и религии»;

5) в главе 5 (Ведомственная классификация):

- дополнить строкой девятой следующего содержания:

« 12710	Фонд Президента Кыргызской Республики	»;
---------	---------------------------------------	----

- дополнить строкой семнадцатой следующего содержания:

« 15150	Государственная дирекция по строительству, реконструкции социально-экономических и административных объектов при Управлении делами Президента Кыргызской Республики	»;
---------	---	----

- дополнить строкой сорок шестой следующего содержания:

« 22620	Институт нормотворчества и верховенства права при Министерстве юстиции Кыргызской Республики	»;
---------	--	----

- дополнить строкой шестьдесят девятой следующего содержания:

« 25130	Служба внутреннего аудита при Министерстве финансов Кыргызской Республики	»;
---------	---	----

- дополнить строкой семьдесят пятой следующего содержания:

« 25630	Государственное учреждение «Салык Сервис» при Государственной налоговой службе при Министерстве финансов Кыргызской Республики	»;
---------	--	----

- дополнить строками восемьдесят второй и восемьдесят третьей следующего содержания:

« 26310	Министерство финансов Кыргызской Республики (условные обязательства проектов ГЧП)	»;
26410	Министерство финансов Кыргызской Республики (временно свободные средства бюджетов бюджетной системы Кыргызской Республики)	»;

- дополнить строкой девяносто первой следующего содержания:

« 26680	Министерство финансов Кыргызской Республики (возвратные средства общественному фонду «Фонд социального партнерства по развитию регионов»)	»;
---------	---	----

- дополнить строкой девяносто третьей следующего содержания:

« 26740	Министерство финансов Кыргызской Республики (программа развития Баткенской области и дорожная карта по ее реализации)	»;
---------	---	----

- дополнить строкой девяносто четвертой следующего содержания:

« 26820	Стабилизационный фонд Кыргызской Республики	»;
---------	---	----

- в строке сто первой до слова «центр» дополнить словом «Кыргызский»;

- в строках сто пятнадцатой и сто шестнадцатой исключить слова «при Кабинете Министров»;

- в строках сто восьмидесятой и сто восемьдесят первой слова «Служба по ветеринарной и фитосанитарной безопасности» заменить словами «Ветеринарная служба»;

- дополнить строками сто восемьдесят седьмой – сто восемьдесят девятой следующего содержания:

« 42	Государственное агентство гражданской авиации при Кабинете Министров Кыргызской Республики	»;
42120	Государственное агентство гражданской авиации при Кабинете Министров Кыргызской Республики	»;
42221	Кыргызский авиационный институт им.И.Абдраимова	»;

- дополнить строкой сто девяностой следующего содержания:

« 43130	Дорожный фонд при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики	»;
---------	--	----

- строку сто девяносто вторую исключить;

- в строках сто девяносто третьей и сто девяносто четвертой слова «автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля» заменить словами «наземного и водного транспорта»;

- строку сто девяносто пятую исключить;

- дополнить строкой двести восемнадцатой следующего содержания:

« 45520	Государственная дирекция по реализации проекта «Строительство международного делового центра «Бишкек-Сити»»	»;
---------	---	----

- в строках двести двадцать пятой и двести двадцать шестой после слова «языку» дополнить словами «и языковой политике»;

- дополнить строками двести тридцать седьмой – двести тридцать девятой следующего содержания:

« 56	Государственное агентство по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной продукции при Кабинете Министров Кыргызской Республики	»;
56110	Государственное агентство по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной продукции при Кабинете Министров Кыргызской Республики (аппарат)	»;
56120	Государственное агентство по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной продукции при Кабинете Министров Кыргызской Республики (подведомственные учреждения)	»;

- в строках двести тридцать седьмой – двести сороковой слова «Агентство по инвестициям и развитию (KAD) при Кабинете Министров» заменить словами «Национальное агентство по инвестициям при Президенте»;

- дополнить строками двести пятьдесят третьей и двести пятьдесят четвертой следующего содержания:

« 61	Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики	»;
61110	Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (аппарат)	»;

- дополнить строкой двести семьдесят восьмой следующего содержания:

« 69420	Государственное учреждение «Тундук» при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики	»;
---------	---	----

- в строках двести восьмидесятой и двести восемьдесят первой после слова «исследований» дополнить словами «при Президенте»;

- строки триста первую и триста вторую исключить.

2. Центральному казначейству Министерства финансов Кыргызской Республики:

- в течение трех рабочих дней со дня регистрации опубликовать настоящий приказ на государственном и официальном языках в газете «Эркин-Тоо» и на официальном веб-сайте Кабинета Министров Кыргызской Республики и Министерства финансов Кыргызской Республики;

- в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу направить копию приказа в Кабинет Министров Кыргызской Республики;

- в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования направить настоящий приказ в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов.

3. Отделу делопроизводства и контроля исполнения довести настоящий приказ до всех структурных, подведомственных подразделений и территориальных управлений Министерства финансов Кыргызской Республики.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после внесения изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Государственного классификатора платёжного оборота» от 30 ноября 2007 года №51/4.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра – директора Центрального казначейства Министерства финансов Кыргызской Республики У.О. Даникеева.

Министр

А.К.БАКЕТАЕВ

г.Бишкек, 3 ноября 2022 года, №172-П



ӨНӨР СЕРЕСИНДЕ

Кыргыз Республикасынын эл артисти Назира МАМБЕТОВА:

“СҮЙҮҮ ЖЕКЕ ЖАШООҢДУН ЖАЛТ- ЖУЛТ ЭТИП, КӨЗДҮ УЯЛТКАН ЖАРЫГЫ”



- “Талант жана тагдыр” аттуу Бакен Кыдыкеевага арналган спектаклде баш каарман Бакен эженин ролун ойноп келе жатканыңызга 20 жылга жакын убакыт өтүптүр. Бул роль сиз үчүн өзгөчө болсо керек?

- Бакен Кыдыкееванын ролу, образы мен үчүн ыйык. Бул киши сахнанын жылдызы, көркү, ролдун энеси болгон. Кудай берген таланты менен өзүн-өзү тарбиялап, элдин купулуна толгон актриса. Бакен эженин дараметин, бийиктигин өз деңгээлинде көрсөтүш үчүн менден ушунчалык кылдат мамиле керек болду. Ролду алган күндөрү окшошун деп аракет кылдым. Замандаштарынан, чогуу баскан-турган кесиптештерден сураштырып, ал жөнүндө маалымат топтодум. Анткени, мен Ошто 22 жыл иштеп, Бакен Кыдыкеева Бишкекте болуп, аз эле жолугуп, кандай экенин көп билбей-көрбөй калдым. Акыры ойлонуп, миң аракет кылсам дагы баары бир окшошпоймун, а көрөкчө драматургиянын ички дүйнөсүнө кирейин деп аракет кылдым. А ички дүйнөсүн таптымбы, таппадымбы эл күбө. Бирок, репетиция учурунда дагы, сахнадан дагы акыркы күндөрү аябай окшошуп кетти деп айтып жатышты. Кыдыкеева түшүмө кирген жок, өңүмдө аян берген. Бир күнү түн ичинде жалгыз отуруп алып ролго даярданып жаткам. Текстти жаттап жатам, бир убакта кулагыма Бакен эженин үнү менен сүйлөнүп жаткандай болуп кетти. Анан чочуп кетип тык токтоп калдым. Бир топ отуруп кайра баштадым. Кайра уксам өзүмдүн үнү менен сүйлөдүм, Бакен эженин үнү жок болуп кетиптир. Экинчиси, жаңы премьера болуп жаткан күнү, Бакен эженин замандаштары болгон эже-агалар, Мар Байжиев, Бексултан Жакиев агайлар залда отурат деп уктым. Албетте, ар бир ролго толкунданасың, толкундоосуз иш болбойт. Чыгып баратып “жүр, эже, кеттик” дедим ичимден. А эмне үчүн антип айттым, мен билбейм. Мына, сахнанын ээси бар, кусуру бар, бул чындык. Эмне үчүн “Эже, жүр, кеттик” дегенимди билбеймин.

- Сиз актёрлуктун ырахатына канып жашаган өнөрпозсуз десем болот. Бирок, бир маегиңизде балдарыңыздын чыгармачылыктан алыс

болгонуна сүйүнөрүнүздү билдирисиз?

- Мен ачык-айкын айта алам, бул кесип тозок, аябай татаал, аябай ачуу! Эмнеге тозоктуу экенин айтпаймын. “Андай эле, мындай эле” десем көрүүчүлөрдүн табитин бузуп алам. Сиздер театрдан же кинодон эмгектин үзүрүн гана көрөсүздөр. А үзүрүнө чейин кандай татаал жагдайды, кандай турмушту өткөзөбүз, аны эч ким билбейт. Билбей эле койсун. Мен ошонун ысыгына күйгөн, суугуна тоңгон адаммын. Ошондуктан, балдарымдын чыгармачылыктан алыс болгонуна сүйүнгөнүмдү жашырбаймын.

- “Санниковдун жери” деген фильмде Гошардын ролун ойногонсуз. Чечине турган эпизоду бар экенин укканымда чыр чыгардым деген экенсиз?

- Чыр чыгардым десем, кичине ороюраак болуп калат. Фильмге ролго бекитилгенимде жылаңач чечинесин деп мага эч ким айткан эмес деп каршы болдум. Анткени, бир күнү келишти да “Назира, бутуңа башыңа чейин чечинишиң керек. Биз койноңуңу жулуп алганда сен жылаңач калышың керек” дешти. “Силер мени менен башыңа минтип сүйлөшкөн эмессинер. Жок, чечине албаймын” дедим. Тасма тартыла турган капчыгайда бир саат гана күн тиет экен. “Жетишип калалы, бизди кармаба” деп суранышты. Албетте, чыгармачылык деген чыгармачылык. Мен макул болдум, бирок, алар айткандай жылаңач калган жокмун, өзүңүздөр экрандан көрүп турасыздар.

- Залкар актриса катары айтсаңыз, актрисага эгер “чечин” деген тапшырма берилсе аткарганы туурабы же туура эмеспи?

- Жагдайга жараша... Биздин элибиздин менталитетин дагы ойлош керек. “Ай-ий, Мамбетова чечинип салыптыр” деп элди үркүтүп кереги эмне? Ошого туура, кылдат, профессионалдуу үнү мамиле керек. Чечин десе эле дырдай жылаңач чечинип ийгенде, эл эмне дейт? Эл менен дагы эсептешиш керек. Ар бир кылып жаткан эмгегибиз кыргыз калкы үчүн болгондон кийин алардын табитине жараша болгонубуз жакшы. Биздин эмгегибиз эл үчүн. Ойногон ролубуз менен таалим-тарбия бергенге, идеологиялык жакшы жолго чакырганга аракет кылабыз. Анан, кечиресиз, “залкар” деген

сөзүңүздү көтөрө албаймын. Мен жөнөкөй эле актрисамын. Ал бийик сөздүн мага тиешеси жок, азырынча. Ооба, эмгектенгенди, ар бир ролумду жакшы көрөм. Бардык ролума кылдат мамиле жасайм. Ошонун тыянагын күтөм. Менимче, залкар бул – Чыңгыз Айтматов жана манасчы Саякбай Каралаев. Ушулар залкар деген сөзгө татыктуу.

- Коомубуздун кайсы жерин айыктыргыңыз келет?

- Айрыкча ушул күндөрү элдин бири-бирине кылган мамилесин аябай жактырбай жатам. Биз кызык адамдар экенбиз, эмне үчүн бири-бирибиздин жакшылыгыбызды көрө албайбыз. Бири-бирибизге кылган мамилебиз ыпылас... Көрө албастык деген эмне үчүн өнүгүп кеткен, мен түшүнбөйм. Социалдык желелерди колдонгон кыргыздарга жарашпайт экен. Жакшы бир нерсени окуюн десең эле бири-бирине наалат сөздөрдү жазып, бири-бирин уят сөздөр менен мазактап жатканы. Аларды “кой” дегим келет. А бирок, “эй, баланча, сен кимсиң?” деп, кайра мени мазактаганга даяр. Ошол үчүн унчукпайм. Ажобузду баш кылып, ыпылас сөздөр менен кайрылышат. Буга маданият кызматкерлери бир четинен биз күнөөлүүбүз. Эли-журтубузду маданияттуулукка тарбиялай албай жатабыз. Экинчи чети, мамлекет маданиятка көңүл бөлсө, туура мамиле кылса. Биз бала кезде таза, ыймандуу заманда жашаптырбыз. Ошол заман каякта? Кайда калды?

- Театрда сизге эмнеге каршы болуп жатышат?

- Көрө албастык. Андай адамдар бар. Дал жанымда... А мен бир кезде күйгөн күндөрүм болгон. Алар өздөрүнүн көрө албастыгы менен жашай берсин. Аларга ошол жашоо кызык, кумарлуу! Бул өмүр кыска!.. Адамга адам жакшылык кылып, кыска өмүрдө нуска жана таттуу жашап өтүш керек экен.

- Сиз үчүн сүйүү эмне?

- Ал өзүңдүн жеке жашооңдун көздү уялтып жалт-жулт эткен жарык жагы.

- Сиз сүйдүңүз да ээ, эже?

- Эми... Тирүү жан экенмин го...

- Сүйүүгө кандай мамиле кылдыңыз?



көпүрө менен жүрөбүз. Анткени, баарын сезип турабыз. Керек болсо, жазындагы каакымдын учканын дагы...

- Сиз жөнүндө документалдуу тасма тартканга кызыккан режиссёрлор болдубу?

- Геннадий Базаровдун “Альтернатива” деген мага арналган документалдык телефильми бар. Мен татыктуу болсом дагы бирөө чыгар. Сиздин өмүр баяныңызды тарталы деп былтыр бирөөлөр келишкен. Эмнегедир, кош көңүл мамиле кылып койдум эле. Мен жөнүндө китеп чыгып жатат. Жаңы жылга жакын чыгып калар. Автору театр сынчысы Людмила Молдалиева. Чыгармачылыктын босогосун атаганымга 50 жыл болду. Канча өмүрүм калганын Кудай өзү билет. Мен шашылып жашап жатам, шашылуу пайда болду менде. Дагы бир нерсеге үлгүрүп калсам, дагы бир чыгарма жаратсам деген тилегим бар. А эмне жаратсам?.. Илгери мамлекет бизди колдоп турганда бул же тиги чыгарманы койсом деп тилек кылат элек. Азыр акчага көз каранды болгондон кийин тилегиңдин өтөсүнө чыга аласыңбы, бул да күмөн...

- Мыктылыгыңызды сакташ үчүн эмне кыласыз?

- Акыркы күнгө чейин сахнаны, көрүүчүлөрүмдү, өнөктөштөрүмдү сыйлашым керек. Көрүүчүлөр менин эмгегимди баалаганы келет. Өнөктөштөрүм иштин акыбети кайтыш үчүн мени менен тилектеш, пикирлеш. Мен сахнада ойногум келбейт, жашагым келет. Ошону жанымдагылардан да талап кылам. Туура эмес ойноп жатса, кээде аларды жүдөтүп жиберем. Ар бир ролго өзүңдү тарбиялап, кесипкөйлүк менен мамиле кылышың керек да. Бирөө жаман көрөт, бирөө жакшы көрөт. Ыйык сахнада жашап жатып, ар адамдын ачуу-таттуу, жакшы-жаман тагдырын, психологиялык жактан ача билген деңгээлге жетип калдым го деген оюм бар. Канча роль ойнодум, мейли кинодо болсун, мейли сахнада болсун... Адамдын ички дүйнөсүн аңтарып, изденип жүрүп, актёрлор акыры психолог болуп калат экенбиз.

- Коомчулукка айтар сөзүңүз барбы?

- Айтматовдун китебин, ар бир чыгармасын окуңуздурчы деп айтар элем. Күндө адам болуу татаал, бирок күндө адам болуш керек деп айтып жатат. Айтматовду окуганда бири-бирибиздин жүрөгүбүздү оорутпайт элек. Бири-бирибизди көргө түртпөйт элек.

Афина БАКИРОВА



ОНЛАЙН НАСЫЯНЫН ОҢ ЖАКТАРЫ

Мындан бир жыл мурда жалпыга маалымдоо каражаттарына элге онлайн микрокредиттерди берген Somo.kg компаниясы тууралуу материалдар жарыяланып, укук коргоо органдары анын ишмердүүлүгүн текшерүүгө алган. Ал учурда компания иш-аракеттерин токтотууга аргасыз болгон. Бирок, ушул күндөрдө Somo.kg микрокредит рыногунда иштеп жатат. Somo.kg онлайн кредит берген компания. Ал рынокто 2019-жылдан бери иштеп келет. Эң биринчи насыясын 2020-жылдын октябрында берген. Андыктан биз Somo.kg сайтынын жетекчиси Нуртилек Алимжановго кайрылып, компаниянын ишмердүүлүгү жана келечегин тууралуу маек курдук.

SOMO.KG

КРИЗИСТЕН ЧЫГЫП, КАРДАРЛАРЫ МЕНЕН ИШТЕШЕ БАШТАДЫ

- Нуртилек мырза, бир жыл мурда Somo.kgнин каржылык рыноктон кетиши тууралуу сөздөр айтылган. Чын эле ал ишмердүүлүгүн токтотконбу?

- Жок, андай эмес. Жүз миңден ашуун кыргызстандыктар биздин кардарларыбыз. Ошондуктан биз жабылууга зарылчылык жок деп эсептейбиз. Ооба, өткөн жылы биздин лицензияны көзөмөлдөөчү орган текшерүү мезгилинде убактылуу токтотуп койгон. Бирок бул нормалдуу процесс.

Азыр текшерүүлөр бүткөн. Somo.kgнин лицензиясы 2022-жылдын январында калыбына келтирилген.

Учурда Somo.kg Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык гана иштеп жатат. Буга чейин да мыйзамдардын алкагынан чыкпай иштеген.

- Somo.kgге коюлган дооматтардын бири, кредиттердин үстөк пайызынын жогору болушу болгон. Эмне үчүн сиздердин үстөк пайыз банктарга караганда жогору?

- Кандай гана чакан насыя берген компания болбосун, ишмердүүлүгү ушундай тартипте жүрөт. Ар бир бизнесте акча табуу максат кылынат. Эч ким чыгашага иштебейт. Ар бир төртүнчү же бешинчи кардар насыяны кайтарбай койгондо, бул чыгымдарды башкалардын эсебинен жабууга туура келет. Эми биз кардарларыбыздын жоопкерчилиги да жогорулайт деп турабыз.

Убакыттын өтүшү менен акчаны кайра кайтарып бербей деген ниет менен карыз алгандардын саны азаят деп ишенебиз. Ошондой учурда тарифтер төмөндөйт.

Андан сырткары, ар кандай себептерден улам банктан насыя албагандар бизге кайрылышат. Алар 5-7 миң сомдун аралыгында насыя алышат. Бул учурда төлөм анча чоң эмес сумма – эки жумалык мөөнөткө 700 сом жана бир айга чейин болсо 2 миң сомго чейин. Эгерде кардар насыянын бардык суммасын төлөй албаса, анда аны бир аз төлөм менен мөөнөтүн узартуу мүмкүнчүлүгү ар дайым бар. Айына бир миңден эки миң сомго чейинки төлөмдү көп жылдар бою ипотекалык насыяны төлөп келген жана турак-жайынан ажырап калуу

коркунучунда турган банктык насыя алуучулар менен салыштырууга болбойт.

- Бирок жылдык пайыздык ставкаңыз жүздөгөн пайыздарга чыгып кетпейби?

- Бизде ишмердүүлүгүбүз башкача. Биз кредитти бир жылга бербейбиз, болгону эки жумадан бир айга чейинки мөөнөткө берилет. Мобилдик операторлордон "Ишендүү төлөм" кызматын эстесениз. 5 сомдон 20 сомго чейинки төлөм менен 50 сомдон 100 сомго чейинки каражат балансыңызга үч күнгө чейинки мөөнөткө ала аласыз. Ал эми муну жылдык эсеп менен эсептей турган болсок, эки жарым миң пайыз болот! Бирок уюлдук операторлорду сүткорлукка эч ким айыптабайт. Кредит үч күнгө берилээрин эл түшүнөт, өзүңүз баамдагандай банктардын кредитинен айырмаланып турат. Биздин ишмердүүлүгүбүздө да абал ушундай.

Соңку изилдөөлөр көрсөткөндөй, ар бир алтынчы жашы жеткен кыргызстандык микрокредиттерди берген компаниялардын кызматынан пайдаланган же пайдалануу



максаты бар. Ал эми биздин шарттар дээрлик бирдей.

Эгерде биз кардарга 10 000 сом берип, бир жылдан кийин 30 000 сом кайтарып берүүнү талап кылсак, пайызы жогору деген айыптоолорго кошулат элем. Бирок бизден 10 000 сом алып, эки жумадан кийин 11 миң сом кайтарып берет. Биз адамдарга жардам берип жатабыз. Анткени азыркы тапта, болгондо да акча аябай зарыл болгон адамдар кайрылышат.

- Кредитти кайтарбагандар көпү? Алар менен кантип иштейсиздер?

- Өткөн жылы он миңдеген адамдар кимдир бирөөлөрдүн айткандарына ишенип, Somo.kgге акчасын кайтаруудан баш тартышкан. Ооба, биз бир эле учурда 50 миң насыя алуучуну сотко бере албайбыз. Бирок бул төлөбөй койсо болот экен дегенди билдирбейт. Биз ай сайын соттон каражатты төлөө боюнча миңден ашуун аткаруу ордерлерин алуудабыз.

5-10 миң сомдук карыздын айынан жаран паспортун же айдоочулук күбөлүгүн узарта албайт, мүлкүн каттата албайт, чет өлкөгө чыга албайт жана кредиттик тарыхы бузулат.

Мындай көйгөйлөргө дуушар болгондор, өздөрү келип карыздарын төлөшөт. Бирок бул учурда буга чейинки мамлекеттик алым жана соттук чыгымдарды төлөө менен бирге. Биз кардар өзүнүн каржылык мүмкүнчүлүктөрүн билишине кызыкдарбыз. Ошондуктан биз анализ жүргүзүп, баарына эле насыя бере бербейбиз. Калк арасында каржылык сабаттуулукту жогорулатуу боюнча иштер тынымсыз жүргүзүлүүдө.

- Эл Somo.kgден насыя алгандан кийин кредиттик тарыхы талкаланып, банктан насыя ала албай калганына нааразы болгондуктарын угуп жүрөм...

- Жок, андай эмес. Кардарлар бизге кредиттик тарыхы жок болгондуктан банктар насыя берүүдөн

баш тарткандыктан келишет. Биз кардарларга ансыз эле кредиттерди беребиз жана кредиттерин өз убагында төлөсө, кредиттик тарыхын түзүүгө жардам беребиз. Ооба, бизде насыяны төлөбөгөн кардарлар бар. Алардын кредиттик тарыхы бузулган. Somo.kg "Ишеним" кредиттик бюросунун мүчөсү болуп саналат жана мөөнөтү өтүп кеткен кредиттер тууралуу маалыматтарды берүүгө милдеттүү. Башка кредиттик мекемелер потенциалдуу карыз алуучунун мурунку төлөм тартибин көрүшү керек.

Эгерде адам 5 же 10 миң сом төлөгүсү келбесе, 30 же 60 миң сомдук ипотекалык төлөмдөрдү көтөрө аларына кепилдик кайда?

Кредитти өз убагында төлөш керек. Эгер 2-3 жыл кечиктирип кайтарып берсеңиз, анда кредиттик тарых бузулуп калат. Анткени, негизги идентификатор кечиктирилген күндөрдүн жалпы саны болуп саналат.

- Somo.kgнин кардарлары көп учурда шылуундардын курмандыгы болуп калышкандыгына даттанышат жана компания буга кызыкдар экендигин айтышат.

- Бул компаниянын күнөөсү эмес. Онлайн алдамчылык өлкө боюнча чоң көйгөй. Жакында Лалафо аркылуу эски муздаткычымды саттым. Ар бир үчүнчү билдирүү менин картамды же электрондук капчыктын чоо-жайын алууга аракет кылган шылуундардан келгендер болду.

Алдамчылар биздин кардарларды "тааныштардын" жардамы менен насыя алууга же сумманы көбөйтүүгө жардам бере тургандыктарына ишендирүүгө аракет кылышат. Бул жалган.

Кредит шылуундун эсебине которулуп, ал эми карыз алуучу бир топ көйгөйлөргө кабылат. Анан алданган кардарлардын кредиттерин кечүүгө туура келет. Бирок, мындай учурлар азайып баратат. Бул кубантат.

Эсиңизде болсун! Сиз насыя алуу үчүн дайыма биздин веб-сайтта же компаниянын 20 расмий өкүлчүлүгүнүн бириндеги кызматкерлер аркылуу кайрылышыңыз керек. Ошондой эле шылуундарга жаза чараларын күчөтүүгө чакырабыз. Алар кылмыш жоопкерчилигине тартылса, келечекте шылуундар жоопкерчиликтен коркуп, азаюусуна өбөлгө болмок.

- Компаниянын мындан аркы кадамдары кандай болот?

- Биз Кыргызстанда дагы көп жылдар бою иштөөнү пландап жатабыз, алдыда көптөгөн кызыктуу инновациялык продукцияларды чыгарабыз. Жакынкы келечекте биз кардарларыбызды жаңы кызыктуу сунуштар менен кубантабыз. Бул жылдардын ичинде ишкана бюджетке миллиондогон сомдук салыктарды төктү, колдон келишинче социалдык ишчараларды өткөрүп жатабыз.

Somo.kgнин жүздөн ашык ишенимдүү кызматкерлери жана он миңдеген канааттанган кардарлары бар.

Карызы барлардын миллиондогон портфели бар. Биз жергиликтүү жана эл аралык өнөктөштөр менен иштешибиз. Жакында эле Орусиянын ири коллекциялык агенттиги менен келишим түздүк. Буга чейин 14 миң иш тапшырылган. Азыркы тапта дагы ошончо даярдап жатабыз. Негизинен булар бизден биринчи онлайн кредит алып, сим-картаны ыргытып жиберген адамдар. Эгерде адам качпаса, кандайдыр бир көйгөйлөрү болсо, биз адатта жолугушууга барабыз.

Ошондой эле ири банктар, төлөм уюмдары жана мобилдик операторлор менен кызматташууну тереңдетүүнү улантуудабыз.

Жазгүл КЕНЖЕТАЕВА





КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙРЫМ МЫЙЗАМ АКТЫЛАРЫН КҮЧҮН ЖОГОТТУ ДЕП ТААНУУ ЖӨНҮНДӨ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2022-жылдын 21-сентябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган

1-берене

Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

- 1) «Мумия жана мумия аралаш минералдык чийки заттарды коргоо жана сарамжал пайдалануу жана Кыргыз Республикасынын Административдик укук бузуулар жөнүндө кодексине, Кыргыз Республикасынын Уголовный кодексине жана Кыргыз Республикасынын Уголовный-процессуалдык кодексине өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын 1991-жылдын 17-апрелиндеги №418-ХII Мыйзамы (Кыргызстан Республикасынын Жогорку Советинин Ведомосттору, 1991-ж., №8, 244-ст.);
- 2) «Мумия жана мумия аралаш минералдык чийки заттарды коргоо жана сарамжал пайдалануу жана Кыргыз Республикасынын Административдик укук бузуулар жөнүндө кодексине, Кыргыз Республикасынын Уголовный кодексине жана Кыргыз Республикасынын Уголовный-процессуалдык кодексине өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Законун колдонууга киргизүүнүн тартиби жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин 1991-жылдын 17-апрелиндеги №419-ХII токтому (Кыргызстан Республикасынын Жогорку Советинин Ведомосттору, 1991-ж., №8, 245-ст.);
- 3) «Мунай жана газ жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 1998-жылдын 8-июнундагы №77 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1998-ж., №9, 327-ст.);
- 4) «Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексин колдонууга киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын 1998-жылдын 4-августундагы №115 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1999-ж., №2, 78-ст.);
- 5) «Көмүр жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 1999-жылдын 3-февралындагы №18 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1999-ж., №5, 269-ст.);
- 6) «1999-жылга сугат суусун берүү боюнча кызматтарды көрсөткөндү үчүн тарифтерди белгилөө жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 1999-жылдын 24-мартындагы №32 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1999-ж., №8, 393-ст.);
- 7) «Кыргыз Республикасынын тоолуу аймактары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 2002-жылдын 1-ноябрындагы №151 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2002-ж., №12, 502-ст.);
- 8) «Кыргыз Республикасынын тоолуу аймактары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын 2003-жылдын 10-августундагы №194 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2003-ж., №12, 551-ст.);
- 9) «Айыл чарба товар өндүрүүчүлөрүн колдоо үчүн айыл чарба продукциясын мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 2003-жылдын 12-августундагы №195 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2003-ж., №12, 552-ст.);
- 10) «Мунай жана газ жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо жана өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын 2004-жылдын 9-мартындагы №19 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2004-ж., №7, 281-ст.);
- 11) «Почта-аманат тутуму жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 2004-жылдын 13-августундагы №119 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2004-ж., №12, 533-ст.);
- 12) «Көмүр жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын 2005-жылдын 18-июнундагы №78 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2005-ж., №9, 636-ст.);
- 13) «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүү жана толуктоо киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 2006-жылдын 30-октябрындагы №177 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2006-ж., №10, 853-ст.);
- 14) «Кыргыз Республикасынын бийик тоолуу жана алыскы зоналардагы калктуу конуштарында туруктуу жашап жатышкан жана экономикалык иш жүргүзгөн юридикалык жана жеке адамдарга мамлекеттик колдоо көрсөтүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 2006-жылдын 28-декабрындагы №215 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2006-ж., №11, 983-ст.);
- 15) «Кыргыз Республикасындагы Юбилейлик иш-чаралар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 2007-жылдын 11-июнундагы №82 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2007-ж., №6, 517-ст.);
- 16) «Талаачылык иштерин жүргүзүү үчүн айыл жериндеги товар өндүрүүчүлөрдү мамлекеттик колдоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 2007-жылдын 30-июлундагы №102 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2007-ж., №7-9, 671-ст.);
- 17) «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүү жана толуктоо киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 25-апрелиндеги №69 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., №4, 351-ст.);
- 18) «Кыргыз Республикасындагы юбилейлик иш-чаралар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолор киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын 2009-жылдын 30-апрелиндеги №147 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2009-ж., №4, 369-ст.);
- 19) «Кыргыз Республикасынын бийик тоолуу жана алыскы калктуу конуштарда туруктуу жашап жатышкан жана экономикалык иш жүргүзгөн юридикалык жана жеке адамдарга мамлекеттик колдоо көрсөтүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын 2009-жылдын 30-апрелиндеги №148 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2009-ж., №4, 370-ст.);
- 20) «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 2012-жылдын 18-майындагы №58 Мыйзамынын 2-беренеси, (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2012-ж., №5, 2282-ст.);
- 21) «Мунай жана газ жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын 2012-жылдын 29-майындагы №74 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2012-ж., №5, 2298-ст.);
- 22) «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 2012-жылдын 25-июлундагы №132 Мыйзамынын 4-беренеси (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2012-ж., №7, 2743-ст.);
- 23) «Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүн мамлекеттик болжолдоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын 2012-жылдын 25-июлундагы №140 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2012-ж., №7, 2751-ст.);
- 24) «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 2012-жылдын 10-октябрындагы №170 Мыйзамынын 3-беренеси (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2012-ж., №9, 2862-ст.);
- 25) «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 2012-жылдын 11-октябрындагы №171 Мыйзамынын 10-беренеси (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2012-ж., №9, 2863-ст.);
- 26) «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 2013-жылдын 13-февралындагы №15 Мыйзамынын 2-беренеси (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2013-ж., №2, 114-ст.);
- 27) «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 2013-жылдын 19-февралындагы №22 Мыйзамынын 5-беренеси, (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2013-ж., №2, 121-ст.);
- 28) «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 2013-жылдын 30-июлундагы №178 Мыйзамынын 10-беренеси, (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2013-ж., №7, 964-ст.);
- 29) «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 2014-жылдын 18-июлундагы №144 Мыйзамынын 13-беренеси, (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2014-ж., №7, 720-ст.);
- 30) «Кыргыз Республикасынын бажы тарифи жөнүндө» Кыргыз Республикасынын

(Уландысы 15-бетте)

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Принят Жогорку Кеңешем Кыргызской Республики
21 сентября 2022 года

Статья 1

Признать утратившими силу:

- 1) Закон Республики Кыргызстан «Об охране и рациональном использовании мумии и мумиесодержащего минерального сырья и внесении дополнений и изменений в Кодекс Республики Кыргызстан об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Республики Кыргызстан и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Кыргызстан» от 17 апреля 1991 года №418-ХII (Ведомости Верховного Совета Республики Кыргызстан, 1991 г., №8, ст. 244);
- 2) постановление Верховного Совета Республики Кыргызстан «О введении в действие Закона Республики Кыргызстан «Об охране и рациональном использовании мумии и мумиесодержащего минерального сырья и внесении дополнений и изменений в Кодекс Республики Кыргызстан об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Республики Кыргызстан и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Кыргызстан» от 17 апреля 1991 года №419-ХII (Ведомости Верховного Совета Республики Кыргызстан, 1991 г., №8, ст. 245);
- 3) Закон Кыргызской Республики «О нефти и газе» от 8 июня 1998 года №77 (Ведомости Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики, 1998 г., №9, ст. 327);
- 4) Закон Кыргызской Республики «О введении в действие Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности» от 4 августа 1998 года №115 (Ведомости Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики, 1999 г., №2, ст. 78);
- 5) Закон Кыргызской Республики «Об угле» от 3 февраля 1999 года №18 (Ведомости Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики, 1999 г., №5, ст. 269);
- 6) Закон Кыргызской Республики «Об установлении тарифов за услуги по подаче поливной воды на 1999 год» от 24 марта 1999 года №32 (Ведомости Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики, 1999 г., №8, ст. 393);
- 7) Закон Кыргызской Республики «О горных территориях Кыргызской Республики» от 1 ноября 2002 года №151 (Ведомости Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики, 2002 г., №12, ст. 502);
- 8) Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнений и изменений в Закон Кыргызской Республики «О горных территориях Кыргызской Республики» от 10 августа 2003 года №194 (Ведомости Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики, 2003 г., №12, ст. 551);
- 9) Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках сельскохозяйственной продукции для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей» от 12 августа 2003 года №195 (Ведомости Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики, 2003 г., №12, ст. 552);
- 10) Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнения и изменений в Закон Кыргызской Республики «О нефти и газе» от 9 марта 2004 года №19 (Ведомости Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики, 2004 г., №7, ст. 281);
- 11) Закон Кыргызской Республики «О почтово-сберегательной системе» от 13 августа 2004 года №119 (Ведомости Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики, 2004 г., №12, ст. 533);
- 12) Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнений и изменений в Закон Кыргызской Республики «Об угле» от 18 июня 2005 года №78 (Ведомости Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики, 2005 г., №9, ст. 636);
- 13) Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» от 30 октября 2006 года №177 (Ведомости Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики, 2006 г., №10, ст. 853);
- 14) Закон Кыргызской Республики «Об оказании государственной поддержки юридическим и физическим лицам, постоянно проживающим и осуществляющим экономическую деятельность в населенных пунктах, расположенных в высокогорных и отдаленных зонах Кыргызской Республики» от 28 декабря 2006 года №215 (Ведомости Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики, 2006 г., №11, ст. 983);
- 15) Закон Кыргызской Республики «О юбилейных мероприятиях в Кыргызской Республике» от 11 июня 2007 года №82 (Ведомости Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики, 2007 г., №6, ст. 517);
- 16) Закон Кыргызской Республики «О государственной поддержке сельских товаропроизводителей для проведения полевых работ» от 30 июля 2007 года №102 (Ведомости Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики, 2007 г., №7-9, ст. 671);
- 17) Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнения и изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» от 25 апреля 2008 года №69 (Ведомости Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики, 2008 г., №4, ст. 351);
- 18) Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнений в Закон Кыргызской Республики «О юбилейных мероприятиях в Кыргызской Республике» от 30 апреля 2009 года №147 (Ведомости Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики, 2009 г., №4, ст. 369);
- 19) Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнения в Закон Кыргызской Республики «Об оказании государственной поддержки юридическим и физическим лицам, постоянно проживающим и осуществляющим экономическую деятельность в населенных пунктах, расположенных в высокогорных и отдаленных зонах Кыргызской Республики» от 30 апреля 2009 года №148 (Ведомости Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики, 2009 г., №4, ст. 370);
- 20) статью 2 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» от 18 мая 2012 года №58 (Ведомости Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики, 2012 г №5, ст. 2282);
- 21) Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнения в Закон Кыргызской Республики «О нефти и газе» от 29 мая 2012 года №74 (Ведомости Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики, 2012 г., №5, ст. 2298);
- 22) статью 4 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» от 25 июля 2012 года №132 (Ведомости Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики, 2012 г., №7, ст. 2743);
- 23) Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики «О государственном прогнозировании социально-экономического развития Кыргызской Республики» от 25 июля 2012 года №140 (Ведомости Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики, 2012 г., №7, ст. 2751);
- 24) статью 3 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» от 10 октября 2012 года №170 (Ведомости Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики, 2012 г №9 ст. 2862);
- 25) статью 10 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» от 11 октября 2012 года №171 (Ведомости Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики 2012 г., №9, ст. 2863);
- 26) статью 2 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменения и дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» от 13 февраля 2013 года №15 (Ведомости Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики, 2013 г., №2, ст. 108);
- 27) статью 5 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» от 19 февраля 2013 года №22 (Ведомости Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики, 2013 г №2 ст. 115);
- 28) статью 10 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» от 30 июля 2013 года №178 (Ведомости Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики, 2013 г., №7, ст. 935);
- 29) статью 13 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» от 18 июля 2014 года №144 (Ведомости Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики, 2014 г., №7, ст. 681);
- 30) Закон Кыргызской Республики «О таможенном тарифе Кыргызской Республики» от 30 декабря 2014 года №173 (Ведомости Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики, 2014 г., №11, ст. 937);

(Продолжение на 15-ой стр.)



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙРЫМ МЫЙЗАМ АКТЫЛАРЫН КҮЧҮН ЖОГОТТУ ДЕП ТААНУУ ЖӨНҮНДӨ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

(Башталышы 14-бетте)

2014-жылдын 30-декабрындагы №173 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2014-ж., №11, 995-ст.);

31) «Кыргыз Республикасынын тышкы экономикалык ишинин товардык номенклатурасы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 2014-жылдын 30-декабрындагы №178 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2014-ж., №11,1000-ст.);

32) «Мунай жана газ жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 20-январындагы №19 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2015-ж., №1, 19-ст.);

33) «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Суу кодексине, «Кыргыз Республикасынын тоолуу аймактары жөнүндө», «Суу жөнүндөгү» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын 2016-жылдын 7-майындагы №57 Мыйзамынын 2-беренеси (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2016-ж., №5,396-ст.);

34) «Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүн мамлекеттик болжолдоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын 2018-жылдын 6-апрелиндеги №36 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2018-ж., №4,202-ст.);

35) «Экономикалык кылмыштар менен күрөшүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 2018-жылдын 2-августундагы №80 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2018-ж., №7-8, 480-ст.);

36) «Кыргыз Республикасынын бажы тарифи жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын 2018-жылдын 24-декабрындагы №108 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2018-ж., №12, 678-ст.);

37) «Евразия экономикалык бирлигинин Бажы кодекси жөнүндө келишимге кол коюуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын 2019-жылдын 29-мартындагы №40 Мыйзамынын 15-беренеси (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2019-ж., №3,147-ст.);

38) «Экономикалык кылмыштар менен күрөшүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын 2019-жылдын 18-июлундагы №93 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2019-ж., №7-8,481-ст.);

39) «Экономикалык кылмыштар менен күрөшүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын 2020-жылдын 22-августундагы №140 Мыйзамы («Эркин-Тоо» газетасы 2020-жылдын 1-сентябры, №69);

40) «Укук коргоо жана көзөмөлдөө органдары тарабынан кайтарылып алынган каражаттарды пайдалануу маселеси боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 22-январындагы №11 Мыйзамынын 4-беренеси («Эркин-Тоо» газетасы 2021-жылдын 29-январы, №7).

2-берене

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып жети күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети алты айлык мөөнөттө өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

Кыргыз Республикасынын Президенти

Бишкек ш., 2022-жылдын 1-ноябры, №100

С.ЖАПАРОВ

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Начало на 14-ой стр.)

31) Закон Кыргызской Республики «О Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Кыргызской Республики» от 30 декабря 2014 года №178 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2014 г., №11, ст. 942);

32) Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О нефти и газе» от 20 января 2015 года №19 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2015 г., №1, ст. 19);

33) статью 2 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Водный кодекс Кыргызской Республики, законы Кыргызской Республики «О горных территориях Кыргызской Республики», «О воде»)» от 7 мая 2016 года №57 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2016 г., №5, ст. 396);

34) Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О государственном прогнозировании социально-экономического развития Кыргызской Республики» от 6 апреля 2018 года №36 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2018 г., №4, ст. 202);

35) Закон Кыргызской Республики «Об уполномоченном органе в сфере борьбы с экономическими преступлениями» от 2 августа 2018 года №80 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2018 г., №7-8, ст. 480);

36) Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О таможенном тарифе Кыргызской Республики» от 24 декабря 2018 года №108 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2018 г., №12, ст. 678);

37) статью 15 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в связи с подписанием Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза» от 29 марта 2019 года №40 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2019 г., №3, ст. 147);

38) Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об уполномоченном органе в сфере борьбы с экономическими преступлениями» от 18 июля 2019 года №93 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2019 г., №7-8, ст. 481);

39) Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об уполномоченном органе в сфере борьбы с экономическими преступлениями» от 22 августа 2020 года №140 (газета «Эркин-Тоо» от 1 сентября 2020 года №69);

40) статью 4 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу использования средств, возмещаемых правоохранительными и надзорными органами» от 22 января 2021 года №11 (газета «Эркин-Тоо» от 29 января 2021 года №7).

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Кабинету Министров Кыргызской Республики в шестимесячный срок привести свои решения в соответствие с настоящим Законом.

Президент Кыргызской Республики

г.Бишкек, 1 ноября 2022 года, №100

С.ЖАПАРОВ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН 2021-ЖЫЛДЫН 28-ОКТЯБРЫНДАГЫ №233 "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН РЕГЛАМЕНТИ ЖӨНҮНДӨ" ТОКТОМУНА ӨЗГӨРТҮҮ КИРГИЗҮҮ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН ТОКТОМУ

Эмгек жана финансылык тартипти чыңдоо, мамлекеттик, муниципалдык жана башка органдардын жетекчилеринин чет өлкөлөргө иш сапарларын тартипке келтирүү жана натыйжалуулугун жогорулатуу, ошондой эле республикалык бюджеттин чыгашаларын оптималдаштыруу максатында, "Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети **токтом кылат:**

1. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 28-октябрындагы № 233 "Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин регламенти жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин: жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин регламентинде:
- 20-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"20. Министрлердин, администрациялык ведомстволордун, аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилеринин чет өлкөлөргө иш сапарлары Президенттин Администрациясынын эл аралык кызматташтык маселелерин тескеген тиешелүү түзүмдүк бөлүмүнүн пикирин эске алып, Министрлер Кабинетинин Төрагасы менен, ал эми ал жок учурда - Министрлер Кабинетинин Төрагасынын тейлөөчү орун басары менен макулдашуу боюнча ишке ашырылат.

Министрлердин, администрациялык ведомстволордун, аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилеринин орун басарынын чет өлкөлөргө иш сапарлары Президенттин Администрациясынын эл аралык кызматташтык маселелерин тескеген тиешелүү түзүмдүк бөлүмүнүн пикирин эске алып, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын тейлөөчү орун басары менен макулдашуу боюнча ишке ашырылат.

Министрликтердин, администрациялык ведомстволордун, аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилери, Президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жана алардын орун басарлары, Бишкек жана Ош шаарларынын мэри жана алардын орун басарлары чет өлкөлөргө кызматтык иш сапарлардын жыйынтыктары боюнча тиешелүү отчетторду алар кайтып келген күндөн тартып 14 календардык күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине, көчүрмөсүн Президенттин Администрациясына берет.

Кыргыз Республикасынын чет өлкөлүк мекемелеринин жетекчилеринин Кыргыз Республикасына кызматтык иш сапарлары Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги жана Президенттин Администрациясынын эл аралык кызматташтык маселелерин тескеген тиешелүү түзүмдүк бөлүм менен макулдашуу боюнча ишке ашырылат."

2. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин-күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы

Бишкек шаары, 2022-жылдын 26-октябры, №587

А.ЖАПАРОВ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК КООПСУЗДУК ОРГАНДАРЫНЫН КЫЗМАТКЕРЛЕРИ КЫЗМАТТЫК ИШИН ЖҮЗӨГӨ АШЫРУУГА БАЙЛАНЫШТУУ МЕРТИНГЕН, МАЙЫП БОЛГОН ЖЕ КАЗА БОЛГОН (КУРМАН БОЛГОН) УЧУРДА БИР ЖОЛКУ ЖӨЛӨКПУЛДАРДЫ ЖАНА КОМПЕНСАЦИЯЛАРДЫ ТӨЛӨӨ ТАРТИБИ ЖӨНҮНДӨ ЖОБОНУ БЕКИТҮҮ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН ТОКТОМУ

Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлерин социалдык жактан коргоону камсыздоо максатында, "Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренесине, "Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети **токтом кылат:**

1. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлери кызматтык ишин жүзөгө ашырууга байланыштуу мертинген, майып болгон же каза болгон (курман болгон) учурда бир жолку жөлөкпулдарды жана компенсацияларды төлөө тартиби жөнүндө жобо тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги толук көлөмдө бир жолку жөлөкпулдарды жана компенсацияларды төлөөгө Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чыгымдарын каржылоону камсыз кылсын.

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети ушул токтомду ишке ашыруу боюнча зарыл чараларды көрсүн.

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2001-жылдын 28-августундагы № 496 "Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлери кызмат милдетин аткарууга байланыштуу мунжу, майып же каза тапкан (өлгөн) учурда бир жолку пособиени жана компенсацияларды төлөп берүүнүн тартиби жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу" токтому күчүн жоготту деп таанылсын.

5. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Президенттин жана Министрлер Кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгына жүктөлсүн.

6. Бул токтом расмий жарыяланууга тийиш жана 2023-жылдын 8-январынан тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы

Бишкек шаары, 2022-жылдын 26-октябры, №588

А.ЖАПАРОВ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН 2021-ЖЫЛДЫН 8-ОКТЯБРЫНДАГЫ №203 «ЧЕТ ӨЛКӨНҮН ЖАРАНДЫГЫ БАР МЕКЕНДЕШТЕРДИН УКУКТУК АБАЛЫНЫН МАСЕЛЕЛЕРИН ЖӨНГӨ САЛУУ ЖӨНҮНДӨ» ТОКТОМУНА ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ КИРГИЗҮҮ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН ТОКТОМУ

«Мекен-карт» улуттук демилгесин ишке киргизүүнү тездетүү максатында, «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 8-октябрындагы № 203 «Чет өлкөнүн жарандыгы бар мекендештердин укуктук абалынын маселелерин жөнгө салуу жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
- 5-пункттун төртүнчү абзацы күчүн жоготту деп таанылсын;

- төмөнкүдөй мазмундагы 5¹-пункт менен толукталсын:

«5¹. Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлиги «Учкун» ачык акционердик коому менен биргеликте (макулдашуу боюнча) чет өлкөнүн жарандыгы бар мекендештин «Мекен-карт» документинин бланктарын камсыз кылуу боюнча зарыл чараларды көрсүн.»

2. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы

Бишкек шаары, 2022-жылдын 27-октябры, №590

А.ЖАПАРОВ



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН 2022-ЖЫЛДЫН 25-МАРТЫНДАГЫ №162 «КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА БАЖЫ БИРЛИГИНИН/ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИНИН ТЕХНИКАЛЫК РЕГЛАМЕНТТЕРИН КОЛДОНУУ БОЮНЧА ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫН БЕКИТҮҮ ЖӨНҮНДӨ» ТОКТОМУНА ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ КИРГИЗҮҮ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ

Кыргыз Республикасында Бажы бирлигинин/Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламенттеринин жоболорунун түздөн-түз колдонулушун камсыз кылуу максатында, «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети **токтом кылат:**

1. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 25-мартындагы №162 «Кыргыз Республикасында Бажы бирлигинин/Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламенттерин колдонуу боюнча иш-чаралар планын бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасында Бажы бирлигинин/Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламенттерин колдонуу боюнча иш-чаралар планында: - 4-главасы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

4. "Төмөнкү вольттуу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө" ББ ТР (ББ ТР 004/2011) ишке ашыруу боюнча иш-чаралар
ББ ТР жоболорун ишке ашыруу үчүн жооптуу ыйгарым укуктуу орган - ЭКМ, БТЖКК, ЖРЭТКМ, ЭМ

31	Ыктыярдуу негизде колдонуунун натыйжасында ББ ТР талаптарын, ошондой эле сыноолордун жана ченөөлөрдүн эрежелерин жана методдорун камтыган стандарттарды, анын ичинде ББ ТР колдонуу, аткаруу жана продукциянын шайкештигин баалоо (ырастоо) үчүн зарыл болгон үлгүлөрдү тандоо эрежелерин сактоо камсыздалган стандарттардын тизмегин актуалдаштыруу боюнча сунуштарды ЕЭКке берүү	ЭКМ, ЭКМ караштуу СМБ,ШО	Дайыма
32	Кыргыз Республикасынын улуттук стандарттарын ыктыярдуу негизде колдонуунун натыйжасында ББ ТР талаптарын, ошондой эле сыноолордун жана ченөөлөрдүн эрежелерин жана методдорун камтыган стандарттарды, анын ичинде ББ ТР колдонуу, аткаруу жана продукциянын шайкештигин баалоо (ырастоо) үчүн зарыл болгон үлгүлөрдү тандоо эрежелерин сактоо камсыздалган стандарттардын тизмегине киргизүү жөнүндө сунуштарды актуалдаштыруу жана ЕЭКке берүү	ЭКМ, ЭКМ караштуу СМБ	Дайыма
33	ББ ТР өзгөртүү, толуктоо, жокко чыгаруу долбоорлорун жана аларды ыктыярдуу негизде колдонуунун натыйжасында ББ ТР талаптарын, ошондой эле сыноолордун жана ченөөлөрдүн эрежелерин жана методдорун камтыган стандарттарды, анын ичинде ББ ТР колдонуу, аткаруу жана продукциянын шайкештигин баалоо (ырастоо) үчүн зарыл болгон үлгүлөрдү тандоо эрежелерин сактоо камсыздалган стандарттардын тизмегин талкуулоого кызыкдар тараптарды жана бизнес коомчулугун тартуу менен макулдашылган позицияны иштеп чыгуу үчүн сүйлөшүүлөрдү уюштурууну камсыздоо	ЭКМ, БТЖКК, ЖРЭТКМ, ЭМ	Дайыма
34	Улуттук мыйзамдарга шилтеме ченемдерди эске алуу менен ББ ТР жоболорун ишке ашырууну камсыздоо (ченемдик укуктук базаны талдоо жана өркүндөтүү)	ЭКМ, БТЖКК, ЖРЭТКМ, ЭМ	Дайыма
35	ББ ТР аркылуу жөнгө салынуучу объекттерди өндүрүү, сатуу, эксплуатациялоо маселелери боюнча кызыкдар тараптар жана бизнес коомчулук менен макулдашылган Кыргыз Республикасынын жалпыланган позициясын даярдоо жана андан ары ЕЭКке жөнөтүү үчүн ЭКМге берүү	ЭКМ, БТЖКК, ЖРЭТКМ, ЭМ	Дайыма
36	Тиешелүү кеңешмелерге, анын ичинде видеоконференция режиминде ЕЭКтин милдеттүү түрдө катышуусу менен киргизилүүчү өзгөртүүлөрдүн багыттарын эске алып, ББ ТР өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоорлорун иштеп чыгуу боюнча кызыкдар тараптарды жана бизнес коомчулукту тартуу менен Кыргыз Республикасынан жумушчу топтордун курамын түзүүнү камсыздоо	ЭКМ, БТЖКК, ЖРЭТКМ, ЭМ	Дайыма
37	Шайкештикти баалоо, шайкештикти баалоо боюнча аккредиттелген органдардын (сертификаттоо боюнча органдардын, сыноо лабораторияларынын, инспекция органдарынын) болушун камсыздоо чөйрөсүндөгү иштерди жүргүзүү бөлүгүндө ББ ТР ишке ашырууну камсыздоо	ЭКМ, БТЖКК, ЖРЭТКМ, ЭМ	Дайыма
38	ЕАЭБ/ББ ТР талаптарына продукциянын шайкештигин баалоо (ырастоо) боюнча иштерди аткарган сертификаттоо органдарын, сыноо лабораторияларын (борборлорду) аккредитациялоо (аккредитациялоо чөйрөсүн кеңейтүү)	СЛ, ШО, ЭКМ караштуу КАБ	Аккредитациялоого/ аккредитациялоо чөйрөсүн кеңейтүүгө өтүм берилгенде сыноо лабораторияларын, контролдоочу органдарды жана сертификаттоо органдарын жабдууга жана даяр болушуна жараша
39	ББ ТР талаптарына продукциянын шайкештигин баалоо (ырастоо) иштерин аткарган сертификаттоо боюнча аккредиттелген органдарды (сертификаттоо боюнча эксперттери Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган) жана сыноо лабораторияларын (борборлорду), инспекциялоо органдарын Шайкештикти баалоо боюнча органдардын бирдиктүү реестринин улуттук бөлүгүнө белгиленген тартипте киргизүү	ШО, СЛ, ИО, ЭКМ караштуу КАБ	Дайыма
40	ББ ТР жоболору боюнча түшүндүрмө берүү максатында медиапандын форматына ылайык тиешелүү отчет берүү менен өндүрүүчүлөрдүн жана керектөөчүлөрдүн, бизнес өкүлдөрүнүн катышуусу менен "тегерек столдорду" жана семинарларды өткөрүү	ЭКМ, БТЖКК, ЖРЭТКМ, ЭМ	Дайыма

-,
- 20-главасы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
"

20. "Техникалык каражаттардын электр магниттик шайкештиги" ББ ТР (ББ ТР 020/2011) ишке ашыруу боюнча иш-чаралар
ББ ТР жоболорун ишке ашыруу үчүн жооптуу ыйгарым укуктуу орган - ЭКМ, БТЖКК, ЖРЭТКМ, ЭМ

192	Ыктыярдуу негизде колдонуунун натыйжасында ББ ТР талаптарын, ошондой эле сыноолордун жана ченөөлөрдүн эрежелерин жана методдорун камтыган стандарттарды, анын ичинде ББ ТР колдонуу, аткаруу жана продукциянын шайкештигин баалоо (ырастоо) үчүн зарыл болгон үлгүлөрдү тандоо эрежелерин сактоо камсыздалган стандарттардын тизмегин актуалдаштыруу боюнча сунуштарды ЕЭКке берүү	ЭКМ, ЭКМ караштуу СМБ,ШО	Дайыма
193	Кыргыз Республикасынын улуттук стандарттарын ыктыярдуу негизде колдонуунун натыйжасында ББ ТР талаптарын, ошондой эле сыноолордун жана ченөөлөрдүн эрежелерин жана методдорун камтыган стандарттарды, анын ичинде ББ ТР колдонуу, аткаруу жана продукциянын шайкештигин баалоо (ырастоо) үчүн зарыл болгон үлгүлөрдү тандоо эрежелерин сактоо камсыздалган стандарттардын тизмегине киргизүү жөнүндө сунуштарды актуалдаштыруу жана ЕЭКке берүү	ЭКМ, ЭКМ караштуу СМБ	Дайыма

194	ББ ТР өзгөртүү, толуктоо, жокко чыгаруу долбоорлорун жана ыктыярдуу негизде колдонуунун натыйжасында ББ ТР талаптарын, ошондой эле сыноолордун жана ченөөлөрдүн эрежелерин жана методдорун камтыган стандарттарды, анын ичинде ББ ТР колдонуу, аткаруу жана продукциянын шайкештигин баалоо (ырастоо) үчүн зарыл болгон үлгүлөрдү тандоо эрежелерин сактоо камсыздалган стандарттардын тизмегин талкуулоого кызыкдар тараптарды жана бизнес коомчулукту тартуу менен макулдашылган позицияны иштеп чыгуу үчүн сүйлөшүүлөрдү уюштурууну камсыздоо.	ЭКМ, БТЖКК, ЖРЭТКМ, ЭМ	Дайыма
195	Улуттук мыйзамдарга шилтеме ченемдерди эске алуу менен техникалык регламенттин жоболорун ишке ашырууну камсыздоо (ченемдик укуктук базаны талдоо жана өркүндөтүү)	ЭКМ, БТЖКК, ЖРЭТКМ, ЭМ	Дайыма
196	Техникалык регламент аркылуу жөнгө салынуучу объекттердин өндүрүү, сатуу, эксплуатациялоо маселелери боюнча кызыкдар тараптар жана бизнес коомчулук менен макулдашылган Кыргыз Республикасынын жалпыланган позициясын даярдоо жана андан ары ЕЭКке жөнөтүү үчүн ЭКМге берүү	ЭКМ, БТЖКК, ЖРЭТКМ, ЭМ	Дайыма
197	Тиешелүү кеңешмелерге, анын ичинде видеоконференция режиминде ЕЭКтин кеңешмелерине милдеттүү түрдө катышуу менен киргизилүүчү өзгөртүүлөрдүн багыттарын эске алып, ББ ТР өзгөртүү киргизүү долбоорлорун иштеп чыгуу боюнча кызыкдар тараптарды жана бизнес коомчулукту тартуу менен Кыргыз Республикасынан жумушчу топтордун курамын түзүүнү камсыздоо	ЭКМ, БТЖКК, ЖРЭТКМ, ЭМ	Дайыма
198	Шайкештикти баалоо, шайкештикти баалоо боюнча аккредиттелген органдардын (сертификаттоо боюнча органдардын, сыноо лабораторияларынын, инспекция органдарынын) болушун камсыздоо чөйрөсүндөгү иштерди жүргүзүү бөлүгүндө ББ ТР талаптарын ишке ашырууну камсыздоо	ЭКМ, БТЖКК, ЖРЭТКМ, ЭМ	Дайыма
199	ББ/ЕАЭБ ТР талаптарына продукциянын шайкештигин баалоо (ырастоо) боюнча иштерди аткарган сертификаттоо органдарын, сыноо лабораторияларын (борборлорду) аккредитациялоо (аккредитациялоо чөйрөсүн кеңейтүү)	СЛ, ШО, ЭКМ караштуу КАБ	Аккредитациялоого/ аккредитациялоо чөйрөсүн кеңейтүүгө өтүм берилгенде сыноо лабораторияларын, контролдоочу органдарды жана сертификаттоо органдарын жабдууга жана даяр болушуна жараша
200	ББ ТР талаптарына продукциянын шайкештигин баалоо (ырастоо) иштерин аткарган сертификаттоо боюнча (аккредиттелген органдарды (сертификаттоо боюнча эксперттери Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган) жана сыноо лабораторияларын (борборлорду), инспекциялоо органдарын Шайкештикти баалоо боюнча органдардын бирдиктүү реестринин улуттук бөлүгүнө белгиленген тартипте киргизүү	ШО, СЛ, ИО, ЭКМ караштуу КАБ	Дайыма
201	Өндүрүүчүлөрдүн жана керектөөчүлөрдүн, бизнес өкүлдөрүнүн катышуусу менен ББ ТР жоболору боюнча түшүндүрмө берүү максатында «тегерек столдорду», семинарларды өткөрүү жана медиапандын форматына ылайык тиешелүү отчет берүү	ЭКМ, БТЖКК, ЖРЭТКМ, ЭМ	Дайыма

-,
- 37-главасы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
"

37. "Электротехника жана радиоэлектроника буюмдарында кооптуу заттарды колдонуу чектөө жөнүндө" ЕАЭБ ТР (ЕАЭБ ТР 037/2016) ишке ашыруу боюнча иш-чаралар
ЕАЭБ ТР жоболорун ишке ашыруу үчүн жооптуу ыйгарым укуктуу орган - ЭКМ, ЖРЭТКМ, БТЖКК

360	Ыктыярдуу негизде колдонуунун натыйжасында ЕАЭБ ТР талаптарын, ошондой эле сыноолордун жана ченөөлөрдүн эрежелерин жана методдорун камтыган стандарттарды, анын ичинде ЕАЭБ ТР колдонуу, аткаруу жана продукциянын шайкештигин баалоо (ырастоо) үчүн зарыл болгон үлгүлөрдү тандоо эрежелерин сактоо камсыздалган стандарттардын тизмегин актуалдаштыруу боюнча сунуштарды ЕЭКке берүү	ЭКМ, ЭКМ караштуу СМБ,ШО	Дайыма
361	Кыргыз Республикасынын улуттук стандарттарын ыктыярдуу негизде колдонуунун натыйжасында ЕАЭБ ТР талаптарын, ошондой эле сыноолордун жана ченөөлөрдүн эрежелерин жана методдорун камтыган стандарттарды, анын ичинде ЕАЭБ ТР колдонуу, аткаруу жана продукциянын шайкештигин баалоо (ырастоо) үчүн зарыл болгон үлгүлөрдү тандоо эрежелерин сактоо камсыздалган стандарттардын тизмегине киргизүү жөнүндө сунуштарды актуалдаштыруу жана ЕЭКке берүү	ЭКМ, ЭКМ караштуу СМБ	Дайыма
362	ЕАЭБ ТР өзгөртүү, толуктоо, жокко чыгаруу долбоорлорун жана ыктыярдуу негизде колдонуунун натыйжасында ЕАЭБ ТР талаптарын, ошондой эле сыноолордун жана ченөөлөрдүн эрежелерин жана методдорун камтыган стандарттарды, анын ичинде ЕАЭБ ТР колдонуу, аткаруу жана продукциянын шайкештигин баалоо (ырастоо) үчүн зарыл болгон үлгүлөрдү тандоо эрежелерин сактоо камсыздалган стандарттардын тизмегин талкуулоого кызыкдар тараптарды жана бизнес коомчулукту тартуу менен макулдашылган позицияны иштеп чыгуу үчүн сүйлөшүүлөрдү уюштурууну камсыздоо	ЭКМ, ЖРЭТКМ, БТЖКК	Дайыма
363	Улуттук мыйзамдарга шилтеме ченемдерди эске алуу менен ЕАЭБ ТР жоболорун ишке ашырууну камсыздоо (ченемдик укуктук базаны талдоо жана өркүндөтүү)	ЭКМ, ЖРЭТКМ, БТЖКК	Дайыма
364	ЕАЭБ ТР аркылуу жөнгө салынуучу объекттерди өндүрүү, сатуу, эксплуатациялоо маселелери боюнча кызыкдар болгон тараптар, бизнес коомчулук менен макулдашылган Кыргыз Республикасынын жалпыланган позициясын даярдоо жана андан ары ЕЭКке жөнөтүү үчүн ЭКМге берүү	ЭКМ, ЖРЭТКМ, БТЖКК	Дайыма
365	Тиешелүү кеңешмелерге, анын ичинде видеоконференция режиминде ЕЭКтин кеңешмелерине милдеттүү түрдө катышуу менен киргизилүүчү өзгөртүүлөрдүн багыттарын эске алып, ЕАЭБ ТР өзгөртүү киргизүү долбоорлорун иштеп чыгуу боюнча кызыкдар тараптарды жана бизнес коомчулукту тартуу менен Кыргыз Республикасынан жумушчу топтордун курамын түзүүнү камсыздоо	ЭКМ, ЖРЭТКМ, БТЖКК	Дайыма



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН 2022-ЖЫЛДЫН 25-МАРТЫНДАГЫ № 162 «КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА БАЖЫ БИРЛИГИНИН/ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИНИН ТЕХНИКАЛЫК РЕГЛАМЕНТТЕРИН КОЛДОНУУ БОЮНЧА ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫН БЕКИТҮҮ ЖӨНҮНДӨ» ТОКТОМУНА ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ КИРГИЗҮҮ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ

(Башталышы 16-бетте)

366	Шайкештикти баалоо, шайкештикти баалоо боюнча аккредиттелген органдардын (сертификаттоо боюнча органдардын, сыноо лабораторияларынын, инспекция органдарынын) болушун камсыздоо чөйрөсүндөгү иштерди жүргүзүү бөлүгүндө ЕАЭБ ТР талаптарын ишке ашырууну камсыздоо	ЭКМ, ЖРЭТКМ, БТЖКК	Дайыма
367	ЕАЭБ ТР талаптарына продукциянын шайкештигин баалоо (ырастоо) боюнча иштерди аткарган сертификаттоо органдарын, сыноо лабораторияларын (борборлорду) аккредитациялоо (аккредитациялоо чөйрөсүн кеңейтүү)	СЛ, ШО, ЭКМ караштуу КАБ	Аккредитациялоого/ Аккредитациялоо чөйрөсүн кеңейтүүгө өтүмө берилгенде сыноо лабораторияларын, контролдоочу органдарды жана сертификаттоо органдарын жабдууга жана даяр болушуна жараша
368	ЕАЭБ ТР талаптарына продукциянын шайкештигин баалоо (ырастоо) иштерин аткарган сертификаттоо боюнча аккредиттелген органдарды (сертификаттоо боюнча эксперттери Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган) жана сыноо лабораторияларын (борборлорду), инспекция органдарын Шайкештикти баалоо боюнча органдардын бирдиктүү реестринин улуттук бөлүгүнө белгиленген тартипте киргизүү	ШО, СЛ, ИО, ЭКМ караштуу КАБ	Дайыма
369	Өндүрүүчүлөрдүн жана керектөөчүлөрдүн, бизнес өкүлдөрүнүн катышуусу менен ЕАЭБ ТР жоболору боюнча түшүндүрмө берүү максатында «тегерек столдорду», семинарларды өткөрүү жана медиапландын форматына ылайык тиешелүү отчет берүү	ЭКМ, ЖРЭТКМ, БТЖКК	Дайыма

“,
- 41-главасы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
”

41. "Химиялык продукциялардын коопсуздугу жөнүндө" ЕАЭБ ТР (ЕАЭБ ТР 041/2017) ишке ашыруу боюнча иш-чаралар ЕАЭБ ТР жоболорун ишке ашыруу үчүн жооптуу ыйгарым укуктуу орган - ЖРЭТКМ, ССМ			
400	Ыктыярдуу негизде колдонуунун натыйжасында ЕАЭБ ТР талаптарын, ошондой эле сыноолордун жана ченөөлөрдүн эрежелерин жана методдорун камтыган стандарттарды, анын ичинде ЕАЭБ ТР колдонуу, аткаруу жана продукциянын шайкештигин баалоо (ырастоо) үчүн зарыл болгон үлгүлөрдү тандоо эрежелерин сактоо камсыздалган Стандарттардын тизмегин актуалдаштыруу боюнча сунуштарды ЕЭКке берүү	ЭКМ, ЭКМ караштуу СМБ,ШО	Дайыма
401	Кыргыз Республикасынын улуттук стандарттарын ыктыярдуу негизде колдонуунун натыйжасында ЕАЭБ ТР талаптарын, ошондой эле сыноолордун жана ченөөлөрдүн эрежелерин жана методдорун камтыган стандарттарды, анын ичинде ЕАЭБ ТР колдонуу, аткаруу жана продукциянын шайкештигин баалоо (ырастоо) үчүн зарыл болгон үлгүлөрдү тандоо эрежелерин сактоо камсыздалган стандарттардын тизмегине киргизүү жөнүндө сунуштарды актуалдаштыруу жана ЕЭКке берүү	ЭКМ, ЭКМ караштуу СМБ	Дайыма
402	ЕАЭБ ТР өзгөртүү, толуктоо, жокко чыгаруу долбоорлорун жана ыктыярдуу негизде колдонуунун натыйжасында ЕАЭБ ТР талаптарын, ошондой эле сыноолордун жана ченөөлөрдүн эрежелерин жана методдорун камтыган стандарттарды, анын ичинде ЕАЭБ ТР колдонуу, аткаруу жана продукциянын шайкештигин баалоо (ырастоо) үчүн зарыл болгон үлгүлөрдү тандоо эрежелерин сактоо камсыздалган стандарттардын тизмегин талкуулоого кызыкдар тараптарды жана бизнес коомчулукту тартуу менен макулдашылган позицияны иштеп чыгуу үчүн сүйлөшүүлөрдү уюштурууну камсыздоо	ЖРЭТКМ, ССМ	Дайыма
403	Улуттук мыйзамдарга шилтеме ченемдерди эске алуу менен ЕАЭБ ТР жоболорун ишке ашырууну камсыздоо (ченемдик укуктук базаны талдоо жана өркүндөтүү)	ЖРЭТКМ, ССМ	Дайыма
404	ЕАЭБ ТР аркылуу жөнгө салынуучу объекттердин өндүрүү, сатуу, эксплуатациялоо маселелери боюнча кызыкдар тараптар жана бизнес коомчулук менен макулдашылган Кыргыз Республикасынын жалпыланган позициясын даярдоо жана андан ары ЕЭКке жөнөтүү үчүн ЭКМге берүү	ЖРЭТКМ, ССМ	Дайыма
405	Тиешелүү кеңешмелерге, анын ичинде видеоконференция режиминде ЕЭКтин кеңешмелерине милдеттүү түрдө катышуу менен киргизилүүчү өзгөртүүлөрдүн багыттарын эске алып, техникалык регламентке өзгөртүү киргизүү долбоорлорун иштеп чыгуу боюнча кызыкдар тараптарды жана бизнес коомчулукту тартуу менен Кыргыз Республикасынан жумушчу топтордун курамын түзүүнү камсыздоо	ЖРЭТКМ, ССМ	Дайыма
406	Шайкештикти баалоо, шайкештикти баалоо боюнча аккредиттелген органдардын (сертификаттоо боюнча органдардын, сыноо лабораторияларынын, инспекция органдарынын) болушун камсыздоо чөйрөсүндөгү иштерди жүргүзүү бөлүгүндө ЕАЭБ ТР талаптарын ишке ашырууну камсыздоо	ЖРЭТКМ, ССМ	Дайыма
407	ЕАЭБ ТР талаптарына продукциянын шайкештигин баалоо (ырастоо) боюнча иштерди аткарган сертификаттоо органдарын, сыноо лабораторияларын (борборлорду) аккредитациялоо (аккредитациялоо чөйрөсүн кеңейтүү)	СЛ, ШО, ЭКМ караштуу КАБ	Аккредитациялоого/ Аккредитациялоо чөйрөсүн кеңейтүүгө өтүмө берилгенде сыноо лабораторияларын, контролдоочу органдарды жана сертификаттоо органдарын жабдууга жана даяр болушуна жараша
408	ЕАЭБ ТР талаптарына продукциянын шайкештигин баалоо (ырастоо) иштерин аткарган сертификаттоо боюнча аккредиттелген органдарды (сертификаттоо боюнча эксперттери Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган) жана сыноо лабораторияларын (борборлорду), инспекция органдарын Шайкештикти баалоо боюнча органдардын бирдиктүү реестринин улуттук бөлүгүнө белгиленген тартипте киргизүү	ШО, СЛ, ИО, ЭКМ караштуу КАБ	Дайыма

408 ¹	Химиялык заттардын реестрин жүргүзүү жана координациялоо	ЖРЭТКМ, ССМ ОАЖМСЭ КД	Дайыма
409	Өндүрүүчүлөрдүн жана керектөөчүлөрдүн, бизнес өкүлдөрүнүн катышуусу менен ЕАЭБ ТР жоболору боюнча түшүндүрмө берүү максатында «тегерек столдорду», семинарларды өткөрүү жана медиапландын форматына ылайык тиешелүү отчет берүү	ЖРЭТКМ, ССМ	Дайыма

“,
- 47-главасы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
”

47. "Алкоголдук продукциялардын коопсуздугу жөнүндө" ЕАЭБ ТР (047/2018 ЕАЭБ ТР) ишке ашыруу боюнча иш-чаралар ЕАЭБ ТР жоболорун ишке ашыруу үчүн жооптуу ыйгарым укуктуу орган - Мамалкоагенттик, ССМ			
460	Ыктыярдуу негизде колдонуунун натыйжасында ЕАЭБ ТР талаптарын, ошондой эле сыноолордун жана ченөөлөрдүн эрежелерин жана методдорун камтыган стандарттарды, анын ичинде ЕАЭБ ТР колдонуу, аткаруу жана продукциянын шайкештигин баалоо (ырастоо) үчүн зарыл болгон үлгүлөрдү тандоо эрежелерин сактоо камсыздалган Стандарттардын тизмегин актуалдаштыруу боюнча сунуштарды ЕЭКке берүү	ЭКМ, ЭКМ караштуу СМБ,ШО	Дайыма
461	Кыргыз Республикасынын улуттук стандарттарын ыктыярдуу негизде колдонуунун натыйжасында ЕАЭБ ТР талаптарын, ошондой эле сыноолордун жана ченөөлөрдүн эрежелерин жана методдорун камтыган стандарттарды, анын ичинде ЕАЭБ ТР колдонуу, аткаруу жана продукциянын шайкештигин баалоо (ырастоо) үчүн зарыл болгон үлгүлөрдү тандоо эрежелерин сактоо камсыздалган стандарттардын тизмегине киргизүү жөнүндө сунуштарды актуалдаштыруу жана ЕЭКке берүү	ЭКМ, ЭКМ караштуу СМБ	Дайыма
462	ЕАЭБ ТР өзгөртүү, толуктоо, жокко чыгаруу долбоорлорун жана ыктыярдуу негизде колдонуунун натыйжасында ЕАЭБ ТР талаптарын, ошондой эле сыноолордун жана ченөөлөрдүн эрежелерин жана методдорун камтыган стандарттарды, анын ичинде ЕАЭБ ТР колдонуу, аткаруу жана продукциянын шайкештигин баалоо (ырастоо) үчүн зарыл болгон үлгүлөрдү тандоо эрежелерин сактоо камсыздалган стандарттардын тизмегин талкуулоого кызыкдар тараптарды жана бизнес коомчулукту тартуу менен макулдашылган позицияны иштеп чыгуу үчүн сүйлөшүүлөрдү уюштурууну камсыздоо	Мамалкоагенттик, ССМ	Дайыма
463	Улуттук мыйзамдарга шилтеме ченемдерди эске алуу менен ЕАЭБ ТР жоболорун ишке ашырууну камсыздоо (ченемдик укуктук базаны талдоо жана өркүндөтүү)	Мамалкоагенттик, ССМ	Дайыма
464	ЕАЭБ ТР аркылуу жөнгө салынуучу объекттердин өндүрүү, сатуу, эксплуатациялоо маселелери боюнча кызыкдар тараптар жана бизнес коомчулук менен макулдашылган Кыргыз Республикасынын жалпыланган позициясын даярдоо жана андан ары ЕЭКке жөнөтүү үчүн ЭКМге берүү	Мамалкоагенттик, ССМ	Дайыма
465	Тиешелүү кеңешмелерге, анын ичинде видеоконференция режиминде ЕЭКтин кеңешмелерине милдеттүү түрдө катышуу менен киргизилүүчү өзгөртүүлөрдүн багыттарын эске алып, ЕАЭБ ТР өзгөртүү киргизүү долбоорлорун иштеп чыгуу боюнча кызыкдар тараптарды жана бизнес коомчулукту тартуу менен Кыргыз Республикасынан жумушчу топтордун курамын түзүүнү камсыздоо	Мамалкоагенттик	Дайыма
466	Шайкештикти баалоо, шайкештикти баалоо боюнча аккредиттелген органдардын (сертификаттоо боюнча органдардын, сыноо лабораторияларынын, инспекция органдарынын) болушун камсыздоо чөйрөсүндөгү иштерди жүргүзүү бөлүгүндө ЕАЭБ ТР талаптарын ишке ашырууну камсыздоо	Мамалкоагенттик, ССМ	Дайыма
467	ЕАЭБ ТР талаптарына продукциянын шайкештигин баалоо (ырастоо) боюнча иштерди аткарган сертификаттоо органдарын, сыноо лабораторияларын (борборлорду) аккредитациялоо (аккредитациялоо чөйрөсүн кеңейтүү)	СЛ, ШО, ЭКМ караштуу КАБ	Аккредитациялоого/ Аккредитациялоо чөйрөсүн кеңейтүүгө өтүмө берилгенде сыноо лабораторияларын, контролдоочу органдарды жана сертификаттоо органдарын жабдууга жана даяр болушуна жараша
468	ЕАЭБ ТР талаптарына продукциянын шайкештигин баалоо (ырастоо) иштерин аткарган сертификаттоо боюнча аккредиттелген органдарды (сертификаттоо боюнча эксперттери Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган) жана сыноо лабораторияларын (борборлорду), инспекция органдарын Шайкештикти баалоо боюнча органдардын бирдиктүү реестринин улуттук бөлүгүнө белгиленген тартипте киргизүү	ШО, СЛ, ИО, ЭКМ караштуу КАБ	Дайыма
469	Өндүрүүчүлөрдүн жана керектөөчүлөрдүн, бизнес өкүлдөрүнүн катышуусу менен ЕАЭБ ТР жоболору боюнча түшүндүрмө берүү максатында «тегерек столдорду», семинарларды өткөрүү жана медиапландын форматына ылайык тиешелүү отчет берүү	Мамалкоагенттик, ССМ	Дайыма

“,
- 38-40, 42-46, 48-53-главаларынын бүткүл тексти боюнча “ББ ТР” деген аббревиатура “ЕАЭБ ТР” деген аббревиатура менен алмаштырылсын;
- кыскартуулардын тизмеси төмөнкүдөй мазмундагы он сегизинчи - жыйырма биринчи абзацтар менен толукталсын:
«БТЖКК - Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу Байланыш тармагын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө боюнча кызматы;
ССМ ОАЖМСЭКД - Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаменти;
Мамалкоагенттик - Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Этил спиртин, алкогольдук продукцияны өндүрүүнү жана жүгүртүүнү контролдоо боюнча мамлекеттик агенттик; ЕАЭБ ТР - Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламенти.»
2. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы

А.ЖАПАРОВ

Бишкек шаары, 2022-жылдын 18-октябры, №572



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН 2021-ЖЫЛДЫН 15-НОЯБРЫНДАГЫ №264 «КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АТКАРУУ БИЙЛИГИНИН МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРЫНЫН ЖАНА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАШКА МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРЫНЫН, АНЫН ИЧИНДЕ ТЕХНИКАЛЫК ЖАНА ТЕЙЛӨӨЧҮ ПЕРСОНАЛЫНЫН ШТАТТЫК САНЫНЫН ЧЕГИ ЖӨНҮНДӨ» ТОКТОМУНА ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ КИРГИЗҮҮ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН ТОКТОМУ

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 20-майындагы №158 «Кыргыз Республикасында жарандык авиацияны башкаруу системасын өркүндөтүү жана авиациялык каттамды өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө» Жарлыгын ишке ашыруу максатында, «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети **токтом кылат:**

1. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №264 «Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттик органдарынын, анын ичинде техникалык жана тейлөөчү персоналдынын штаттык санынын чеги жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) жогоруда аталган токтомдун 1-тиркемесинде:
- 7-пункттагы «632», «80», «68», «548», «65» деген цифралар тиешелүү түрдө «578», «71», «66», «496», «56» деген цифралар менен алмаштырылсын;
- төмөнкүдөй мазмундагы 19²-пункт менен толукталсын:

19 ²	Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги	54	9
	борбордук аппарат	54	9

2) жогоруда аталган токтомдун 5-тиркемесинде:
- төмөнкүдөй мазмундагы 19²-пункт менен толукталсын:

19 ²	Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги	1
-----------------	--	---

2. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып жети күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы

А.ЖАПАРОВ

Бишкек шаары, 2022-жылдын 18-октябры, №575

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН 2009-ЖЫЛДЫН 22-ДЕКАБРЫНДАГЫ №795 "ЖЕНИЛДИКТЕРДИН ОРДУНА АЙ САЙЫНКЫ АКЧАЛАЙ КОМПЕНСАЦИЯ ТӨЛӨӨ ЖӨНҮНДӨ" ТОКТОМУНА ӨЗГӨРТҮҮ КИРГИЗҮҮ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН ТОКТОМУ

Жарандардын кепилденген мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу мүмкүндүгүн камсыз кылуу максатында, "Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети **токтом кылат:**

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 22-декабрындагы №795 "Женилдиктердин ордуна ай сайын акчалай компенсация төлөө жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтомдун 2-тиркемеси ушул токтомдун тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын.

2. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы

А.ЖАПАРОВ

Бишкек шаары, 2022-жылдын 18-октябры, №577

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН 2012-ЖЫЛДЫН 18-ДЕКАБРЫНДАГЫ №839 "КОНСУЛДУК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРҮЧҮН АЛЫНУУЧУ КАРАЖАТТАР ЖӨНҮНДӨ" ТОКТОМУНА ӨЗГӨРТҮҮ КИРГИЗҮҮ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН ТОКТОМУ

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 29-январындагы №4 "Миграциялык кырдаалды жакшыртууга багытталган чараларды кабыл алуу жөнүндө" Жарлыгына, "Чет өлкөлүк граждандардын Кыргыз Республикасындагы укуктук абалы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, "Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети **токтом кылат:**

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 18-декабрындагы №839 "Консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн алынуучу каражаттар жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн алынуучу каражаттардын ставкаларында:

- таблица төмөнкүдөй мазмундагы 13-пункт менен толукталсын:

13	Чет өлкөнүн жарандыгы бар мекендештин "Мекен-карт" документин берүү	40
----	---	----

2. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы

А.ЖАПАРОВ

Бишкек шаары, 2022-жылдын 19-октябры, №579

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН 2012-ЖЫЛДЫН 10-АПРЕЛИНДЕГИ №237 "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА БАЛДАРДЫ, УЛГАЙГАН АДАМДАРДЫ ЖАНА МАЙЫПТАРДЫ КОРГООНУН ЭЛ АРАЛЫК КҮНҮН ЖЫЛ САЙЫН ӨТКӨРҮҮ ЖӨНҮНДӨ" ТОКТОМУНА ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ КИРГИЗҮҮ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН ТОКТОМУ

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 12-октябрындагы №425 "Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин түзүмү жана курамы жана Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын түзүмү жөнүндө" Жарлыгын ишке ашыруу максатында, "Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети **токтом кылат:**

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-апрелиндеги №237 "Кыргыз Республикасында балдарды, улгайган адамдарды жана майыптарды коргоонун эл аралык күнүн жыл сайын өткөрүү жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- 4-пункттун төртүнчү абзацында "балдар социалдык мекемелерине" деген сөздөр "интернат тибиндеги балдар мекемелерине" деген сөздөр менен алмаштырылсын;
- 6-пунктта "балдар социалдык мекемелерин" деген сөздөр "интернат тибиндеги балдар мекемелерин" деген сөздөр менен алмаштырылсын;
- 7-пунктта "Коомдук" деген сөз "Улуттук" деген сөз менен алмаштырылсын;

- 8-пунктта "Социалдык өнүгүү" деген сөздөр "Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 9-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

9. "Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги бул токтомдун аткарылышы жөнүндө жалпыланган маалыматты жыл сайын 16-июлга чейинки, 16-ноябрга чейинки жана 16-январга чейинки мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясына киргизсин.;"

- 11-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

11. "Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Президенттин жана Министрлер Кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгына жүктөлсүн."

2. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы

А.ЖАПАРОВ

Бишкек шаары, 2022-жылдын 18-октябры, №576

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН 2018-ЖЫЛДЫН 22-ЯНВАРЫНДАГЫ №41 "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КЕСИПТИК БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ БЕРҮҮСҮНҮН МАМЛЕКЕТТИК СТАНДАРТЫНЫН МАКЕТИН БЕКИТҮҮ ЖӨНҮНДӨ" ТОКТОМУНА ӨЗГӨРТҮҮ КИРГИЗҮҮ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН ТОКТОМУ

Кесиптик башталгыч билим берүүнү жана жалпы орто билим берүүнү өркүндөтүү максатында, "Кесиптик башталгыч билим берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, "Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети **токтом кылат:**

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 22-январындагы №41 "Кыргыз Республикасынын Кесиптик башталгыч билим берүүсүнүн мамлекеттик стандартынын макетин бекитүү жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Кесиптик башталгыч билим берүүсүнүн мамлекеттик билим берүү стандартынын макетине тиркеме ушул токтомдун тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын.

2. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги ушул токтомдон келип чыгуучу тиешелүү чараларды көрсүн.

3. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Президенттин жана Министрлер Кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгына жүктөлсүн.

4. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып жети күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы

А.ЖАПАРОВ

Бишкек шаары, 2022-жылдын 19-октябры, №580

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН 2018-ЖЫЛДЫН 27-АВГУСТУНДАГЫ №399 "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЗЫК-АТКАРУУ СИСТЕМАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНЫНЫН АТАЙЫН КОМИССИЯСЫ ЖӨНҮНДӨ ЖОБОНУ БЕКИТҮҮ ТУУРАЛУУ" ТОКТОМУНА - ӨЗГӨРТҮҮ КИРГИЗҮҮ ЖӨНҮНДӨ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН ТОКТОМУ

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечимдерин Кыргыз Республикасынын Жаза аткаруу кодексине шайкеш келтирүү максатында, "Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети **токтом кылат:**

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 27-августундагы №399 "Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу системасынын мамлекеттик органынын атайын комиссиясы жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жобону бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу системасынын мамлекеттик органынын атайын комиссиясы жөнүндө жобо ушул токтомдун тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын.

2. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы

А.ЖАПАРОВ

Бишкек шаары, 2022-жылдын 24-октябры, №582

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН 2014-ЖЫЛДЫН 3-ИЮНУНДАГЫ №303 "МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРЫ, АЛАРДЫН ТҮЗҮМДҮК БӨЛҮНҮШТӨРҮ ЖАНА ВЕДОМСТВОЛУК МЕКЕМЕЛЕРИ ТАРАБЫНАН ЖЕКЕ ЖАНА ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРГА БЕРИЛУҮЧҮ МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮН СТАНДАРТТАРЫН БЕКИТҮҮ ЖӨНҮНДӨ" ТОКТОМУНА ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ КИРГИЗҮҮ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН ТОКТОМУ

"Баткен облусунун статусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесине, "Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесине, "Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети **токтом кылат:**

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы №303 "Мамлекеттик органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Мамлекеттик органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарында:

- "Маалымат берүү тармагында" V бөлүмүнүн 13, 14-главалары ушул токтомдун тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын.

2. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы

А.ЖАПАРОВ

Бишкек шаары, 2022-жылдын 25-октябры, №586



**Опубликованный 01.11.2022 г. отчет ОАО "Кыргыз почтасы"
за III квартал 2022 г. считать недействительным.**

Открытое акционерное общество

«КЫРГЫЗ ПОЧТАСЫ»

отчет за III квартал 2022 года

- Данные об эмитенте:
 - полное и сокращенное наименование регулируемого субъекта финансового рынка: **Открытое акционерное общество «Кыргыз почтасы», ОАО «Кыргыз почтасы»**
 - организационно-правовая форма: **Открытое акционерное общество**
 - юридический и почтовый адрес, номер телефона и телефакса: **Кыргызская Республика, 720001, город Бишкек, проспект Чуй, 227. Телефоны: (0312) 61-36-07, 61-52-93, факс: 61-21-01.**
 - основной вид деятельности: **почтовая связь.**
- Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента:
 - количество владельцев ценных бумаг – **1;**
 - количество работников эмитента – **3010.**
- Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала: **нет**
- Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде:
 - Решением единственного акционера Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы» (решение Фонда по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики от 5 июля 2022 года №373-п):
 - утвержден Устав Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»;
 - Решением единственного акционера Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы» (решение Фонда по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики от 19 июля 2022 года №4-ГП):
 - Черикчиев Марат Жолдошбекович избран Председателем Правления – членом Правления ОАО «Кыргыз почтасы»;
 - Абдиев Роман Жанышевич избран Заместителем Председателя Правления – членом Правления ОАО «Кыргыз почтасы»;
 - Шералиев Баялы Абасбекович избран Заместителем Председателя Правления – членом Правления ОАО «Кыргыз почтасы»;
 - Масиянова Уулжан Каныбековна избрана Заместителем Председателя Правления – членом Правления ОАО «Кыргыз почтасы»;
 - Закиров Данияр Адамович избран Заместителем Председателя Правления – членом Правления ОАО «Кыргыз почтасы».
- 9 августа 2022 года проведено внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Кыргыз почтасы».
- Финансовая отчетность эмитента за отчетный период:

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	Активы		
(010)	1. Оборотные активы	265025	221181
(020)	2. Внеоборотные активы	370051	2079885
(030)	3. Долгосрочная дебиторская задолженность	5514	11061
(040)	4. Краткосрочная дебиторская задолженность	76892	78132
(050)	Итого: активы (010+020+030+040)	717482	2390259
	Обязательства и капитал		
(060)	1. Краткосрочные обязательства	330080	282548
(070)	2. Долгосрочные обязательства	345542	331617
(080)	Итого: обязательства (060+070)	675622	614165
(090)	Собственный капитал		
	1. Уставный капитал	20667	1769597
	2. Дополнительный оплаченный капитал	1071	
	3. Нераспределенная прибыль	20122	6497
	4. Резервный капитал	0	
(100)	Итого: обязательства и собственный капитал (060+070+090)	717482	2390259

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
(010)	Валовая прибыль	86976	42189
(020)	Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)		
(030)	Операционные расходы	94159	68958
(040)	Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)	-7183	-26770
(050)	Доходы и расходы от неоперационной деятельности	5325	11782
(060)	Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)	-1858	-14988
(070)	Расходы по налогу на прибыль		
(080)	Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)	-1858	-14988
(090)	Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль		
(100)	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)	-1858	-14988

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
(010)	Сальдо на 1 января 2022 г.		
(020)	Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок		
(030)	Пересчитанное сальдо		
(040)	Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках		
(050)	Чистая прибыль (убытки) за отчетный период	-1858	-14988
(060)	Дивиденды		
(070)	Эмиссия акций		
(080)	Ограничение прибыли к распределению		
(090)	Изменение уставного капитала		
(100)	Сальдо на 1 октября 2022 г.		

- Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг: **нет**
- Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде: **нет.**
- Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период: **нет**
- Доходы по ценным бумагам эмитента: **нет**
- Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: **нет**

Председатель Правления

ЧЕРИКЧИЕВ М.Ж.

Главный бухгалтер

МЕДЕТОВА Ж.М.

C/O-483

**ОАО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ»**

**ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НЕДВИЖИМЫХ ИМУЩЕСТВ.**

Публичные торги состоятся **5 декабря 2022 года.**

Место проведения аукциона – **г. Бишкек, ул. Токтогула, 228.**

Время начало торгов **14.00 часов.**

Аукцион состоит из десяти лотов. Открытые торги на каждое недвижимое имущество будет проводиться отдельно. Для получения бланка необходимо обратиться по адресу: **г. Бишкек, ул. Токтогула, 228.**

Для участия в аукционе необходимо внести гарантийный взнос в размере 5 000 (пять тысяч) сом и до начала торгов подать заявку на тот лот, в котором участник принимает участие.

Участник, внесший гарантийный взнос в размере 5 000 (пять тысяч) сом, может участвовать во всех десяти лотах, при условии подачи заявки на каждый лот отдельно.

Гарантийный взнос в размере 5 000 (пять тысяч) сом необходимо перечислить по следующим реквизитам: ОАО «Государственная Ипотечная Компания», ИНН:00810201510086, расчетный счет 1350100027586931, ОАО «Айыл Банк», БИК 135001.

Прием заявок на участие в аукционе заканчивается 2 декабря 2022 года, 16:00 ч.

Организатор торгов: ОАО «Государственная Ипотечная Компания».

Для дополнительной информации обращаться в Отдел закупок и управления жилищным фондом по адресу: **г. Бишкек, ул. Токтогула, 228, тел.: (0700) 11-18-87, (0312) 61-06-80.**

Наименование организации	ОАО «Государственная Ипотечная Компания»
Гарантийный взнос	5 000 (пять тысяч) сом
Цена за шаг повышения	5 000 (пять тысяч) сом
Начало аукциона	5 декабря 2022 года 14.00 часов
Место предварительного проведения аукциона	г. Бишкек, ул. Токтогула, 228
Примечание	

Лот	Сведения по недвижимому имуществу	Стартовая стоимость (сом)	Техническое состояние
1 лот	Квартира общей площадью - 113,8 кв.м., в том числе жилой площадью - 62,9 кв.м., расположенная по адресу: г. Бишкек, ул.Московская, дом 191, кв. №157	8 024 800,0	хорошее
2 лот	Квартира общей площадью - 114,5 кв.м., в том числе жилой площадью - 63,6 кв.м., расположенная по адресу: г. Бишкек, ул.Московская, дом 191, кв. №161	8 074 100,0	хорошее
3 лот	Квартира общей площадью - 114,6 кв.м., в том числе жилой площадью - 64,0 кв.м., расположенная по адресу: г. Бишкек, ул.Московская, дом 191, кв. №165	8 081 200,0	хорошее
4 лот	Квартира общей площадью - 72,2 кв.м., в том числе жилой площадью - 38,9 кв.м., расположенная по адресу: г. Бишкек, ул.Московская, дом 191, кв. №240	3 972 000,0	без ремонта (ПСО)
5 лот	Квартира общей площадью - 112,2 кв.м., жилой площадью - 76,0 кв.м., расположенная по адресу: г. Бишкек, ул. Ахунбаева, дом 190/2, кв. №55	7 982 100,0	отличное
6 лот	Двухуровневая квартира (5-6 этажи, пентхаус), общей полезной площадью - 195,6 кв.м., жилой площадью - 104,1 кв.м., расположенная по адресу: г. Бишкек, ул. Ажыбека Баатыра, дом 1/1, кв. 20	10 076 500,0	хорошее
7 лот	Квартира общей площадью - 252,9 кв.м., жилой площадью - 160,1 кв.м., расположенная по адресу: г. Бишкек, 7 мкр-н, дом 52/3, кв. 62	15 320 400,0	хорошее
8 лот	Квартира общей площадью - 181,2 кв.м., жилой площадью - 124,3 кв.м., расположенная по адресу: г. Бишкек, ул. Ажыбека Баатыра, д. 2, кв. 14	11 278 000,0	хорошее
9 лот	Квартира общей площадью - 93,7 кв.м., жилой площадью - 60,5 кв.м., расположенная по адресу: г. Бишкек, ул. Байтик Баатыра, д. 7 «б», кв. №59	7 046 900,0	хорошее
10 лот	Квартира общей площадью - 153,0 кв.м., жилой площадью - 81,7 кв.м. (терраса - 27,1 кв.м., балкон - 4,8 кв.м.) с причитающейся долей в местах общего имущества в многоквартирном жилом доме, расположенная по адресу: г.Бишкек, ул. Толмуша Океева, дом 39/3, кв. 35 (Литер А)	16 363 650,0	без ремонта (ПСО)



Запрос на выражение заинтересованности
Закупка услуг на разработку проектно-сметной
документации пунктов пропуска

Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики

при финансовой поддержке Азиатского Банка Развития
планирует улучшить инфраструктуру контрольно-пропускных
пунктов. В результате будет модернизирована технологическое
оборудования контрольно-пропускных пунктов, улучшаться
условия работы сотрудников, увеличится пропускная
способность пунктов пропуска.

Пограничной службе Кыргызской Республики требуется отоб-
рять квалифицированную компанию (Консультационная фирма)
для разработки проектно-сметной документации (ПСД) следую-
щих объектов:

- Пункт пропуска «Ак-Тилек автодорожный»;
- Пункт пропуска «Каркыра – автодорожный»;
- Пункт пропуска «Кичи-Капка – автодорожный»;
- Учебный центр Пограничной службы.

Настоящим Пограничная служба Государственного комитета на-
циональной безопасности Кыргызской Республики просит право-
мочных консультантов выразить заинтересованность в предостав-
лении данных услуг.

Заинтересованные Консультационные фирмы должны предос-
тавить информацию, отражающую компетентность в выполнении
данных, услуг через Систему управления консультантами АБР
<http://cms.adb.org> или путем предоставления заполненной форм-
мы Выражения заинтересованности (ВЗ). Форму ВЗ можно найти
на сайтах: <http://www.zakupki.gov.kg>, а также получить по сле-
дующему адресу:

Кыргызская Республика
г. Бишкек, 720005, ул. О.Медерова, 163
Пограничная служба Государственного комитета
национальной безопасности Кыргызской Республики
тел./факс: +996 (312) 88-16-18, +996 (312) 54-38-36
Электронная почта: gsm201@mail.ru

Консультационные фирмы могут объединиться с другими фирма-
ми в форме совместного предприятия или субконсультанта для по-
вышения своей квалификации.

Консультационные фирмы будут отобраны методом «Отбор по
качеству и стоимости» (ОКС) в соответствии с Руководством по Ис-
пользованию консультантов Азиатским банком развития и его заем-
щиками. АБР (2017 года и последними его обновлениями), Полити-
кой закупки АБР: товары, работы, неконсультационные и консульта-
ционные услуги (2017 г., с периодическими поправками).

Консультанту рекомендуется предоставить подробную информа-
цию о максимум 10 проектах аналогичного характера, завершённых
за последние 10 лет, и он должен указать стоимость участия своей
фирмы по каждому контракту.

Опыт в проектах, финансируемых международными финансовыми
институтами (Азиатский банк развития (АБР), Всемирный банк (ВБ), Ис-
ламская Банк развития (ИБР), Японское агентство международного сот-
рудничества (ЯАМС) и др.) будет рассматриваться как преимущество.

Консультационные фирмы, включенные в окончательный спи-
сок, будут приглашены представить техническое и финансовое
предложение.

Заинтересованные консультационные фирмы могут получить до-
полнительную информацию по нижеуказанному адресу с 9.00 до
18.00 ч. по местному времени (г. Бишкек).

Выражение заинтересованности должны быть отправлены через
Систему управления консультантами АБР или предоставлены стро-
го по форме ВЗ запечатанные в конверте и подписанные соответ-
ственно не позднее 18.00 часов, 5 декабря 2022 г.

Адрес исполнительного агентства для получения разъяснений
представлен ниже.

Кыргызская Республика
г. Бишкек, 720005, ул. О.Медерова, 163
Пограничная служба Государственного комитета
национальной безопасности Кыргызской Республики
тел./факс: +996 (312) 88-16-18, +996 (312) 54-38-36
Электронная почта: gsm201@mail.ru

C/O-484

ОАО «ОПТИМА БАНК»

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ
ВО ВНЕСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАЛОЖЕННОЕ
ИМУЩЕСТВО:

Жилой дом, общей полезной площадью - 127,3 кв.м., жилой
площадью - 72,5 кв.м., с земельным участком мерою - 500,0
кв.м., находящийся по адресу: г.Бишкек, ж/м Алтын-Ордо,
дом (участок) №196, принадлежащий на праве частной
собственности Абдыкеримову Улану Токторбаевичу.

Стартовая продажная стоимость составляет
- 4 569 487,80 (четыре миллиона пятьсот
шестьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят семь)
сом и 80 тыйын.

Торги состоятся 15 декабря 2022 года в 11.00 ч. по месту нахо-
ждения имущества: г.Бишкек, ж/м Алтын-Ордо, дом (участок) №196.
Желающим принять участие в публичных торгах за один день
до торгов необходимо внести гарантийный взнос - 5% от началь-
ной стартовой стоимости на банковский счет в ОАО «Оптима Банк»
№1091515000150312. Участник, выигравший публичные торги, дол-
жен в течение 5 (пяти) календарных дней внести на расчетный счет
организатора торгов сумму (покупную сумму) за вычетом суммы ран-
нее внесенного гарантийного взноса.

H-988

Организатор торгов Салморов С.У., г. Бишкек, ул. Ауэзова 1/1,
справки по телефону: (0312) 63-72-13 доб.127, (0555) 89-95-06.



СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКАХ

Запрос на подачу Конкурсных предложений
Малые работы
(Одноконвертная процедура торгов)

- Страна: Кыргызская Республика
- Название проекта: Второй Проект «Региональное экономическое развитие в Баткенской области» (ПРЭР-2)
- Название контракта: Закупка работ по капитальному ремонту объектов в Лейлекском и Баткенском районах Баткенской области 3 лота
- Заём №/Кредит №/Грант №: Кредит №: 7049-KG; Грант №: D976-KG
ЗПКП № ARIS-IDA-RED2-CERC-CW-RFB-2023-3

1. Кыргызская Республика получила финансовую помощь от Всемирного банка на покрытие расходов Второй Проект «Региональное экономическое развитие в Баткенской области» (ПРЭР-2) и намеревается использовать часть средств на осуществление платежей по Контракту на Закупку работ по капитальному ремонту объектов в Лейлекском и Баткенском районах Баткенской области 3 лота. По данному Контракту, Заёмщик будет осуществлять платежи с использованием метода прямого платежа, как это определено в руководстве Всемирного банка по выплатам для финансирования инвестиционных проектов.
2. Настоящим Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики от лица Жаны-Жерского, Кулундинского и Ак-Сайского айыл окмоту Лейлекском и Баткенском районах Баткенской области, приглашает правомочных участников торгов подать заявки в запечатанных конвертах на проведение капитального ремонта:

ЛОТ 1 - Капитальный ремонт средней школы с.Максат, Кулундинского айылного аймака Лейлекского района Баткенской области;
ЛОТ 2 -

- Капитальный ремонт средней школы им.Ч.Айтматова с.Борбордук, Жаны-Жерского айылного аймака Лейлекского района Баткенской области;
- Капитальный ремонт здания Группы семейных врачей №20 с.Борбордук Кулундинского айылного аймака Лейлекского района Баткенской области;
- Капитальный ремонт здания Группы семейных врачей №22 в с.Арка Жаны-Жерского айылного аймака Лейлекского района Баткенской области;

ЛОТ 3 - Капитальный ремонт ФАП в с.Капчыгай, Ак-Сайского айылного аймака Баткенского района Баткенской области.

3. Тендерные торги будут проводиться посредством международных конкурентных закупок с использованием Запроса предложений (RFB), как указано в «Положениях о закупках для заемщиков ОПЗ» Всемирного банка, изложенных в «Правила закупок для заемщиков ФИП» Всемирного банка изданное в ноябре 2020 года. ("Правила закупок"), и открыт для всех правомочных участников торгов, как определено в Правилах закупок.

4. Заинтересованные правомочные участники могут получить дополнительную информацию в Агентстве развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики, Исполнительный директор, Наспеков Марс Дамирович, e-mail: zakupki@aris.kg и изучить тендерную документацию в рабочее время с 9.00 до 18.00 часов по указанному ниже адресу.

5. Заинтересованные правомочные Участники торгов могут получить полный пакет Тендерных документов на русском языке после регистрации/авторизации на сайте АРИС www.aris.kg.

6. Конкурсные предложения должны быть доставлены по адресу, указанному ниже, не позднее 11.00 часов (по Бишкекскому времени) 22 ноября 2022 года. Проведение торгов в электронной форме не предусмотрено. Конкурсные предложения, представленные позже указанного срока, отклоняются. Конкурсные предложения будут вскрыты в присутствии членов тендерной комиссии и уполномоченных представителей участников торгов, и всех, тех, кто пожелает присутствовать лично по адресу, указанному ниже в 11.05 часов (по Бишкекскому времени) 22 ноября 2022 года.

7. Все тендерные предложения должны сопровождаться Декларацией об обеспечении тендерного предложения.
Адрес: Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики; Наспеков Марс Дамирович, Исполнительный директор АРИС КР; Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Боконбаева, 102, 11 каб., телефон/факс: +996 (312) 30-18-05 (вн. 153) или 62-47-48, эл. почта: zakupki@aris.kg.

C/O-489

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИССЫК-КУЛЬСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА НАЗЕМНОГО И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
НА МАРШРУТАХ НИЖЕУКАЗАННЫХ:

№ п/п	Номер лота	Номер и наименование маршрута	Время отправления автобусов	Место отправки автобусов	Потребное количество автобусов
1	9	№302 Каракол-Чолпон-Ата (микроавтобус)	8-00, 8-55, 9-45, 10-35, 11-25, 12-10 (ежедневно)	Филиал «Каракол А/В»	8
			Обр. 13-35, 14-35, 15-35, 16-35, 17-35, (18-35 сез.) (ежедневно)	А/В «Чолпон-Ата» (ОсОО «Тарназ»)	
2	14	№302 Чолпон-Ата – Каракол (микроавтобус)	7-35, 8-35, 9-35, 10-35, 11-35, 12-35, (ежедневно)	А/В «Чолпон-Ата» (ОсОО «Тарназ»)	8
			Обр. 13-00, 14-20, 15-40, 17-00, 18-20 (19-00 сез.) (ежедневно)	Филиал «Каракол А/В»	

Примечание: В ранее выпущенном тираже газеты «Эркин-Тоо» за №95 (3430) страница 12 от 28 октября 2022 года внести изменение в №9, №14 лоты на маршрут №302 Каракол – Чолпон-Ата, №302 Чолпон-Ата – Каракол.

Внесено изменение на время отправления автобусов и потребное количество автобусов как вышеуказанном таблице.

C/O-486

В связи с утерей
свидетельства о праве
частной собственности
на земельной долей
серия №0109590 на имя
Касыбекова Талантбека
Молдалиевича считать
недействительным.

H-987

Кадыркулов Алмазбек
Самаркуловиче тиешелүү
жер участкагуна (үлүшүнө)
жеке менчик укугу жөнүндөгү
күбөлүктөрү №0092542,
№0092543 жоголгондугуна
байланыштуу жараксыз
деп табылсын.

H-985

Куракеев Майрамбекке
тиешелүү жер үлүшүнөн
пайдаланууга укук
берүүчү күбөлүгү №30706
жоголгондугуна
байланыштуу жараксыз
деп табылсын.

H-986

**ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ
В КОНКУРСНЫХ ТОРГАХ**

Дата: 4 ноября 2022 года
 Номер и наименование Кредита/Гранта: 3854-KGZ(COL) / 0676-KGZ(SF)
 Номер и название Контракта: ARIS-ADB-NRWSSDP-CW-NCB-DLI-1-05 «Строительство системы водоснабжения для подпроекта «Орто-Саз» Чет-Нуринаского айылного аймака Нарынского района Нарынской области»
 Крайний срок представления: 9 декабря 2022 года, 11.00 часов (местное время)

1. Кыргызская Республика получило финансирование от Азиатского банка развития (АБР) на покрытие расходов Программы «Развития сельского водоснабжения и санитарии в Нарынской области» (ПРСВНО). Часть этого финансирования будет использована для платежей по контракту указанного выше. Конкурсные торги открыты для всех правомочных участников стран-членов АБР.
2. Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС) от лица Чет-Нуринаского айылного аймака Нарынского района Нарынской области («Заказчик») приглашает представить запечатанные конкурсные предложения от всех правомочных участников для выполнения следующих строительных работ («Работы»):
 - «Строительство системы водоснабжения для подпроекта «Орто-Саз» Чет-Нуринаского айылного аймака Нарынского района Нарынской области»
3. Открытые конкурсные торги будут проводиться в соответствии с Одноэтапными - Одно конвертными процедурами АБР и открыты для всех участников торгов из правомочных стран, как описано в Тендерной документации.
4. В данных торгах могут участвовать только правомочные участники со следующими ключевыми квалификациями, определенными в Тендерной документации. Полные требования можно найти в Разделах 3 и 4 Тендерной документации.
5. Участники торгов могут получить дополнительную информацию и ознакомиться с тендерной документацией в офисе АРИС по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Боконбаева, 102, отдел закупок, тел.: +996 (312) 62-07-52, факс: +996 (312) 62-47-48, э-почта: zakupki@aris.kg вебсайт: www.aris.kg
6. Полный комплект тендерной документации на английском и русском языке в электронном виде без оплаты можно будет получить заинтересованными участниками только после регистрации на официальном сайте АРИС www.aris.kg вкладка «Тендеры».
7. Предтендерная встреча с участниками торгов состоится в 11.00 часов местного времени 18 ноября 2022 года по указанному выше адресу.
8. Участники должны представить свои конкурсные предложения:
 - По вышеуказанному адресу (см. пункт 5 выше)
 - Не позднее срока: 9 декабря 2022 года, время: 11.00 ч (местное время).
 - Вместе с Декларацией обеспечения конкурсной заявки, как описано в Тендерной документации.
9. Предложения будут вскрыты сразу после истечения срока подачи предложений в присутствии представителей участников торгов, которые пожелают присутствовать.

C/O-488

**ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В
КОНКУРСНЫХ ТОРГАХ**

Кыргызская Республика
 «Проект Улучшение Теплоснабжения» (ПУТС)

Заем №/Кредит №/ Грант №: IDA/SECO, Grant D2400-KG

Название контракта:

- (Лот 1) «Повышение энергоэффективности здания средней школы им. Т.Мурзапарова в селе Бужум, Кара-Булакского АА, Баткенского района Баткенской области»;
 (Лот 2) «Повышение энергоэффективности здания средней школы имени Т.Садыкова в селе Ак-Татыр, Ак-Татырского АА, Баткенского района Баткенской области»;
 (Лот 3) «Повышение энергоэффективности здания начальной школы №85 «Октябрь-Туусу» в селе Кара-Колот, Ийри-Суйского АА, Узгенского района Ошской области».

Номер для ссылки (в соответствии с планом закупок): IDA/SECO-HSIP-NCB-2022-4

1. Представленные в рамках указанного Проекта в распоряжение Кыргызской Республики средства будут использованы на приемлемые выплаты по Контракту на работы:
 - (Лот 1) «Повышение энергоэффективности здания средней школы им. Т.Мурзапарова в селе Бужум, Кара-Булакского АА, Баткенского района Баткенской области»;
 - (Лот 2) «Повышение энергоэффективности здания средней школы имени Т.Садыкова в селе Ак-Татыр, Ак-Татырского АА, Баткенского района Баткенской области»;
 - (Лот 3) «Повышение энергоэффективности здания начальной школы № 85 «Октябрь-Туусу» в селе Кара-Колот, Ийри-Суйского АА, Узгенского района Ошской области».
 2. Агентство развития и инвестирования сообществ (АРИС) от лица Кара-Булакского АА, Баткенского района Баткенской области, а также от лица Ийри-Суйского АА, Узгенского района, Ошской области приглашает к подаче запечатанных конкурсных предложений от правомочных участников торгов для выполнения следующих работ:
 - (Лот 1) «Повышение энергоэффективности здания средней школы им. Т.Мурзапарова в селе Бужум, Кара-Булакского АА, Баткенского района Баткенской области»;
 - (Лот 2) «Повышение энергоэффективности здания средней школы имени Т.Садыкова в селе Ак-Татыр, Ак-Татырского АА, Баткенского района Баткенской области»;
 - (Лот 3) «Повышение энергоэффективности здания начальной школы №85 «Октябрь-Туусу» в селе Кара-Колот, Ийри-Суйского АА, Узгенского района Ошской области».
- Валютой конкурсного предложения является кыргызский сом.
3. Конкурсные торги будут проводиться по процедурам национальных конкурсных торгов в соответствии с Руководством Всемирного банка: Руководство по закупкам товаров, работ и неконсультационных услуг заемщиками Всемирного банка по займам МБРР и кредитам и грантам МАР от января 2011 года и пересмотренный в июле 2014 года, и открыты для всех правомочных участников торгов в соответствии с тем, как это определено в "Руководстве по закупкам". Кроме того, просьба обратить внимание на параграф 1.16 Раздел VI (Том 1), где изложена политика Всемирного банка в отношении конфликта интересов.
 4. Заинтересованные участники могут получить дополнительную информацию и ознакомиться с тендерной документацией в офисе АРИС по следующему адресу:
 Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Боконбаева, 102, отдел закупок, тел.: +996 (312) 62-07-52, факс: +996 (312) 62-47-48, э-почта: zakupki@aris.kg или на сайте: www.aris.kg
 5. Правомочные участники торгов могут полный комплект тендерных документов в электронном виде можно будет получить после регистрации на официальном сайте АРИС: www.aris.kg
 6. Предтендерная встреча с участниками торгов состоится в 11.00 часов местного времени 14 ноября 2022 года по указанному выше адресу.
 7. Конкурсные предложения должны быть доставлены в вышеуказанный офис не позднее 25 ноября 2022 года, 11.00 (местное время) и должны оставаться в силе в течение 90 дней после вскрытия конкурсных предложений. Залоговое обеспечение Конкурсного предложения не требуется, однако требуется предоставление Декларации гарантийного обеспечения конкурсного предложения. Участник торгов, отзывающий или изменяющий свое Конкурсное предложение после вскрытия конкурсных предложений до истечения срока его действия, или не подписавший контракт, в случае его приговора, или не предоставивший гарантию выполнения контракта к сроку, указанному в тендерной документации, автоматически не допускается к участию в тендерах в рамках проектов, реализуемых АРИС, сроком на два года.
 8. Конкурсные предложения будут вскрыты в присутствии участников, пожелавших присутствовать, 25 ноября 2022 года, 11.00 (местное время) в Центральном офисе АРИС по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Боконбаева, 102, конференц-зал.

C/O-487

**АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)**

Проект «Улучшение Теплоснабжения (ПУТС)»
 объявляет конкурс на замещения вакантных позиций:

- 1) Тренер по проведению тренингов среди глав ОМСУ и администрации общественных зданий в сфере образования и здравоохранения в Нарынской, Иссык-Кульской и в Чуйской областях – 2 позиции;
- 2) Тренер по проведению тренингов среди глав ОМСУ и администрации общественных зданий в сфере образования и здравоохранения в Таласской, Джалал-Абадской, Ошской и в Баткенской областях – 2 позиции.

Минимальные квалификационные требования:

- успешное завершение тренинга для тренеров, проводимого АРИС в 2022 году;
- участие в семинарах и дополнительных учебных курсах по энергоэффективности и энергосбережению;
- высшее образование в соответствующей области, таких как инжиниринг, социальные науки, экономика, финансы, энергетика и другие сопоставимые направления;
- высокий уровень навыков презентации;
- опыт работы в секторе энергетике не менее 3-х лет;
- опыт проведения тренингов для органов местного самоуправления и местных сообществ не менее 3-лет;
- опыт работы с органами местного самоуправления;
- знание кыргызского и русского языков и компьютерные навыки.

Заинтересованные кандидаты должны зарегистрироваться/авторизоваться в качестве Кандидата на вакансию, на сайте АРИС и подать заявку на участие в данном отборе (резюме на русском языке, с указанием контактного телефона и позиции) до 17.30 часов 18 ноября 2022 г.

Документы, представленные позже указанного срока, не будут рассмотрены.
 Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики
 720040, г. Бишкек, ул. Боконбаева, 102, каб. №11,
 тел.: + 996 (312) 62-07-52,
 факс: + 996 (312) 62-47-48,
 e-mail: zakupki@aris.kg.

C/O-487

Кара-Буура райондук САКБнын соттук аткаруучусу Рахматов Рахат Аббасовичке таандык, идентификациялык коду 6-01-05-1001-0485 сандуу Кара-Буура районунун Кызыл-Адыр айылынын Суваналиев көчөсүнүн №6 турак жайына биринчи ачык соода-сатык (аукцион) жарыялайт.

Турак жайдын баасы 660 000
 (алты жүз алтымыш миң) сомду түзөт.

Соода-сатык 14.11.2022-жылы саат 10.00дө мүлк жайгашкан дарегинде өткөрүлөт. Катышуучулар алдын ала 3 күндүк мөөнөттө соода-сатык болгонго чейин турак жайдын баштапкы баасынын 5% өлчөмүндө сумманы аванс катары Кара-Буура райондук САКБнын депозиттик эсебине №4406012100000139, ОКПО 21501686, ИНН 01912199710086, СФКР 03021, БИК 440001 ААК "РСК Банкына" төгүүгө милдеттүү. Соода-сатыкта утуп алган адамдын төгүлгөн суммасы сатып алуу баасына кошулат.

Сурап-билүү телефону Кара-Буура райондук соттук аткаруучулар кызмат бөлүмү (0708) 68-99-60, (0504) 94-17-17 соттук аткаруучу Б.Мамбетов.

П/П-280

**ЖОГОЛДУ**

УТЕРЯ

В связи с утерей гос. акта о праве частной собственности на земельный участок Ч №219694 на имя Турдубекова Нурсултана Турдубековича считать недействительным.

Н-982

В связи с утерей государственного акта о праве бессрочного пользования землями несельхозназначения государственный акт за №022057 на земли несельхозназначения по НСК «Делишес» считать недействительным.

Н-981

Бакирова Сабара Исраиловнага таандык ишкердиги тууралуу күбөлүгү (ОКПО 22696462, ИНН 11501195500947) жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

П/П-498

Манас уулу Канатбекке таандык ишкердиги тууралуу күбөлүгү (ОКПО 29622202, ИНН 21504199000381) жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

П/П-526

В связи с утерей гос. акта серия Ч №005508 на имя Омуралиева Сагынбая Душшеналиевича считать недействительным.

П/П-905

**ОАО «ТОКМОК ПАТП»**

г.Токмок, ул.Кирова 1,

вид ценных бумаг - простые именные акции KG 0101076725
номинальная стоимость одной акции 5,2631 сом,

НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:

2 ноября 2022 г. член Совета директоров Муратов А.Дж. получил в дар от физического лица 882 простые именные акции, общей номинальной стоимостью 4642,11 сом, доля в УК 0,15%.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о ликвидации организации

**Общество с ограниченной ответственностью
«Imperial Tobacco Kyrgyzstan»
(«Империял Тобако Кыргызстан»)**

(регистрационный номер 119476-3300-ООО, ИНН 01811201110085, ОКПО 27510918, место нахождения: г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115, бизнес-центр «Асыл Таш», 10-этаж)

уведомляет о ликвидации организации на основании Решения Единственного участника Общества от 01.11.2022 г.

Обоснованные требования кредитора могут быть заявлены в течение 2 месяцев с момента получения настоящего уведомления о ликвидации ООО «Imperial Tobacco Kyrgyzstan» («Империял Тобако Кыргызстан»).

C/O-484

**ОАО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ»****ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА****для реализации двухэтажного жилого дома,
расположенного по адресу: Чуйская область,
Аламундунский р-н, с. Орто-Сай, ж/г «Сары-Озон»,
ул. 3-я линия, № 7.**Публичные торги состоятся **7 декабря 2022 года в 14.00 часов.** Место проведения аукциона – г. Бишкек, улица Токтогула, 228.

Аукцион состоит из одного лота. Для получения бланка необходимо обратиться по адресу: г. Бишкек, ул. Токтогула, 228.

Для участия в аукционе необходимо внести гарантийный взнос в размере **20 000 (двадцать тысяч) сом** и до начала торгов подать заявку.Прием заявок на участие в аукционе заканчивается **6 декабря 2022 г., 16.00 ч.**

Организатор торгов: ОАО «Государственная Ипотечная Компания».

Для дополнительной информации обращаться в Отдел закупок и управления жилищным фондом по адресу: г. Бишкек ул. Токтогула 228, тел.: (0700) 11-18-87, (0312) 61-06-80.

Наименование организации	ОАО «Государственная Ипотечная Компания»
Общие сведения	Двухэтажный жилой дом, расположен по адресу: Чуйская область, Аламундунский р-н, с. Орто-Сай, ж/г «Сары-Озон», ул. 3-я линия, № 7
Площадь	1 лот: Двухэтажный жилой дом, общей площадью - 364,55 кв.м., жилой площадью - 215,56 кв.м.
Иные условия по договору	Техническое состояние: отличное
Стартовая цена аукциона	68 755 000,0 (шестьдесят восемь миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч) сом
Цена за шаг повышения	10 000 (десять тысяч) сом
Начало аукциона	7 декабря 2022 года 14.00 часов
Место предварительного проведения аукциона	г. Бишкек, ул. Токтогула, 228
Примечание	

ПССИ Ленинского района г. БишкекПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
на недвижимое имущество**расположенное по адресу: г. Бишкек ул. Уметалиева д. 81 кв.7, код ЕНИ 1-01-13-0013-0013-01-43-01-007, общей полезной площадью - 61,2 кв.м., жилой площадью - 38,7 кв.м., принадлежащее на праве собственности Гаврилову Алексею Станиславовичу на основании договора дарения от 10.12.2009 года.**Торги состоятся в **10.00 часов 20.12.2022 года**, в ПССИ Ленинского района г. Бишкек по адресу: г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 132, каб. 13 (в связи с отсутствием доступа в квартиру).**Стартовая стоимость недвижимого имущества 1 749 708 (один миллион семьсот сорок девять тысяч восемьсот восемь) сом.**Для участия в торгах нужно внести **5%** от стартовой стоимости в Центральное казначейство на депозитный счет №4402052100000877, БИК 440001, код платежа 14238900, получатель ПССИ Ленинского района г. Бишкек.

Участник, выигравший публичные торги, должен в течение пяти дней внести на расчетный счет ПССИ Ленинского района г. Бишкек покупную цену за вычетом суммы гарантийного взноса.

Н-983

Организатор торгов Бегалиева Н.К., тел.: (0707) 35-83-55.

МААНИЛУУ ФАКТЫЛАР ТУУРАЛУУ БИЛДИРҮҮ

“КАЙЫҢДЫ КАНТ” ААК**2022-жылдын 31-октябрында** “Кайыңды Кант” ААКсы компаниянын чарбалык ишмердүүлүгүндөгү кадимки операциялык иши менен байланышкан мамиледеги ишин улантуу үчүн “Кошой” ААКга **2 700 000,00 (эки миллион жети жүз миң) АКШ доллары** өлчөмүндө жылдык **7,5%** менен, **2022-жылдын 31-декабрына** чейин төлөө мөөнөтү менен насыя берди.

Башкы директору

А.В.ШАЛЮТА

УВЕДОМЛЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

ОАО «КАИНДЫ-КАНТ»**31 октября 2022 года** ОАО «Каинды-Кант» предоставило ОАО «Кошой» займ в размере **2 700 000,00 (два миллиона семьсот тысяч) долларов США** под **7,5%** годовых сроком выплаты до **31 декабря 2022 года**, с целью продолжения хозяйственных отношений, связанных с обычной оперативной хозяйственной деятельностью Общества.

Генеральный директор

А.В.ШАЛЮТА

УРМАТТУУ АКЦИОНЕРЛЕР!

**«КАЙЫҢДЫ КАНТ» АЧЫК
АКЦИОНЕРДИК КООМУ****акционерлердин кезексиз жалпы чогулушу 2022-жылдын 25-ноябрында саат 14.00дө Кыргыз Республикасы, Панфилов району, Кайыңды ш, Мир көчөсүндөгү 1, дареге боюнча завод башкармасынын имаратында өткөрүлөрүн маалымдайт.**

- Жыйынга катышуу укугуна ээ адамдардын тизмесин түзүү күнү: **2-ноябрь, 2022-жыл.**
- Каттоонун башталышы: **13.00 саат**
- Каттоонун бүтүшү: **14.00 саат.**
- Катталуу үчүн жаныңызда өзүңүздү тастыктаган документ (паспорт) болушу керек.

КҮН ТАРТИБИ:

1. Эсептөө комиссиясынын курамын бекитүү жөнүндө.
2. Ири бүтүмдү жактыруу.
3. Ири бүтүм боюнча келишимдерге жана башка документтерге кол коюуга ыйгарым укуктарды берүү жөнүндө.
4. Жоопкерчилиги чектелген коомду түзүү жөнүндө.

(Жыйналыштын күн тартибинде, добуш берүү акционердин коом тарабынан акцияларды кайра сатып алуусун талап кылуу укугунун пайда болушуна алып келиши мүмкүн болгон маселе камтылган. Коом тарабынан ири бүтүмдү түзүүгө каршы добуш берген акционерлер коом тарабынан алардын акцияларынын бардыгын, же бир бөлүгүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аныкталган баада, колдонуудагы мыйзамдарда белгиленген тартипте жана мөөнөттө кайра сатып алууну талап кылууга укуктуу).

Акционерлердин кезексиз жалпы чогулушуна даярдануу учурунда акционерлерге бериле турган маалыматтарды (материалдарды) иш күндөрү саат **9.00дөн 17.00гө** чейин коомдун жайгашкан жери боюнча тапса болот.Дареги: **Чүй облусу, Панфилов району, Кайыңды шаары, Мир көчөсү, 1.**

Сурап-билүү телефону: Кайыңды (03137) 5-15-02; Кара-Балта (03133) 3-53-31.

C/O-485

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении состава счетной комиссии.
2. Об одобрении крупной сделки.
3. О наделении полномочиями на подписание договоров и иных документов по крупной сделке.
4. О создании Общества с ограниченной ответственностью.

(Повестка дня собрания содержит вопрос, голосование по которому может повлечь возникновение права акционера требовать выкупа обществом акций. Акционеры, проголосовавшие против заключения Обществом крупной сделки вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по цене, определяемой в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с **9.00 до 17.00 ч.** по месту нахождения общества: **Чуйская область, Панфиловский район, г.Каинды, ул.Мира 1.**

Справки по телефону: г.Каинды (03137) 5-15-02, г.Кара-Балта (03133) 3-53-31.

ОАО «ТРАНС-СОЮЗ-АЗИЯ» ААК**2022-жылдын 29-ноябрында саат 10.00дө Бишкек шаары, Садыгалиев көчөсү 5 дарегинде боло турган акционерлердин кезексиз жалпы чогулушун өткөрө тургандыгы жөнүндө маалымдайт.**

КҮН ТАРТИБИ:

1. Эсептөө комиссиясынын курамын бекитүү жөнүндө.
2. “Азия-баалоо” баалоо комиссиясынын отчетун бекитүү туурасында.
3. Ири бүтүм жасоого акционерлердин макулдугу жөнүндө.
4. Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине караштуу Финансы-кредиттик фонду менен 1995-жылдагы техникалык кредитти төлөө боюнча макулдашуу келишимин түзүү жөнүндө.
5. Ишкананын башкы директорунун Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансы-кредиттик фонду менен ири долбоор боюнча документтерге жана макулдашуу келишимине кол коюу ыйгарым укуктары жөнүндө.

Чогулушка акционерлерди каттоо **саат 9.00дө башталып, саат 10.00дө** аяктайт.

“Кыргыз Республикасынын акционердик коомдору жөнүндөгү” мыйзамынын 69-беренесине ылайык “Добуш берүүчү акциялардын ээлери – акционерлер, эгерде алар кабыл алуу жөнүндөгү компания тарабынан ири бүтүм жасоого чечимге каршы добуш берсе, коомдон өздөрүнүн акцияларын толугу менен же бир бөлүгүн сатып алууну талап кылууга укуктуу”.

Чогулуштун материалдары менен акционерлер төмөндөгү даректен тааныша болот: **Бишкек шаары, Садыгалиев көчөсү, 5, телефон. 35-75-19.**Чогулушка катышууга укугу бар акционерлердин тизмесин түзүү күнү – **2022-жылдын 28-ноябры.**

Н-980

ОАО «ТРАНС-СОЮЗ-АЗИЯ»**сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 29 ноября 2022 года в 10.00 часов по адресу: г.Бишкек ул.Садыгалиева, 5**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении состава счетной комиссии.
2. Об утверждении отчета оценочной комиссии «Азия-Оценка».
3. О даче согласия акционеров на совершение крупной сделки.
4. О заключении мирового соглашения с Финансово-кредитным фондом при Министерстве финансов Кыргызской Республики по выплатам технического кредита 1995 года.
5. О полномочиях Генерального директора общества на подписание документов по крупной сделке и мирового соглашения с Финансово-кредитным фондом при Министерстве финансов Кыргызской Республики.

Начало регистрации акционеров на собрание **9.00 часов**, окончание регистрации **10.00 часов.**

В соответствии с Законом об «Акционерных Обществах КР» статья 69. «Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех, или части принадлежащих им акций, в случае если они голосовали против решения о совершении обществом крупной сделки».

С материалами по собранию акционеры могут ознакомиться по адресу: **г.Бишкек, ул.Садыгалиева, 5, тел.: 35-75-19.**День списка акционеров, имеющих право на участие в собрании **28 ноября 2022 года.**



Бакай-Ата райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмү (САКБ)

карызкор Эшалиева Жазгүл Эшманбетовнадан кредитке болгон карызды талапкер "РСК-Банк" ААКнын - Талас филиалынын пайдасына өндүрүү боюнча Эшалиева Жазгүл Эшманбетовнага тиешелүү, таандык болгон өзгөрүш а/ө аймагындагы өзгөрүш (Тонторт) айылынын Надырбаев Абдыбек көчөсү №13 (25) сандуу ИДН коду: 6-02-07-1001-0128 менен - 1790,8 кв.м. жер участогунда жайгашкан жалпы пайдалануу аянты - 76,05 кв.м., жашоо аянты - 53,04 кв.м. болгон турак жайына ачык түрдөгү биринчи соода-сатыгын (аукцион) жарыялайт.

Турак жайдын баштапкы старттык сатык баасы 745 700 сомду түзөт.

Соода-сатыкка катышууну каалаган жарандар аукцион башталганга чейин 2 күн мурда баштапкы сатык баанын 5% өлчөмүндөгү акча каражатын (шертпулду) Бакай-Ата райондук сот аткаруучулар кызматтык бөлүмүнүн депозиттик эсебине төгүүгө тийиш. Э/с Талас рай. РОК ИНН №01912199710086, РСК Банк-Талас филиалы, БИК 440001, депозиттик эсеби №4406022100000123, төлөө коду №14511900 жана аукционду утуп алган жаран 5 күндүн ичинде сатып алуу баасынын эсебине чегерилет.

Биринчи соода-сатык **05.12.2022-жылы саат 11.00дө Бакай-Ата району, Өзгөрүш а/округунун имаратында же болбосо турак жай жайгашкан жерде өткөрүлөт.**

Сурап-билүү үчүн Бакай-Ата райондук САКБга кайрылсаңыздар болот: Бакай-Ата айылы, Манас көчөсү, №112.

Тел.: (0507) 05-01-95.

П/П-024

Соода-сатыкты алып баруучу сот аткаруучу З.Аманбаев.

Подразделение службы судебных исполнителей Кара-Бууринского района Таласской области

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ на заложенное имущество



жилой дом, находящийся по адресу: Кара-Бууринский район, с.Аманбаева, ул.Эсенбека №7, идентификационный код 6-01-01-1001-1312 принадлежующее на праве частной собственности Ажибековой Суяну, путем продажи с публичных торгов стартовой продажной цены 385 000 (триста восемьдесят пять тысяч) сом.

Торги состоятся **13.12.2022 года в 10.00 часов** по нахождению имущества. Для участия в торгах необходимо внести гарантийный взнос в размере 5% от начальной (стартовой) продажной цены сарая и жилых домов на депозитный счет ПССИ Кара-Бууринского района **4406012100000139** ОАО "РСК Банк" за 3 дня до проведения торгов. Покупная цена должна быть внесена не позднее 7 дневного срока после торгов на депозитный счет ПССИ Кара-Бууринского района Таласской области. Гарантийный взнос участника выигравшего торги засчитывается в счет покупной цены.

Организатор торгов судебный исполнитель ПССИ Кара-Бууринского района Иманалиев С.Ж.

За справками обращаться в ПССИ Кара-Бууринского р-на или по тел.: (0552) 15-64-00.

П/П-1

Подразделение службы судебных исполнителей Ленинского района г.Бишкек

ОБЪЯВЛЯЕТ ПОВТОРНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ в форме открытого аукциона



на предмет залога - жилой дом, находящийся по адресу: г.Бишкек, ж/м Ала-Тоо, улица Терек-Сай, дом 56, принадлежащий на праве собственности Дуйшеналиевой Гулбаре Салморбековне.

Определить начальную (стартовую) стоимость предмета залога - жилого дома, находящийся по адресу: г.Бишкек, ж/м Ала-Тоо, улица Терек-Сай, дом 56 в сумме 7 475 434 (семь миллионов четыреста семьдесят пять тысяч четыреста тридцать четыре) сом.

Публичные торги состоятся **9 декабря 2022 года в 10.00 часов**, по адресу: г.Бишкек, ж/м Ала-Тоо, улица Терек-Сай, дом 56. Для участия в аукционе необходимо внести 5% от стартовой цены - **373 771 (триста семьдесят три тысяча семьсот семьдесят один) сом** - гарантийного взноса, который зачислить в Центральное казначейство на депозитный счет №4402052100000877, БИК 440001, код платежа **14511900**, получатель ПССИ Ленинского района г. Бишкек.

Прием заявок на участие в торгах заканчивается за один день до начала аукциона. Организатор торгов судебный исполнитель ПССИ Ленинского района г.Бишкек Каденов Р.Р.

С/О-482

За информацией обращаться к судебному исполнителю ПССИ Ленинского района г. Бишкек Каденову Р.Р. по адресу: г.Бишкек ул. Абдрахманова, 132, кабинет №17, тел.: (0705) 00-45-67.



ЖОГОЛДУ

УТЕРЯ

В связи с утерей свидетельства на право пользования земельной долей серия ЧЖ-VIII-Н №170 на имя Сарбаева Каната Мырзабековича считать недействительным.

Н-966

Нуркулова Бегайым Сатыбаевнага тиешелүү жер участогуна болгон жеке менчик укугу жөнүндөгү мамлекеттик актысы №0029120 жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

П/П-1

В связи с утерей диплома ЕВ №61904 на имя Пазылова Темирбека Алимбаевича считать недействительным.

Н-968

В связи с утерей гербовой печати с наименованием "Учреждения №26 государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики (ИНН 02608199210067)" считать недействительной.

Н-970

В связи с утерей гос. акта о праве частной собственности Ч №080263 (от 11.04.2006 г.) на имя Инамжан уулу Орозбека считать недействительным.

Н-971

Саргулова Гүлканга тиешелүү жер үлүшүнөн пайдаланууга укук берүүчү күбөлүгү сериясы ТК №00150 жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

Н-969

В связи с утерей свидетельства на право пользования земельной долей Ч-Ж-VIII №0563 на имя Батыркулова Токой считать недействительным.

Н-975

В связи с утерей свидетельства о государственной регистрации ИП Пэк Юлия Витальевна код ОКПО 26266178, ИНН 12207197500234 считать недействительным.

Н-972

В связи с утерей свидетельства о государственной регистрации ИП Абыкеева Раушан Алмазбековна код ОКПО 30552369, ИНН 12306199501007 считать недействительным.

Н-973

Шайымкулов Ыманбек Маматкуловичке тиешелүү жер участогуна болгон жеке менчик укугу жөнүндөгү мамлекеттик актысы №702288 жоголгондугуна байланыштуу жараксыз деп табылсын.

П/П-2



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кызыкдар болгон адамдарды банктын андан ары пайдалануу үчүн жарактуу, амортизацияланган жана эсептен чыгарылган мүлкүн сатуу боюнча АЧЫК ТООРУККА КАТЫШУУГА ЧАКЫРАТ.

Тышкы чөйрөдө сатылуучу мүлк Улуттук банктын <http://www.nbkr.kg> расмий интернет-сайтында андан ары пайдалануу үчүн жарактуу, амортизацияланган жана эсептен чыгарылган мүлк реестринде берилген.

Сатылуучу мүлк жөнүндө кеңири маалымат (мүлктүн аталышы, саны, баштапкы сатуу баасы, мүлк жайгашкан жер жана тоорук өткөрүү эрежелери) <http://www.nbkr.kg>, <https://www.lalafa.kg> сайттарында жайгаштырылган.

Билдирмелер **2022-жылдын 5-декабрында саат 11.00гө чейин Бишкек шаары, Чүй пр., 168** дареге же төмөнкү электрондук дарек боюнча кабыл алынат: sale@nbkr.kg.

Сатылуучу мүлктү жайгашкан жери боюнча **2022-жылдын 14-ноябрынан 30-ноябрына** чейин карап көрүүгө болот.

Ал эми билдирме формасын **2022-жылдын 4-ноябрынан 5-декабрына чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү, 101** дареге боюнча саат **9.00дөн 17.00гө** чейин же sale@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу алууга болот.



Баткен облусунун райондор аралык соту тарабынан

карызкор "АТАК" Кызыл-Кыя тамеки ферментациялоочу заводу" өндүрүү алуучу Кыргыз Республикасынын Банктарды кайрадан уюштуруу жана карыздарды реструкташтыруу агенттигинин Ош жана Баткен облустары боюнча регионалдык өкүлчүлүгүнүн пайдасына 5 159 717 (беш миллион бир жүз элүү тогуз миң жети жүз он жети) сом карыз өндүрүү жөнүндөгү жарандык иши боюнча, Баткен райондор аралык соту тарабынан **01.11.2016-жылы берилген ЭД-368/2016-МБа** сандуу аткаруу документинин негизинде карызкор Кызыл-Кыя ТФЗнын менчигиндеги жаңы жабдыгы менен котелныйы Кызыл-Кыя шаары 61-разъезд дарегинде жайгашкан аны көз карандысыз баалоочунун **30.08.2022-жылдагы жообуна таянган учурда Кызыл-Кыя ТФЗнын менчигиндеги жаңы жабдыгы менен котелныйы баштапкы баасы 5 100 000 (беш миллион бир жүз миң) сом болгон баада сатылуусу 2022-жылдын 5-декабрь күнү саат 13.00гө болуп өтөөрүн жарыялайт.**

Ачык соода-сатыкка (аукционго) каалоочулар Кызыл-Кыя шаардык САКБнын БИК **129056**, эсеп.сч. **904802411** депозиттик **1290562380020130** эсебине соода-сатыкка эки күн калганга чейин алгачкы старттык баанын 5%ын төгүүсү зарыл.

Ачык соода-сатыктын жеңүүчүсү соода-сатык өткөндөн кийин 7 күндүн ичинде соода-сатыкта бааланган сумманы толугу менен төгүүсү зарыл.

Эскертүү: эгерде жеңүүчү 7 күндүн ичинде соода-сатыкта бааланган сумманы толугу менен төкпөгөн учурда, анын соода-сатык алдында төгүлгөн суммасы ага кайтарылбайт, толугу менен мамлекет пайдасына өтөт.

Ачык соода-сатыкка каалоочулар болсо Кызыл-Кыя шаардык САКБнын соттук аткаруучусу Шералиев Жыргалбек Исманалиевичке кайрылса болот.

Бай. тел.: (03657) 5-00-65, (0776) 06-67-37 саат 9.00дөн 18.00гө чейин.

С/О-481

В связи с утерей гос. акта о праве частной собственности на земельный участок Ч №081085 на имя Багышбекова Кубанычбека Исмаиловича считать недействительным.

Н-976

В связи с утерей гос. акта №558159 на имя Целенко Дениса Юрьевича считать недействительным.

Н-967

В связи с утерей свидетельства на право пользования земельной долей АБ №06128 на имя Майлыбашова Кубана считать недействительным.

Н-977

В связи с утерей свидетельства о государственной регистрации ИП Гасанов Эйваз Хамидович код ОКПО 28552675, ИНН 22805195400014 считать недействительным.

Н-978

Башкы редактор

АСАНБАЕВ
Наралы
Камбаралиевич

**Кабылдама
62-38-75**

Башкы редактордун 1-орун басары
КАЛЫКОВ Шекербек - 62-38-77
Башкы редактордун орун басары
ДЫЙКАНОВА Жылдыз - 62-38-78

Коммерциялык директор
САТЫКУЛОВ Орункул - 62-19-06 факс
Уюлдук тел.: (0705) 11-75-87
(0773) 11-75-87

Жооптуу катчы
КУЛАТАЕВА Бактыгул - 62-38-71

Бөлүмдөр:

Саясат, укук жана экономика
бөлүмү - 66-22-27
Маданият, адабият жана
спорт бөлүмү - 62-38-71

Веб-сайт - 62-18-64

Коммерциялык бөлүм - 62-18-66

"Нормативдик актылар"
журналы - 62-38-71

Башкы эсепчи - 62-38-73

Компьютердик
борбор - 62-38-74

Жарнамалар кыргыз, орус, англис
тилдеринде берилет.

Жарнамалардын мазмунуна редакция жооп бербейт.

Мыйзамдар бир эле мезгилде кыргыз жана орус тилдеринде "Эркин-Тоо" гезитинде жарыяланып, ал расмий жарыялоо болуп эсептелет.

Автордун көз карашы редакциянын позициясын билдирбейт.

Биздин дарегибиз:

Бишкек шаары, 720040,
Абдумомунов көчөсү, 193.

erkintoo@mail.gov.kg

Юстиция министрлигинен берилген катталуу күбөлүгү №592

Жумасына эки ирет: шейшемби, жума күндөрү чыгат.

Индекси: 68451

"Учкун" ААКнын басмаканасында басылды.
Буйрутма №1018. Нускасы 5281
Басууга 03.11.2022-ж. саат 20.00дө берилди
Сатык келишим баада

Кыргыз эл жазуучусу Кубатбек Жусубалиев 80 жашта

Сатар Айтиев
Асакен Бейшенов
Софи Имрен
Шайло Джекенбаев
Джамбул Джумабаев
Туман Жумабаев
Белек Кошоев
Дмитрий Лившиц
Кубанычбек Мамараимов
Бахромжан Темиров
Эмил Токталиев

Гапар Айтматов атындагы
Кыргыз улуттук сүрөт өнөр музейи

af
Ассоциация
Франкофония

кош көргөзмө
2022-жылдын 29-октябрынан
15-ноябрына чейин
Ачылышы 29-октябрда саат 15:00

Жолдо

Заур Хабибуллиндин 85 жылдыгына
Кубатбек Жусубалиевдин 80
жылдыгына карата

Куратордук топ: Жамбы Жусубалиева (Кыргызстан), Руслан Бахтияров (Россия), Софи Имрен (Франция)

Бул күндөрү ордо калаабыз Бишкек шаарында Кыргыз эл жазуучусу, белгилүү киносценарист Кубатбек Жусубалиевдин 80 жылдыгы кеңири белгиленүүдө. Үстүбүздөгү жылдын 29-октябрынан тартып, 18-ноябрга чейин “Жолдо” (“Идущий”) деп аталган чыгармачылык жолугушуулардын программасы өтөт.

Программанын алкагында Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт өнөр музейинде 29-октябрда сүрөт көргөзмө ачылды. Көргөзмө 15-ноябрга чейин уланат. Анда белгилүү скульптор жана сүрөтчүлөр Заур Хабибуллин, Сатар Айтиев, Асакен Бейшенов, Софи Имрен, Шайлоо Жекшенбаев, Жамбул Жумабаев,

Туман Жумабаев, Белек Кошоев, Дмитрий Лившиц, Кубанычбек Мамараимов, Бахромжан Темиров жана Эмил Токталиевдин жазуучу Кубат Жусубалиев тууралуу эмгектери коюлган.

Бул сүрөт көргөзмөнү кош көргөзмө деп айтсак болот. Анткени ал көзү өтүп кеткен скульптор Заур Хабибуллиндин 85 жылдыгына да арналат. Атайын гиддер кыргыз, орус, англис тилдеринде күнүмдүк көргөзмө сапарын күн сайын өткөрүп турушат.

4-ноябрь күнү саат 18:00дө Касымалы Баялинов атындагы балдар жана жаштар китепканасынын 1-кабатындагы АЛЪЯНС ФРАНСЭЗ бурчунда Франциялык сүрөтчү-саякатчы Софи Имрендин

ӨЛБӨСТҮККӨ БАРАТКАН ЖОЛ



“Жолдо. Кыргызстандагы саякатчынын күндөлүгү” атуу көргөзмөсү өтөт.

10-ноябрда саат 14:00дөн 16:00гө чейин Кыргыз Улуттук китепканасында Кубатбек Жусубалиевдин “Муздак дубалдар” романынын 2-басылышынын бет ачары болуп, андан кийин жазуучунун чыгармачылыгына арналган тегерек стол өтөт.

17-ноябрда саат 09:30дан 14:00гө чейин Кыргыз Улуттук Илимдер академиясынын 2-кабатынын кичи залында “Кубатбек Жусубалиевдин философиялык дүйнөсү” атуу илимий-практикалык конференция өтөт.

Кубатбек Жусубалиев өзүнө гана таандык жазуу стили, ыкмасы бар жаңычыл жазуучу. Ал “Күн автопортретин тартып бүтө элек” атуу алгачкы китеби менен эле кыргыз адабиятына эч кимге окшошпогон, талантуу жазуучу келгендигин далилдей алган. Бирок, анын адабияттагы жолу сыдыргыга салгандай шыдыр кеткен жок. Союз кезинде анын

чыгармалары советтик турмуш образына жат деген курулай доомат менен жарык көрбөй келди. Даңазалуу жазуучу Чыңгыз Айтматов Кубатбек Жусубалиевдин “Муздак дубалдар” романын окуп чыгып “Кубат, сен гениалдуу жазуучусун, бирок бул доордо сенин чыгармаларыңды басып чыгарышпайт” деген экен. Айтканындай эле совет доору өткөндөн кийин гана жазуучунун романдары китеп болуп жарыялана баштады.

Ал эми кара сөз зергери Түгөлбай Сыдыкбеков 1964-жылы Кубатбек Жусубалиевдин “Күн автопортретин тартып бүтө элек” повестин окуп чыгып, “Кадимки эле чоң эне, кадимки эле боз үй, кадимки эле ой-тоо, кадимки эле эшек жүрөт. Бирок ошолорду өзүнчө бир байкоо, өзүнчө бир көрүү менен жазган. Кыскасы, кыргыз адабиятында мурда жолукпаган ык бар экен. Бул жаңылык мага да жакты” деп жазган болчу.

Өмүрбек ТИЛЛЕБАЕВ

АРЗАН КӨМҮР

Бишкекте 1-ноябрдан баштап көмүрдүн тоннасы 4 миң сомдон сатыла баштады. “Кыргызкөмүр” мамлекеттик ишканасынын басма сөз кызматынын маалыматына ылайык, аталган ишкана тарабынан уюшулган Кара-Кече кенинен чыккан көмүрдүн баасы 4 миң жана бир адамга эки тоннадан ашык сатылбайт. Көмүр саткан жайлар эртең мененки саат 9.00дөн баштап иштейт жана ал жерлерде жазуусу бар кызыл түстөгү баннерлер илинип турат. Даректери: Мурманский көчөсү – 126, айланма жол (объездная) менен Алма-Ата көчөсүнүн кесилиши, айланма жол менен Киргизская көчөсүнүн кесилиши жана Достоевский көчөсү – 97.

АКЫСЫЗ ТАРАТЫЛУУДА



Салык кызматы ишкерлерге кассаны көзөмөлдөөчү жаңы типтеги гибридик 10 миң машинаны акысыз бере баштады. Аппаратты алуу үчүн ишкер соодасатык кылган жери боюнча аймактык салык органына арыз бериши керек.

Ар кыл себептерден улам кассаны көзөмөлдөөчү машинаны (ККМ) өз алдынча ала албаган ишкерлерге колдоо көрсөтүү максатында акысыз таратылууда. Салык кызматы орнотулган POS-терминал (төлөм карталарын төлөөгө кабыл алуу функциясы) жана кассалык чек принтери менен гибридик ККМ-дер субъектинин ишкердик активдүүлүгү учурунда акысыз берилерин түшүндүрдү.

ККМ аппаратын алуу үчүн салык төлөөчү экономикалык иш жүргүзгөн жери боюнча аймактык салык органына арыз бериши керек. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө ККМди 54 миңден ашык ишкер колдонууда.

“Эркин-Тоо” пресс

ЫР КУРЖУН

Адамзат келип, кетип, толуп туурар...

Адамзат келип, кетип, толуп туурар...

Мыйзамы бул дүйнөнүн болуп туурар.

Өмүр деген көз ирмем – жашыл дүйнө,

Жазда жайнап, күзүндө соолуп туурар.

Бул ыр саптары Азибай Үкүевдин калемине таандык. Ал көп жылдар бою Жалал-Абад облусунун Аксы районундагы Аркыт орто мектебинде музыка сабагынын мугалими болуп иштеп, азыркы күндө ардактуу эс алууда.

Азибай Үкүев чыгармачылык менен да узанып, көңүл буруп, ыр жазып алектенип келет. Музыка сабагынын мугалими катары Кыргызстандын гимнин жазып, музыкасы менен иштеп чыккан. Бүгүнкү гезит бетинен анын ырларына орун берибиз.

ТАГДЫР

Боздоп бир жалгыз сайраган,

Боз торгой болдум чөлдөгү.

Боосу жок желге азылган,

Бош кайык болдум көлдөгү.

Муңканып муңдуу сайраган,

Булбулу болдум түндөрдүн.

Күз түшсө гүлү соолуган,

Түрлөрү болдум гүлдөрдүн.

Азаптуу арман күн түшсө,

Ар адам эле кирдейби.

Алдыда кандай тагдыр бар,

Адамзат алдын билбейби?

АРКЫТЫМ, САРЫ-ЧЕЛЕГИМ

Жер көгөрүп гүл чыгып,

Алтын нурлуу Күн чыгып.

Арапаттуу Аркытым,

Араласаң бир кызык.

Жаңы сезим жаратат,

Таң агарып аткандай.

Чар тарабың театр,

Күү чертилип жаткандай.

Кырка тарткан тоолору,

Катар Кыргыз үйүндөй.

Чолпон көлүм Сары-Челек,

Чын туп-тунук сүйүүдөй.

Табият тарткан сулуулук,

Тартуулап берген Кыргызга.

Жымыңдап көзүн ымдаган,

Жетчүдөй көркү жылдызга.

АЛЫСТАН КАТ

Сагынгандан ичим дайым эзилет,

Билбейм сага, мага кыйын сезилет.

Белгилешкен убакыттар жакындап,

Мүнөт санап келсе экен дейм тезирээк.

Келбесиңди билсем дагы күнүгө,

Келээр жагың карай берем үңүлө.

Көрө албайм да улутунуп кармалайм,

Окшоштуруп короодогу гүлүмө.

Жоготкондой эки көздүн бирөөсүн,

Өңдөн азып дайым алсыз жүрөгүм,



*Бул дүйнөгө мен ырыссыз келгендей,
Кыйналаганым, кыйнай берет мүнөзүң.*

Ичтен сызам, башкаларга сезилбес,

Шашканда да оюм башка, өзүм нес.

Эрким сенде чын сүйүүгө байланган,

Начар тебе, бөлөктөргө жеңилбес.

Азибай ҮКҮЕВ